


Жантаева Г.А.
Кадырова Б.К.

АДАМДЫН жана ЖАНЫБАРЛАРДЫН ФИЗИОЛОГИЯСЫ



Бишкек - 2017

УДК 612:59

ББК 28.903

Д 40

Джантаева Г.А., Кадырова Б.К.

Д 40 Адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы: Окуу куралы. Б.: «Полиграфбумресурсы», 2017. – 168 б.

ISBN 978-9967-32-221-9

Бул окуу куралда адамдын жана кээ бир жогорку түзүлүштөгү омурткалуу жаныбарлардын (сүт эмүүчүлөрдүн мисалында) кан айлануу, дем алуу, тамак синириүү, борбордук нерв системасы жөнүндө маалыматтар берилген. Адамдын жана жаныбарлардын органдары жана алардын системаларына арналган окуу куралдар толук деп белгилеп кетсе болот, бирок мамлекеттик тилде берилгендер саналуу гана түрдө көздешет.

Бул окуу курал жогорку окуу жайлардын студенттерине жана акыркы бағыттагы окуу процесстерине арналган. Ар бир системага жана ал камтыган органдарга мүнәздөмө бериллип, лабораториялык иш жүргүзүүлөр менен бышыкталат. Теория менен практикалык иштердин негизинде бышыктоо иретинде тесттер да берилген. Окуу куралда темага жаразша көптөгөн түстүү сүрөттер жана схемалар берилген. Алар темаларды өздөштүрүүгө жана студенттердин єз алдынча иштөөсүнө жардам берет. Кээ бир түстүү сүрөттер тажрыйбалар жасал жаткан учурда тартылып альнган.

Физиология боюнча берилген окуу курал учурдун талабына жооп берет жана жогорку окуу жайларга, биология тармагындагыларга арналган.

Д 1910000000-17

ISBN 978-9967-32-221-9

УДК 612:59

ББК 28.903

© Джантаева Г.А., Кадырова Б.К., 2017

© КР Билим берүү жана илим министрлиги, 2017

КИРИШҮҮ

Адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы предмети биология илимдеринин ичинен фундаменталдык курсу болуп саналат. Бул предмет боюнча орус тилинде чыккан окуу куралдар, лабораториялык иштерди аткаруу учун көрсөтмөлөр, колдонмолов, методикалык окуу куралдар аз эмес. Бирок мамлекеттик тилде чыккан окуу куралдар жокко эссе. Бул окуу курал кафедрада көп жылдык тажрыйбаларга таянып жергиликтүү материалдарды жана орус тилинде чыгарылган көптөгөн окуу куралдардын негизинде түзүлдү.

Учурда мамлекеттик тилге көп маани берилип жаткандыктан физиология боюнча окуу куралды кыргызча чыгарууну туура деп таптык. Студенттерге жардам берүү иретинде куралда берилген ар бир темага теория жагынан түшүнүк берилди. Бул албетте студенттердин жогорку денгээлде өздөштүрүүсүнө көмөк берет.

Окуу куралда көпчүлүк тажрыйбалар учун өзгөчө кан менен өтүүчү сабактарда бакадан башка сойлоп жүрүүчүлөрдүн, канаттуулардын жана сүт эмүүчүлөрдүн өкүлдөрү колдонулган. Мисалы, жүрөктү жана анын автоматизмин үйрөнүп өтүүдө салыштырмалуу иретинде кескелдириктин, күштүн жана майда жапайы чычкандардын жүрөгу алынат. Бул болсо ар бир класстагы жаныбарларынын жүрөгүнүн түзүлүшүн, анын иштешиң, өлчөмүн жана башка биологиялык, физиологиялык касиеттери менен таанышууга мүмкүнчүлүк берет.

Ушундай салыштырууларды дем алуу системаларын өтүүдө да жүргүзүүгө болот. Эн маанилүүсү баканын өпкөсүнүн түзүлүшүнөн тартып сүт эмүүчүлөрдө чейин салыштырып карап чыкса болот. Ар бир класс жогорулаган сайын дем алуу органынын татаалдануусу жана анын физиологиясынын өзгерүлүүсү жөнүндө студенттерде түшүнүк калыптанып калат.

Бул окуу курал студенттердин өз алдынча иштөөсүнө да жардам берет, анткени негизги физиологиялык көрсөткүчтөр куралда камтылган.

Окуу куралда берилген сүрөттөр жана схемалар физиология боюнча басылып чыккан окуу куралдардан, көрсөтмөлөрдөн жана колдон-

молордон алынган, ал эми кээ бир сүрөттөр жаныбарларга тажрыйбаларды өткөрүү учурунда авторлор тарабынан тартылып берилген.

Адам жана жаныбарлардың физиологиясы боюнча жазылган бул – методикалык окуу курал Кыргыз Улуттук университетинде берилип жаткан физиология сабагынын программасынын негизинде түзүлгөн. Түстүү сүрөттөр жана схемалар менен иллюстрацияланган мынданай окуу курал кафедрада биринчи жолу түзүлдү. Бул окуу курал бир гана студенттерге, магистранттарга арналбастан, адам жана жаныбарлардың физиологиясы менен кызыккандарга да арналган.

КАН

Кан – бул жашоонун булагы. Ал адамдын жана жаныбарлардын организминин ички чөйрөсүнүн тканына тиешелүү. XX кылымдын 30-жылдарынан тартып профессор Г.Ф. Лангдын сунушу боюнча кандын компоненттеринин пайда болушу, алардын бузулушу, кан тамырлардын нормалдуу функцияланышы жана ошол процесстерди жөнгө салуу система катары каралган.

17-кылымдын ортосуна чейин кан суюк жана тыгыз нерселердин кошулмасы катары каралчу, Албетте, кандын функциясы да түшүнүксүз бойdon калган. 1658-жылы гана голландия натуралисти Ян Сваммердан, ошол мезгилдеги эң жөнөкөй түзүлүштөгү микроскоптун жардамы менен кандан өтө майда нерселерди көргөн, аларды бир кылым еткөндөн кийин кызыл түсүне карап **эритроциттер** деп атап коюшкан. Андан да 100 жыл өтүп, кандан түzsүз клеткаларды табышкан – алар лейкоциттер болуп чыккан. Аларды микроскоптун жардамы менен кандын мазогунан көрүшкөн. Мындан изилдөөлөргө Нобель лауреаты, немис окумуштуусу Пауль Эрлих көп салымын салган, ал клеткаларды бойнун ыкмаларын гана эмес, лейкоциттердин ар түрдүү формасына аталышын берген. Ошол эле мезгилдерде (болжолу 1864-жылы) немис биохимиги Эрнст Хоппе-Зейлер эритроциттердин боёчу затын жазып чыккан жана ага «гемоглобин» деген наам берген.

XIX кылымдын орто ченинен тартып кан биология тармагында иштеген окумуштуулардын көнүлүн бурган объект катары болуп калган. Кан жөнүндөгү илим – гематология медицинанын талабына жараша өнүгө баштаган, себеби кан оорулары, алсак анемия, гемофилия, лейкоз жана башка оорулар көп пайда боло баштаган. Мындан башка, гематология илим катары өнүккөнүн себеби, канды изилдей турган жаңы методдор, ыкмалардын пайда физика менен химиянын жетишкендиги көптөн-көп себептерден болгон. Башка тканدارга караганда изилдөө үчүн канды алуу жөнүл болгондуктан, организмдин жашоотиричилигиндеги жалпы закон ченемдүүлүгүн клеткалык жана молекулярлык деңгээлде изилдөөдө анын компоненттери көптөгөн тажрый-баларды жүргүзүүгө колдонулат. Мисалы, эритроциттердин мембра-

насын изилдөөсү жаныбарлар клеткасынын мембраналарынын жалпы түзүлүшүн тактоого жардам берет. XX кылымдын ортосунда Нобель сыйлыгынын лауреаты Лайнус Полинг жана башка окумуштуулардын жасаган иштеринен молекулярдык оорулар жөнүндө толук түшүнүк жаралган. Буга орок сымал клеткалык анемиянын өрчүшүнүн механизминин ачылышы түрткү болду. Ал анемия гемоглобиндин молекуласында болгону бир гана аминокислоталык калдыктын алмашуусунда пайда болот экен.

1.1. Кан, анын курамы, түзүлүшү, функциялары

Кан лимфа менен бирге организмдин ички чейрөсүн түзөт. Кандын физиологиялык мааниси өтө зор. Кан тамырлар менен тынымысыз жылып организмдин бардык клеткаларына, ткандарына кычкылтектен керектүү азық заттарды ташыйт жана аларды тиричилик продуктусунун керексиз (көмүр кычкыл газы жана зат алмашуунун башка продуктулары) заттарынан бошотуп турат.

Организмде кан бир топ функцияларды аткарат: 1) регулятордук же жөнгө салуу, 2) дем алуу, 3) азық заттарды ташуу, 4) температураны жөнгө салуу, 5) бөлүп чыгаруу (экскретордук), 6) суу-туз тендигин кармап туруу, 7) коргоочу.

Бардык капиллярларда ткандар менен кандын ортосундагы зат алмашуу жүрүп турат. Эгерде, тамак сицирүүчү ширелердин таасири астында ичеги-карынга түшкөн азық заттар (белоктор, углеводдор, майлар) акыркы заттарга чейин ажырап канга синсе, анда акыркы керектүү заттарды организм сицире алат дегенді түшүнсө болот. Ошол заттар кан менен жүрүп отуруп клеткаларга келет, андан ажыраган заттардын ордун баскан жаңы заттар синтезделинет.

Организм менен сырткы чейрөнүн ортосунда кан аркылуу газ алмашуу жүрүп турат. Кичине кан айлануу тегерегинин капиллярлар аркылуу өткөн веноздук кан өпкөнүн альвеолдорунан кычкылтекти сицирет да көмүр кычкылтекте газын берет, башкача айтканда газ алмашуусу жүрөт.

Кандын кычкылтекти көп сицирип алуу жөндөмдүүлүгү гемоглобиндин кызыл кан денечелеринин курамына киришин көрсөтүп турат. Организмдин клеткаларын капитап турган arterиалдык кан аларга кычкылтекти берип көмүр кычкылтекте газын сицирет. Канга организмден иштелип чыккан акыркы заттардан башка жогорку физиологиялык

активдүүлүккө ээ болгон гормондор да келип турат. Алар канга түшкөндө ар кандай органдардын иш аракеттеринин өзгөрүлүүсүнө алып келишет. Ар кандай органдар кан аркылуу функционалдык бирдикти түзүшөт. Мындаи бирдиктин пайда болушуна борбордук нерв системасы чоң ролду ойнодай.


Кан менен лимфа организмдин ички чейрөсүн түзүшүп, коргоочу функцияны да аткарышат. Организмдин ички температурасын жөнгө салууда кандын мааниси чоң. Аны төмөнкүчө түшүндүрсө болот: төмөнкү температурадагы органдарда жүргөн кан өзүнүн жылуулугун берет же тескерисинче, жогорку температурадагы органдардын жылуулугун сицирип алат.

Бир катар жөнгө салуучу жөндөмдүүлүгү менен кан өзүнүн курамынын (көлөмү, реакция, осмостук басымы, электролиттердин жана кандын элементтеринин курамы) салыштырмалуу түрүктүүлүгүн сактайт. Ошондуктан организмдин клеткаларында түрүктүү шарттар түзүлүп турат.

Кандын химиялык курамынын анча-мынча өзгөрүүсү адатта физиологиялык шарттарда (тамактануу, суу ичүү ж.б.) байкалат, бирок бир топ органдардын жана алардын системаларынын (бөлүп чыгаруу, дем алуу, кан айлануу органдары ж.б.) иш аракеттери жана кандын өзүнүн касиетине жараша ал бат эле калыбына келип турат.

Кан плазмадан жана андагы формалык элементтеринен (эритроциттер, лейкоциттер жана тромбоциттер) турат (1-сүрөт).

Канды центрифугага түшүрүп плазмасынан формалык



1-сүрөт. Кандын курамы жана элементтеринин түзүлүшү

Адамдын эритроциттери



Адамдын каны,
1500 зең чоңайтулган



Баканын эритроциттери
Баканын каны, 600 зең чоңайтулган

2-сүрөт. Адамдын канын баканын каны менен салыштыруу




3-сүрөт. Адамдын жана жерде-сууда жашоочулардын (баканын) каны жана элементтеринин түзүлүшү.


элементтерин бөлсө болот. Бөлүнүүде кандын формалык элементтери оор нерселер сыйктуу болгондуктан алар түбүнө чөгүп калышат, ал эми анын үстүндө плазмасы (ак суусу) кала берет.

Көрүнүп тургандай эритроциттердин чёттери калың, ортосу жука болот. Ал дайыма кызыл түстө болот, ал эми лейкоциттердин формасы ар түрдүү келет.

Адамдын жана башка сүт эмүүчүлөрдүн эритроциттери ядросуз, формасы тегерек эки жагы чункур линзага окшош болсо, балыктардан тартып канаттуларга чейинкилердик эритроциттери ядролуу, формасы сүйрү же эллипс түрүндө болот (2,3,4-сүрөт). Эки жагы чункур линзага окшогон эритроциттердин жалпы аяныт жогорлайт. Чоң кишинин эритроциттеринин жалпы аяныт 3800 м^2 түзөт. Ал эми 1 мм^3 канда алардын саны 4,5 млнден 5 млн. го чейин жетет. Эритроциттердин 1 мм^3 деги саны 5 млнден көбейуп же ашып кетсе анда **эритроцитоз** деп аталат.



Кандын клеткалары



4-сүрөт. Кандын клеткалары жана алардын түзүлүшү.

Жаныбарлардын эритроциттеринин түзүлүшү жана өлчөмү ар кандай болот. Балыктардан тартып канаттууларга чейин эритроциттеринде ядросу болот жана алар митоз же амитоз жолу менен бөлүнүштөт. Бир гана сүт эмүүчүлөрдүн эритроциттери ядросуз жана формасы менен да айырмаланат. Сүт эмүүчүлөрдө жетилүү мезгилиnde эритроциттер ички клеткалык органоиддерин жана ядросун жоготушат. Мына ушул учурда эки жагынан чункур болуп (эки жагы ичине кирип калган) эллипске же дискаста окошо болгондуктан абдан ичке келген капиллярлар менен жылышын камсыз кылат жана алар бөлүнүүгө жөндөмдүүлүгүн жоготушат. Белгилей турган нерсе, бир гана төөлөрдүн эритроциттери сүйрү, кызыл буурчактын формасындай түзүлүштө болот. Адамдын эритроцитинин орточо диаметри 7–7,2 мкм ге жакын, калыңдыгы – 2 мкм, көлөмү – 88 мкм³ түзөт. Жаңы туулган баланын эритроцитинин диаметри 10 мкм ге чейин жетет. Учурда эритроциттердин беш нормалдуу формасы жана 10 го чейин патологиялык формалары белгилүү. Клеткалардын нормалдуу формасы гликолиз процессинде пайда болуучу андагы АТФнын энергиясынын эсебинен сакталат. Ошондуктан эритроциттер глюкозаны активдүү сарпашат. Эритроциттердин дагы бир касиети – алардын кандын группалык касиетин алып жүрүшүндө.

Организмде эритроциттер жалпак сөөктөрдүн кызыл чучугунун ядердик сөңгөк клеткаларынан пайда болушат. Бышып жетилген эритроциттер канда 100–120 күндүн ичинде циркуляциясын өткөрүп андан кийин боордун, көк боордун жана чүчүктүн клеткалары тарабынан фагоцитозго учурашат.

Эритроцит болсо суудан (2/3) жана катуу (1/3) заттар – гемоглобинден, башка белоктордон, углеводдордон, майлардан, туздардан турат. Эритроциттердин 95% кургак салмагын глобин белогунун жана жездөн туруучу – гемдин молекуласынан турган гемоглобин түзөт. Адамдын канында гемоглобиндин үч тиби кездешет: HbP – биринчилик, HbF – феталдык жана HbA – жетилген. Булар аминокислоттук курамы, жегичтерге болгон туруктуулугу жана кычкылтектен менен байланышы буюнча бир-биринен айырмаланышат.

Адамдықындай эле омурткалуу жаныбарлардын каны кызыл түстө (ачык кызылдан тартып кара кочкул кызылга чейин). Бирок эритроциттери өздөрү саргыч-жашил, ал эми бардыгы чогулганда кызыл түстү болушат, себеби анда гемоглобин бар.

Жүрөктүн жана скелеттин булчундарында булчун гемоглобини же миоглобин болот, ал организмдеги 14–15 % га чейинки кычкылтек менен байланыштуу. Ал иштелип жаткан булчунду кычкылтек менен калыктырып маанилүү ролду аткарат. Гемоглобин болсо кызыл чучукта синтезделет, ал учун ага жеткиликтүү темир, ошондой эле жез, кобальт, В₆ жана С витаминдери керек. Гемоглобиндин бузулушу боор, көк боор, чучук, моноциттер түзгөн ретикулоэндотелиалдык системада жүрөт.

Гемоглобин (Hb) өзүнүн функциясын эритроцитте болгондо гана аткара алат. Гемоглобин кычкылтек менен кошуулуп оксигемоглобинге (HbO₂) айланат. Эгерде Hb кычкылтекти берсе же андан бошонсо ал калыбына келүүчү же редуцияланган гемоглобин деп айтылат. Ал эми көмүр кычкыл газы менен кошулган гемоглобинди **карбогемоглобин** (HbCO₂) деп атайды.

Чоң кишинин жана сүт эмүүчүнүн канынын массасы денесинин массасынын 6,5-7,0 % зын түзөт, ымыркай баланыкы 10 % чейин болот. Кандын саны туулгандан тартып 200-350 мл ден жетилгенге чейин 3500-5000 мл ге чейин көтөрүлөт. Анын санына ар кандай факторлор таасирин тийгизет. Мисалы, күчтүү иш жасаганда анын саны көтөрүлөт (көбөйөт), ал эми көп убакытка чейин кыймылсыз абалда болсо анда азайат (гиподинамия байкалат). Чоң кишинин организминде 50 секунданын ичинде кандын болгон көлөмүнөн 80% кан тамырлар аркылуу толугу менен айланып чыгат. Кандын азыраак бөлүгү (20% жакыны) теринин, боордун, көк боордун кан тамырларында кармалып жай жүрөт. Кан жана аны курчаган тканьдардын ортосундагы негизги алмашуу процесстери жүрүп туроочу капиллярларда кандын жылышинын ылдамдыгы секундасына 3 мм ден ашпайт. Ар бир убакытта (моментте) кандын болжолу 75 % веналарда жана венулаларда, ал эми 20 % га жакыны – артериалар менен артериолаларда жүрүп турат.

1.2. Кандын плазмасы

Эгерде жаңы алынган канды антикоагуланттардын (уюп калгандан сактоочу заттар) жардамы менен уюп калуусунан сактаса, анда бир нече мүнөттөн кийин саргыч түстөгү үстүнкү бөлүгүн – плазмасын жана түбүнө чөккөн кандын формалык элементтеринин массасын көрүүгө болот. Эгерде кан өз алдынча уюп калса, анда бир saatтын аралыгында ошондой эле экиге бөлүнө баштайт, бирок башкача түзүлүштө: сары

сүусу (кандын тунук суюктугу) жана анда калкып жүргөн уолган бөлүгү. Клеткалардын массасынын (формалык элементтеринин массасы) кандын жалпы массасына болгон катышын *гематокрит көрсөткүчү* (грек сөзүнөн – кан көрсөткүчү) деп аталат, ал процент менен көрсөтүлөт. Демек, гематокрит – бул эритроцитке катышы бар кандын бир бөлүгү. Ал көрсөткүч чоң кишиде 42-45 %, балдарда – 55 % түзөт. Гематокрит атайын айнектен жасалган градуировкаланган түтүктүн жардамы менен аныкталынат, ал кан менен толтурулат да центрифугага салынат. Андан кийин кандын формалык элементтеринин (эритроциттер, лейкоциттер жана тромбоциттер) ээлеген бөлүгүн аныктайт. Медициналык практикада гематокрит көрсөткүчүн (Ht) аныктоодо автоматикалык гематологиялык анализаторлордун жардамы менен жүргүзүлөт.

Кандын сары суусунун же плазманын 3 литринде суу 2,7 л, 200 г га жакын белоктор жана 60 г га жакын төмөнкү молекулярдык заттар түзөт. Кандын куралына электролиттер жана электролиттер эместери да кирет. Электролиттерден катиондор (328-натрий, 18-калий, 10-кальций, 2-магний), аниондор (365-хлор, 60-бикарбонат, 4-фосфат, 8000 ге чейин белоктор); электролиттер эместерден – глюкоза 100 го жакын, 40ка жакын мочевина, 25-белоктун эмес азот, 900 ге чейин майлар, 400 ге жакын стероиддер, 250гө чейин фосфолипиддер.

Кандын плазмасында жана сары суусунда 50 ге жакын ар кандай гормондор, ферменттер жана витаминдер болот, ошондой көп сандаган зат алмашуунун продуктулары, алсак сүт, пирожүзүм, көмүр кислоталары, ошондой эле мочевина, CO_2 , O_2 жана жез, йод, кобальт, темир жана ушуларга ошкон микроэлементтер болот. Плазмадан айырмаланып сары суусунда канды уютууга катышуучу фибриноген белогу болбайт.

Кандын активдик реакциясы (pH) 7,35 барабар, демек ал аз жегичтүү келет. Кандын мындай абалы зат алмашуунун бардык процесстенине, негизинен ферменттердин активдүүлүгүнө оптималдык болуп саналат. Кандын кычкыл-негизги абалы (ККНА) кандагы атайын буфердик система менен кармалып турат.

Молекулярдык массасы көп болгон белок кандын илешчектигине алып келет. Кандын мындай касиети анын кан тамыр менен жүрүшүн жайларат. Кандын ар бир белогу маанилүү функцияларды аткарат: альбумин болсо (бардык белоктордун 53% түзөт) заттарды ташууга катышат; глобулиндер (40%) – липиддерди, темирди, жезді ташыйт,

оксидаздык жана иммундук активдүүлүккө катышат; фибриноген (5%) – кандын уюшуна катышат; ферритин – гемоглобин менен цитохромдорду синтездөө үчүн керек болгон темирди ташыйт; эритропоэтин – канды жаратууну активдештириет; альфа-амилаза – углеводдорду ажыратат; комплемент системасына кириүүчү 12 белок – иммундук активдүүлүккө катышат.

Белоктордук денгээли ден соолуктун көрсөткүчү болуп саналат, себеби качан жана адамдын өзүнүн май запасы түгөнгөндө ал узакка созулган ачкалыштан азайат. Кош бойлуу болгон учурда фибриногендин канда кармалышы улам убакыт өткөн сайын азайа берет, себеби ал төрөт маалында кандын уюшуна керек болот.

Чоң кишинин организминде кандын белокторунун жаңырып турушу болуп турат: сутка ичинде 17 г га жакын альбумин жана 5 г глобулиндер бузулуп жана кайрадан синтездинин турат. Альбуминдин жарымы 10–15 күндүн ичинде, ал эми глобулин болсо 5 күнде жаңырат (кайра жарагат). Эмоционалдык жана физикалык стрессске кабылганда, организм инфекция менен жабыркаганда, кош бойлуу кезде белоктордун бузулушунан, бул процесстер бир нече эс тездейт. Өсүп жаткан организмде белоктордун биосинтези анын бузулушуна караганда жогору болот, ал *оң азоттук баланс* деп аталат. Картайган мезгилде азоттук баланс тескерисинче болот.

Бардык омурткалару жаныбарлардын жана адамдын канында *лейкоциттердин* ар кандай түрлөрү болот. Кандын 1 мм^3 де лейкоциттердин саны 4,5–9 мингे жетет. Лейкоциттердин бир нече түрлөрү же формалары бар. Алар цитоплазмасындагы данчалуктугунун болушуна же жок болушуна жараша (гранулоциттер жана агранулоциттер), негизги жана кычкыл боёктөр менен боёлушуна (базофилдер, окси- же эозинофилдер, нейтрофилдер), ядросунун формасына (сегменттүү же таякча ядролуулар), көлөмүнө жараша (кичинелер, орточоловор жана чондор) деп бөлүнөт. Кандын мазогун изилдеп лейкоциттардык формула түзүлөт, ал бир тамчы кандагы лейкоциттердин ар кандай формаларынын катышуусу. Лимфоциттер, моноциттер, базофилдер, эозинофилдер, нейтрофилдердин кандагы катышуусу бирдей эмес. Лимфоциттер – ядросу тегерек жакшы боёлуп көрүнгөн клеткалар, моноциттер болсо алардан чонураак, алардын буурчак сымалдуу ядросу борпон сымал болуп көрүнөт. Базофилдер, эозинофилдер жана нейтрофилдер атайын бир боёктөр менен боёлуучу цитоплазмасындагы гранулдары менен айыр-

маланышат. Бул клеткалардын ядролору бир нече бөлүктөн турган колбаса сымалдуу болот.

Кандагы лейкоциттердин саны бир топ өзгөрүлүп турат, анын бирден бир себеби ткандан канга өтүүде же тескерисинче кандан тканга өткенде, ошондой эле кан жаратуучу органдардан, көк боордон, өпкөдөн чыгып туруучу клеткалардын эсебинен болушу менен түшүндүрсө болот. Эгерде кандагы лейкоциттер көбөйүп кетсе анда лейкоцитоз башталат. Ошондой эле алардын көбөйүүсү тамак ичкенде, миогендик учурда (катуу жумуш жасаганда), эмоционалдык жана ооруп калган учурда санынын көбөйүүсү байкалат. Лейкоциттердин санынын нормадан төмөндөп азайып кетүүсүн *лейкопения* деп аташат, бул кан оорусунун бир түрү. Ал генетикалык себептен же нурларды колдонуп айыктырууда кан жаратуучу органдардын жабыркаганынан келип чыгат.

Учурдагы гематология жана цитология илимдердин жардамы менен лейкоциттер бир гана мазоктон каралып изилденбестен, жасалма чейрөдө өстүрүү менен татаал методдорун колдонуп, ошондой эле биохимиялык жол менен лейкоциттердин бир нече формалары аныкталынды. Алар лимфоциттердин Т- жана В- формалары, киллер-клеткалары, хелперлер (жардамчылар), супрессорлор (жоготуучулар, жабыркатчуулар).

Лейкоциттердин функциялары ар кандай. Лимфоциттер-иммундук процесстердин аткаруучулары жана жөнгө салуучулары. Калган лейкоциттер организмди коргогонго катышат – жарат алганда, күйүктө, жугуштуу ооруларга чалдыкканда сезгенүүлөр болот. Лейкоциттер кандан тканга кире альшат. Лейкоциттер фагоцитоздун ролун да аткарышат – дененин кайсы бир жеринде жарат пайда болуп калса, мына ошол жерге барып бактерияларды жана өлүк клеткаларды жоготууга катышат. Лейкоциттердин жана антителдердин кан менен жүрүшүндө кандын коргоочу функциясы аткарылат. Ар кандай омурткаулардын канынын клеткалары негизинен окшош келет, бирок канаттууларда кан эбелекчелердин функциясын анча чоң эмес клеткалар – тромбоциттер аткарат, ал эми мышык, келемиш, үй чычканы сыйктуу кээ бир сут эмүүчүлөрдүн базофилдери болбайт. Клеткалардын жашоо мөөнөтү да ар кандай. Меноциттер болгону З күнү, эозинофилдер – бир нече saat эле жашашат, бирок алардын саны азайбайт.

Тромбоциттер (кан эбелекчелери, пластинкалары) – кандын плазмынын белоктору менен бирге (мисалы, фибриноген менен) кан-

дын уюшун камсыз кылышат. Кандын эң майда клеткаларынан болуп саналат, алардын диаметри 4 мкм ден ашпайт. Кандын 1 мкл (1 mm^3) тромбоциттердин саны 400000 ге чейин жетет. Аларда көптеген биологиялық активдүү заттар (БАЗ) кармалат: кан уюшунун 11 факторлуру, гликолиздин ферменттери, АТФ дин запасы ж.б. Тромбоциттердин **адгезияяга** (кан тамырдын бузулган жеринде эндотелий клеткасына жабышыши, же жабышып калуусу), ошондой эле агрегацияга болгон касиети белгилүү. Тромбоциттердин жашоо мөөнөтү 5–11 сутка. Алар организмди кан жоготуудан сакташат.

Ошентип, кан тез жаңырып туроо тууруучу тканьдардын катарына кирет. Кандын формалык элементтеринин физиологиялық регенерациясы (кайрадан жарапалуусу) эски клеткалардын бузулушунун жана кан жаратуучу органдары жараткан жаңы клеткалардын эсебинен жүрүп турат. Адамда жана омурткалар жаңыбарларда (негизинен сүт эмүүгүлөрдө) негизги кан жаратуучу органы чучук болуп саналат. Мисалы, адамдын кан жаратуучу кызыл чучугу уча сөөктөрүндө жана узун жиликтөрингө жайгашкан. Канды чыпкалоочу орган – бул көк боор, ал иммунологиялық көзөмөлдүк функцияны да аткаралат.

Кан жарапалуучу процесси баштапкы клеткалардан – сөңгөк клеткалары деп аталуучулардан билинбестен бышып жетилген клеткалар жарапалат же пайда болот. Өмүр бою ошол сөңгөк клеткалары көбейүп, анан кан менен жүрүп бир сөөктөн экинчисине жылып жүре беришет. Мына ушунусу менен кандын жарапалуусу интенсивдүү өтөт жана сөңгөк клеткалардын жогорку түрүктуулугун далилдейт. Кандын формалык элементтеринин бузулушу кан менен байланыштуу болгон көптөгөн ооруларды алып келет, алар эритроцитоз жана эритропения, лейкоцитоз, лейкоз жана лейкопения ж.б.

Белгилүү болгондой, кан жүрүүчү тамырлар менен өтүүдө кызыл кан клеткалары (эритроциттер) бузулат (жараксыз болот). Мындай «иштелип» чыккан клеткалардын кандан чыгышы көптөгөн жолдор менен жүрөт, бирок алардын арасында эң маанилүүсү **көк боор** болуп эсептелинет. Көк боор жараксыз эритроциттерди гана талкалабастан лимфоциттерди да жаратып турат. Төмөнкү түзүлүштөгү омурткалууларда көк боор эритроциттердин сактоочу жай катары функцияны аткарат, бирок адамда ал функциясы начар өрчүгөн.

Боор. Өзүнүн 500 дөн ашуун функцияларын аткаруу учун, боордун кан менен камсыздоосу жакшы жүрүп туруш керек. Мына ошондуктан

ал кан айлануу системасында маанилүү орунду ээлейт жана өзүнүн кан тамыр системасы менен камсыздалынган, аны боордун **канкасы** (кан жүгүрүүнүн капка системасы) деп аташат. Боордун бир нече функциялары түздөн-түз канга тиешелүү, мисалы, керексиз эритроциттерди сыртка чыгаруу, кан уюусунун факторлорун иштеп чыгуу жана кандагы канттын деңгээлин жөнгө салуу ж.б.

Бейрөктөр. Ар бир мүнөттө жүрөктөн чыккан кандын 25%ын бейрөктөр кабыл алыш турат. Алардын негизги ролу – бул канды азот кармоочу шлактардан тазалап туруу болуп саналат. Бейрөктүн ал функциясы аткарылбай калса, анда коркунучтуу абалга – уремияга келүүгө болот. Бейрөктүн кан менен камсыз болушу бузулса же бейрөк жабыркаса анда кан басымы көтөрүлөт, ошондой эле коргоочу, транспортук (ташуучу), трофикалык, температураны жөнгө салуучу жана башка функцияларды аткарат.

1.3. Кандын функциялары

Адамдын жана жаныбарлардын организми учун кан абдан чоң рольдорду аткарат. Кандын системасы кычкыл-негиздик балансы, температурдук, клеткалык гомеостазды (ички чөйрөнүн туруктуулугу) сактап турат, ошондой эле коргоочу, транспортук (ташуучу), трофикалык, температураны жөнгө салуучу жана башка функцияларды аткарат.

Кандын **коргоочу функциясы** кандын уюп калуудан сактоодо тромбанын пайда болушун жана анын эришин (фибринолиз) камсыз кылат. Кан агууда кандын уюп калышы анын өтө тез коагуляциясынын натыйжасында гемостаздын болушу менен түшүндүрүлөт. Кандын уюшунда анын плазмасындагы 12 жана кандын клеткасындагы 11 органикалык жана органикалык эмес заттар (факторлор), ошондой эле кан тамырлардын керегесиндеги жана тканадардагы бир нече факторлордун болушу жардам берет. Акырында тромб пайда болот. Ал фибриндин ичке жипчелеринен (фибриногендин ферменттердин таасириине пайдала болгон) турат. Тромб пайда болгондун кийин анын **ретракциясы** (кандын сары суусу чыкканга чейинки кысылуусу), андан соң фибринолизи (уюган кандын ажыроосу) башталат. Муну менен бирге кан суюк абалында сакталуу жөндөмдүүлүккө ээ. Буга кандын клеткаларынын үстүнкү беттериндеги заряддарынын бирдей болушунан алар бир-биринен түртүлүштөт, ошондой эле канда атайын кандын уюшунда карши заттардын – антикоагулянттардын бир нече түрлөрүнүн болушу

жардам берет. Ал антикоагулянттардын ичинен эң белгилүүсү – боор чыгаруучу гепарин. Гемофилияга чейин жетилген кандын жетишсиз кан уолушуна гемостаздын факторлорунун иштелип чыгышынын бузулушу себеп болот.

Кандын уюшу канды бир кишиден (донор, кан берүүчү) экинчиси-не (реципиент) куйган учурда эске алынат, анда кандын бир-бирине дал келбөөчүүсү болуп калышы ыктымал. Бул абал бир-бирине таасир эткен реципиенттин антигени менен донордун канынын плазмасын-дагы бир атальштагы антителалары менен дал келбестигинен келип чыгат. Бул көрүнүш XX кылымдын башында эле Нобель сыйлыгынын лауреаттары, Венадан чыккан К. Ландштейнер жана Прагадан чыккан Я. Яскийдин эмгектери менен белгилүү болгон. Бирдей атальштагы антиген менен антителалардын бир-бирине болгон таасирлеринин на-тыйжасында **агглютизация** байкалат – ал эритроциттердин бир-бири-не жабышуусунда кан тамырларды бүтөп калуучу агреттар пайда бол-гondон кан токтойт.

Адамдын канындагы белгилүү болгон бардык антигендер менен ан-тителалары топторго биригишет, азыркы учурда алардын саны 50 гө жетет. Эң кенири тараптуучуларга, б.а. ар бир адамдын АВО (I-IV груп-пасы), MN жана резус фактору кирет.

Кандын коргоочу функциясына иммунитет да кирет. Иммуни-теттин негизги эки түрү белгилүү: спецификалык эмес же тубасалык (фагоцитоз кирет) жана спецификалык же жаралган (ага гуморалдык жана клеткалык иммунитет) кирет.

Фагоцитоз жөнүндө түшүнүк 1883-жылы Нобель сыйлыгынын лау-рета И.И. Мечниковдун эмгектеринен жаралган. Фагоцитозго болгон жөндөмдүүлүк бардык лейкоциттер, бирок өзгөчө нейтрофилдер ме-нен моноциттер байкалат. Алар кан жаратуучу органдардан чыккандан кийин бир нече saat же сутка өтүп капиллярлардын керегеси аркылуу аларды курчап турган ткандарга өтөт. Ал жерде моноциттер абдан ири келген (диаметри 25 мкм ге жеткен) макрофагдарга айланат, алар болсо өзгөчө сезгенген жерге барып чогулат, өзгөчө нейтрофилдер ылдамды-гы мүнөтүнө 40 мкм ге жеткен амеба сымал жылып фагоцитардык ак-тивдүүлүгүн көрсөтүшөт. Клеткаларда микробдордун жана керексиз майда бөлүкчөлөрдү сицирүү үчүн ферменттер менен суутектин пере-киси иштелип чыгат. Вируска каршы таасирин тийгизип нейтрофилдер интерферонду бөлүп чыгарат. Ошол эле убакытта нейтрофилдин бир

клеткасы 30 га чейин микробдук клеткаларын кармашууга жөндөмдүү, моноциттер -3-4 эсे көп жашашат. Ал эми фагоциттердин жашоо мөөнөтү бир нече суткалар менен гана чектелген. Алар ошол ти肯 кирген жерде иринди пайда кылып эрте жок болушат.

Ошентип, нейтрофилдер менен моноциттерден айырмаланып лимфоциттер иммунитетти камсыздайт, организмдин иммундук эске түшүүсүн жакшыртат. Мына ошондой лимфоциттин касиетине таянып көптөгөн ооруларга каршы эмдөөлөр методдору колдонууда. Чөн кишинин канында 1012 ге чейин лимфоциттер жана 1020 га чейин иммуноглобулиндердин молекулалары болот. Жаны терөлгөн ымыркайдын мындаи белоктору абдан аз болот, ошондуктан организмдин иммундук тарабынан коргоосу зненин сүтү менен кошо келген антителдердин жардамы менен ишке ашырылат. Кандын плазмасында антител менен антигеналардын бир-бирине болгон таасирлерине катышуучу 15 ке жакын белоктордун комплементтери бар болот. Лимфоциттер кадимки эле жугуштуу ооруларга каршы антителаларды пайда кылбастан, жаралтыштагы, табигый антигендөргө да антителаларды да пайда кылат.

Кандын иммундук реакциясынын нормалдуу интенсивдүүлүгү түкүм куучулук жана түкүм куубачылык себептердин таасири астында гиперсезгичтүүлүк (ар кандай заттарга болгон аллергия) же иммундук дефицитке (иммундук жетишсиздикке чейин) чейин жеткен гипосезгичтүүлүк тарабына ооп кетиши мүмкүн. Качан гана дененин кээ бир өзүмдүк клеткалары жана тканбары лимфоциттерди чоочун заттар сыйктуу кабыл алып аларды талкалап жоготушса, анда аутоиммундук процесстердин оор дефектиси байкалат. Мында организм өзүнө карши иштей баштайт. Мына ушундан псориаз, ревматоиддик артрит, диабеттин кээ бир формалары сыйктуу оорулардын пайда болушунун бирден бир себептеринен болуп чыгат.

Азыркы учурда адамдардын жашоосунда сырткы чөйрөнүн организмине болгон зыяндуу таасиринен алардын иммундук системасы начарлап жатат. Сырткы таасирлерге кириүчү зыяндуу заттар организмге тамак өтүүчү, дем алуучу жолдор жана тери аркылуу кирет.

Кандын транспорттук (ташуучу) функциясы. Бул функцияга метаболизмдин (зат алмашуунун) продуктусун жана заттарды дененин бир жеринен экинчисине ташуусу кирет. Кан менен аны курчап туроо ткандын ортосундагы суу алмашуусу кээ бир эсептөөлөр боюнча суткасына 400 литрди түзөт. Чөн кишинин организминен сутка

ичинде 0,2 г га жакын аминокислотасы, 30 г га чейин мочевина, туздар, гормондор, витаминдер жана ферменттери бар 1,5–2 литрге чейин суу чыгып турат. Алардын ордун толуктап канга тамак синириүү жолдору аркылуу келген жана тканадарда пайда болгон жаңы заттар кирип турат. Кандан түшкөн аминокислоталар менен электролиттерди пайдаланып мээнин карынчаларынын жана жүлүндүн клеткалары *ликворду* (жүлүнмээ суюктугу) жаратат. Сутка ичинде кандан лимфага 200 г га чейин белоктор түшүп турат.

Кан ташуучу заттардын бир бөлүгү плазмада эриген, ал эми калган бөлүгү кандын белоктору жана клеткалары менен байланышат. **Билирубин** аттуу зат (ал сары түстөгү зат, ал эритроциттер эскирген сайын гемоглобиндин бузулушу жүрөт) плазманын альбумини менен 5:1 катышында кошулат (биригет) жана бөлүп чыгаруучу органдарга (бөйрек, боор, ичеги) жетип сыртка чыгарылат. Плазманын липопротеиддери холестеринди ташыйт – бул мемрананын курамына киругучу эн кенири таралган фосфолипиддерден болот. Бул заттын кан тамырлардын керегесине же бетине ашыкбаш топтолушу атеросклероз оорсuna алып келет.

Плазманын белоктору иондорду, бош абалда жүрүүчү же сакталуучу темир, жезди да органдарга алыш барат, ал жерлерде биосинтез процессинде пайдаланылат. Ошол кандын ташуусунан кээ бир заттардын органдарда топтолуп калышы да байкалат. Мисалы, эритроциттер байланыш абалында активдүү эмес инсулинди, ошондой эле альбуминди, глюкозаны, аминокислоталарды ташышат. Бир эритроцит 109 га чейин альбуминдин молекуласын кошуп алууга жөндөмдүү.

Газдарды ташуу (транспорттоо). Кан менен газдарды ташуу кандын эң маанилүү функцияларынан болот. Канга газдар диффузия жолу менен, эритилген жана химиялык байланыш абалындагы учурунда кирип (синет). Дем алуу процессинде кычкылтектин кирип турушу жана көмүр кычкыл газынын сыртка чыгышы – бул кандын дем алууга катышы бар функциясы болуп саналат. Бул процессте маанилүү ролду гемоглобин аткаралат. Эритроциттердин жалпы аянты 300 м² түзөт, ал дененин жалпы аянтынан 200 эсे көптүгүн көрсөтөт.

Гемоглобин жана эритроциттер менен байланыштуу оорулар – ал келип чыгышы ар кандай болгон анемиялар. Алар кандын жаралышы же гемоглобиндин синтези бузулганда пайда болуучу оорулар. Бийик

тоолуу шарттарында атмосфералык абадагы кычкылтектин парциалдык басымы төмөнүнөн, кандын эритроциттери менен гемоглобиндин саны көбөйөт. Бирок шарттарга байланыштуу жаныбарлардын түрлөрүнө жараша канынын гемоглобини менен эритроциттеринин саны өзгөрүлүп турат.

Жылуулукту ташуу. Адамдын нормалдуу иш аракетинин натыйжасында анын организмидеги пайда болгон 50 % га жакын энергиясы жылуулук түрүндө чыгып турат. Терен жаткан органдардан жана тканьдардан ашыкбаш жылуулукту кан үстүртүдөн (дененин үстүңкү бетинде) жайгашкан тканьдарга (мисалы, териге) алып келет. Дененин сууп калышы же тескерисинче өтө ысып кетиши организмге өздөрүнүн таасирин рецепторлору аркылуу гана тийгизбестен, тери, тери астыңкы клетчатка жана өпкө жолдору аркылуу кеткен кандын эсебинен тийип турат.

Кандын жылуулуктун алмашуусунда катышуусу дene өтө ысып кеткенде анын ролу байкалат. Дене ысыганда жүрөктүн кагышы жана кандын журушү тездейт. Дененин терендигинде кан 38° С ге чейин жылыйт, андан ал териге келип, анын температурасы бара-бара төмөндөйт. Муздатылган кан веноздук системага келип түшөт. Канчалык кан кан тамырлар менен тез журсө, ошончолук жылуулук жай берилет жана мындайда кан алгачки температурасын сактаган бойдон артериядан венага өтөт. Мына ушинтип жылуулуктун алмашуусу жүрөт.

Ошентип, жогоруда көрсөткөндөн сырткары кандын аткарган функциялары төмөнкүчө:

- **Ташуучу** – кандын жылып жүрүшү. Мында башка функциялар да каралган, алар:
 - дем алуучу – газ алмашууга катышуусу;
 - тамак ташуучу – тканьдардын клеткаларына азык-заттарды алып келет;
 - экскретордук (белүп чыгаруусу) – зат алмашуудан чыккан жараксыз (керексиз) продуктуларды организмден сыртка чыгаруу үчүн (экскреция үчүн) өпкөгө жана бөйрөккө ташып алып келүүсү;
 - температураны жөнгө салуусу – дененин температурасын жөнгө салып, бир калыпта кармап турушу;
 - регулятордук (жөнгө салуучулук) – ар кандай системаларды жана органдарды бир-бири менен байланыштыруу;

- **Коргоочу** – сырткы чоочун (белгисиз) агенттерден клеткалық жана гуморалдық коргоо менен камсыз кылуу;
- **Гомеостатикалык** – организмдин гомеостазын (ички чөйрөсүнүн түрүктүүлүгү) кармоо, буга кислоталык-негиздик тең салмактык, суу-электролиттик балансы ж.б. кирет;
- **Механикалык** – органдарга кандын келип турушунан аларга тур-городук чыналууну берип туруу.

Организм үчүн кандын маниси өтө зор, ал көп учурда керек болот жана көптөгөн медициналык препараттарды жасоого колдонулат. Кан медицина тармагында адам үчүн көп пайда алыш келет. Күйүктө жана жаракат алган учурда кан куюлат, татаал операцияга жасоо учурунда сөзсүз кан колдонулат, төрөт маалында, ал эми гемофилия жана анемия менен ооругандардын өмүрүн узартууга катышат. Жер жүзүндөгү ар бир үчүнчү адам өзүнүн жашоосунда жок дегенде бир жолу донордук канга муктаж болот.

Донордон алынган кан илимий изилдөөлөрдө жана билим берүү тармактарында кецири колдонулат; кандын компоненттерин даярдоодо, дарыларды жана медициналык каражаттарды даярдоодо колдо-нулат. Донордук канды жана анын компоненттерин клиникалык пайдалануусу (колдонуусу) дарылоо максатына ылайык *реципиенттке* трансфузия (кан алмаштыруу, кан куюу) жасоо менен байланышта, жана донордук кандын жана анын компоненттерин запастап калуу.

Жыл сайын кан донорунун дүйнөлүк күнү белгиленет. 2005-жылы май айында Женевада Ден соолукту сактоонун бүткүл дүйнөлүк уюму-нун (ВОЗ-ДСБДУ) чечими менен эл аралык күн деп бекитилген. Жыл сайын ал 14-июнда өткөрүлөт.

Жаныбарлардын канын пайдалануу:

1. Жаныбарлардын каны тамак (азык) катары көптөгөн элдердин ашканасында колдонулат;
2. Эт комбинаттарда мал союлганда анын канынан *альбумин* даярдалат, ал болсо жырткыч айбандарды багып көбөйтүүдө азык катары колдонулат;
3. Кээ бир дары препараттары (иммуноглобулиндер, кандан алынган сары суулар) жаныбарлардын (көбүнчөсү жылкынын) канынан даярдалат;
4. Алтай маралынын канынан алынган препараттардын адамга тий-гизген таасирин изилдеп чыккандан (изилдөөдөн) кийин *пантогематоген* жана башка продуктулар иштелип чыккан.

КАНДЫН НЕГИЗГИ КӨРСӨТКҮЧТӨРҮН АНЫКТОО

1.4. Лабораториялык иштердин максаты жана мілдети.

«Адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы» предметин окуп үйрөнүүде организмдин тиричилік аракеттеринин закон ченемдүүлүгүн терең түшүнүп аны бүтүндөй кабыл алыш керек.

Бул курсу өтүүдө анатомия менен биохимияда алынган билимге таянуу абзел. Физиология – билүү тажрыйбалардын негизинде түзүлгөн илим, ошондуктан жогорку окуу жайларда аны окуп үйрөнүү үчүн студенттер сөзсүз түрдө лабораториялык иштерди аткаруусу зарыл. Мына ошонун натыйжасында гана лекцияларда алынган билимдерин бышыкташат, физиологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүүдө алардын көнүгүүсү калыптанылат, организмде жүрүп жаткан өзгөчө процесстер менен таанышышып, алган маалыматтарына теориялык жактан түшүнүк берүүнү үйрөнүшөт.

1.5. Иштөөдө коопсуздук техникасынын эрежелерин сактоо

«Адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы» предметин өтүүдө студенттер практикалык (лабораториялык) иштерди аткарууда алар электр приборлор, компьютердик техника, изилдөөчү жабдықтар, лабораториялык идиштер, химиялык реактивдер, тажрыйбаларды жургүзүүчү жаныбарлар, ар түрдүү биологиялык суюктуктар жана кесип-сайуучу инструменттер менен иштөөдө белгилүү бир көнүгүүгө жетиши керек.

Практикалык иштерди аткарууда коопсуздук болбош учүн, төмөнкү шарттарды сактап иштөө зарыл:

1. Коопсуздук техникалык эрежелерди билүү;
2. Лабораторияда тартылти, тазалыкты, тынчтыкты сактоо;
3. Лабораториялык кийимди – ак халатты кийүү;
4. Мугалимдин көрсөтмөсү алдында иштин методикасы менен таанышуу;
5. Ишке жарактуу гана электр приборлору менен иштеп жана алар менен иштөө эрежелерин сактоо;
6. Кан алууда кан менен жана башка биологиялык суюктуктар (кандин сары суусу), ошондой эле сайып-кесүүчү инструменттер менен иштөөдө өтө кылдаттык керек, себеби ВИЧ, вирустук гепатит же сарык оорусун, сифилисти жана башка кан аркылуу жугуучу инфекциялык ооруларды жугуздуруп алуу коргунучу бар.

Колдору кесилген, терисинде экссудативдик жаракаты бар, нымдуулук дерматити (теринин сууланып же ылжырап турушу) болгон студенттер кан менен жана кесип-сайуучу инструменттер менен иштөөдө убактылуу сабактан четтетилет.

Кан, ткандар жана биологиялык суюктуктар менен түздөн-түз иштөөдө сөзсүз хирургиялык (медициналык) кол каптар кийилет. Иш бүткөндөн кийин кол таза жуулуш керек.

Кандын же башка биологиялык суюктуктардын чачырашынан хирургиялык маска, көз айнек же коргоочу экранды колдонуу зарыл. Кан жана башка биологиялык суюктуктар менен булганып калган медициналык инструменттер (ошондой эле химиялык идиштер, халаттар, аппаратура ж.б.) колдонулгандан кийин ошол замат эле дезинфекцияланууга тийиш. Практикалык иштерди жүргүзүүдө колдонулган материалдар (кебез, марля, бинттер) дезинфекцияланып андан кийин утилизациялоого (жоготууга) кетет.

Кан жана башка биологиялык суюктуктар менен иштеп жатканда жаракат алса, анда төмөнкү эрежелерди сактоо зарыл:

1. эгерде кан жана башка суюктуктар менен иштөөдө теринин бутундугү (сайылды, кесилди) бузулса анда жабыркаган адам медициналык кол каптын сыртын ичине каратып чечиши керек;

2. жаракаттан канды сыгып ташташ керек;

3. колду самын менен таза жууп, андан кийин жаракаттанган жерин 70% спирт же йоддун 5% эритмеси менен сүртүш керек;

4. жаракатка пластырь чапталат жана колго жаны медициналык кол кап кийилет.

Эгерде кан жана башка суюктуктар менен иштөөдө теринин бутундугү бузулбаса, бирок териси булганса анда студент колун 70% спирт, 3% хлораминдин эритмеси менен сүртүшү керек.

Эгерде ошол эле биологиялык материалдар оозго кирсе анда 70 % спирт менен чайкоо зарыл, ал эми муурнга кирсе – альбуциддин 30% эритмесин тамчылатат, көзгө чачыраса – суу менен жууп (албетте таза кол менен) альбуциддин 30% эритмесин тамчылатат. Муурн менен көзду тазалаш үчүн перманганат калийдин 0,05 % эритмеси (марганцовка) колдонулат.


Эгерде биоматериалдар халатка, же башка кийимге жугуп же тамчылап калса анда кол кап дезинфекцияланат, ал эми кийимдер болсо таза жуулуга тийиш.

Медициналык тез жардам үчүн аптечкада сөзсүз төмөнкү препараттар болуш керек:

1. медициналык кол кап (ар бир студентке 1–2);
2. лейкопластирь;
3. даярдалган 0,05 г марганцовка (3 флакон); перманганат калийдин эритмесин даярдоо үчүн 1-литрдик идиш;
4. 70 % этил спирти; альбуциддин 30% эритмеси – 1–2 даана;
5. 5% йод жана суутектин 3% эритмеси;
6. резина кол кабы -3 жуп;
7. көз айнек – 3 даана;
8. пластик боррок – 2 даана; төрт катмарлуу маска – 3 даана;
9. булганич кийимдерди сала турган пластыкалык кап – 1 даана;
10. дезинфекциялануучу каражаттар –30 г дан хлорамин жана аларды эритүүчү идиш.

1.6. Лабораториялык иштердин жабдуулары жана алар менен таанышуу

Физиология боюнча лабораториялык иштерди жүргүзүүде көптөгөн жабдыктар колдонулат. Аларга электрприборлор, кол приборлору, инструменттер, химиялык идиштер жана реактивдер, эритмелер, халаттар, кийимдер, хирургиялык кол каптар, маскалар, көз айнектер, таблицалар,



5-сүрөт. Препаравалдык аспаптардын жыйнагы

1-чон кайчи, 2-кичине кайчи, 3-скальпель, 4-препаровалдык ийне, 5- бранши ийилген пинцет, 6-бранши түз пинцет же анатомиялык пинцети, 7-гальваникалык пинцет (ал хирургиялык пинцеттен даярдалынган, анын браншында Си менен Zn турган эбелекчелери бекилген), 8-төөнегүчтөр, 9- лигатура же жип. Булардан башка ар түрдүү кыпчыгычтар (корцанттар) колдонулат.

микроскоптор, окуу қуралдары, колдонмолову же көрсөтмөлөрү ж.б. көркөтөт. Ар бир темага жараша өзүнүн жабдыктары болот.

Алынган методика же усулга ылайык физиологиялык тажрыйбалар адамга жана жаныбарларга жүргүзүлөт. Бирок көпчүлук учурда тажрыйбалардың негизги объектиси бака болот, себеби бул жаныбар өтө ыңгайлуу болуп саналат, анткени кармап бакканга женил, ошондой эле – көпчүлүк окуу қуралдарда же көрсөтмөлөрдө бака сунуш кылышын мисал катары көрсөтүлөт.


Лабораториялык сабакты өтүүдө тигил же бул тажрыйбаларды жасаганга сөзсүз түрдө инструменттер же атайдын курал-жабдыктар карамалган. Алар Төмөнкүлөр (5-сүрөт):

1.7. Кан алуунун жолдору жана аны алуу техникасы.

Кандын морфологиялык курамын изилдөө

Сабактын максаты:

1. Кан алуунун жолдору, алардын жабдыктары менен таанышшу;
2. Кандын морфологиялык курамын изилдөө. Канды алуунун техникасы;



6-сүрөт. Манжадан мазокко кан алуунун ирети: 1-предметтик айнекти кармоонун ыкмасы; 2-эки айнектин ортосундагы кан тамчысы; 3-тамчыны айнектин үстү менен шыбап жаткан учур, 4-алынган мазок.

3. Сали гемометринин жардамы менен кандагы гемоглобиндин санын аныктоо;

4. Кандын элементтерин (эритроциттер, лейкоциттер, тромбоциттер) санап чыгуу;

5. Кандын группасын аныктоо;

6. Кандын уюшун аныктоо;

7. Кандын салыштырмалуу салмагын аныктоо;

8. Панченковдун методу менен эритроциттердин чөгүшүнүн ылдамдыгын (ЭЧЫ же СОЭ) аныктоо.

1. Сабактын жабдыктары: микроскоп, меланжерлер, скарификатор (териге сайып кан ала турган жабдык), 1% же 3% NaCl, 3% уксус кислотасы, 0,1 NHCl, 5% цитрат Na, Салинин гемометри, дес-

цирленген суу, спирт 96⁰, кебез, пипетка жана ичке айнек таякчалары.

Канды изилдөөде биохимиялык, бактериологиялык жана морфологиялык методдор колдонулат.


Өтүүчү сабактарда кандын морфологиясы каралат. Морфологиялык изилдөөлөрдө кандын формалык элементтеринин саны, алардын formasы каралат. Мындай учурда кан алуунун техникисы чоң мааниге ээ. Эреже катары кан сол колдун IV манжасынан алышат, бирок башка манжалар деле жарай берет. Кан алуунун ирети:

1. Кан ала турган манжанын учун (тырмактын тубунө анча-мынча жеткизбей) дезинфекция максатына ылайык жана андагы терини мындан ажыратыш үчүн спиртке малынгандын кебез тампону менен сүрттөт. Андан кийин атайлап жасалган ийне (медицинада скарификатор деп аталат) менен манжанын учун саят. Туура сайылса ал жерден ошол замат кан чыгат. Эгерде үстүртөдөн сайылып калса анда кан чыкпай калышы мүмкүн. Манжанын терисинин калыңдыгына жараша атайдын ийне саюучу жерге ийне 2–3 мм терендикте кириши керек. Ушундай терендикке сайылгандан кийин кан анча чоң эмес тамчы сымал болуп чыгат. Эреже катары бириңчи чыккан тамчы канды таза кургак кебез же марля менен сүртүп ташташ керек. Андан кийин гана изилдөө үчүн канды ала баштайт;

2. Кандын лейкоцитардык формуласын, эритроциттер жана башка элементтердин морфологиясын караш үчүн, кандын бир тамчысын таза предметтик айнекке тамчылатып андан мазок (канды анын бетине шыбаганда алы-



7-сүрөт. Мазокту алуу ыкмаларынын ирети- а, б, в.



8-сүрөт. Туура жана туура эмес даярдалиянган (алынган) мазоктор: 1-майы жакшы кетпеген айнекке жасалган мазок, 2- ётө кыска жасалган мазок, 3-тегиз эмес толкун сымал жасалган мазок, 4-ётө калың жана тегиз эмес жасалган мазок, 5- жука, тегиз жана жеткиликтүү узундукта жасалган мазок.

нат) алынып, андан кийин ал 96° спиртке салынып, аナン Романовский боёгу менен боёлот (методикасы кийин берилет).


3. Кандан мазок (6–8-сүрөт) алынгандан кийин, тезинен (кан уюганга чейин үлгүрүш керек) микропипетка менен кан гемоглобинге, эритроциттерди жана лейкоциттерди аныкташ үчүн алышат (алуунун ирети сүрөттөрдө көрсөтүлгөн).

1.8. Гемоглобиндин санын аныктоо


Жабдыктар: спирт, скарификатор, NaCl-дун 3% эритмеси, Салинин гемометри, HCl-дун 0,1 N эритмеси, дисцилирленген суу, кебез, эфир, фильтр кагазы, айнек таякчасы, пипетка, кан алуучу микропипетка.

Кандагы гемоглобин татаал белоктордун – хромопротеиддердин тобуна кирет. Анын молекуласынын курамына глобин белогу жана

гем, гемоглобин
жана эритроцит



9-сүрөт. Кандын гемоглобини
менен эритроцитинин
структурасы.




10-сүрөт. Гемоглобинге
изилдөө жүргүзүү үчүн
керектүү жабдыктар.
Гемоглобинге 0,1 NHCl
колдонулат.

боёгуч зат–гем кирет (9-сүрөт). Кызыл кан денечелердин курамына кирген гемоглобин алардын кургак заттарынын 90% түзөт. Гемоглобиндин негизги аткарған функциясы – кычкылтекти ташуу.


Гемоглобинди аныкташ үчүн Салинин гемометри колдонулат. Сүрөттөрдө көрүнүп турғандай (10-сүрөт) ал бирдей диаметрдеги үч пробиркалардан турат. Ортосундагы градуировкаланган пробиркасы бош, ал эми экөөсү түздүү кычкыл гематиндин стандарттык эритмеси менен толтурулуп туюк бүтөлгөн.

Үч пробиркалар тен анча чоң эмес штативке орнотулган, анын арткы бетин агыш түскө боёлгон айнек тосуп турат. Гемометрдин өзүнүн микропипеткасы болот, анын



11-сүрөт. Гемоглобинди аныктоо үчүн
кан алуунун ирети:

А – гемометрдин пробиркасына 10
деген белгисине чейин 0,1NHCl
кую, Б – манжадан микропипетка
менен канды алып гемометрдин
пробиркасына кую.



12-сүрөт. Гемоглобинди аныктоонун
ирети: А – пипетка менен гемометрдин
пробиркасына дисцилирленген сууну
кую, Б – кан менен суу аралашкандан
кийин анын түсүн Салинин
гемометринин стандарттык штативинин
түсүнө тенденшириүү.

чийилген белгисине чейинки көлөмү 20 mm^3 ге барабар. Ортоңку пробиркага куюлган туз кислотасы менен кошулган канды 5–10 мүнөткө чейин калтырып көёт. Бул убакыт гемоглобиндин толугу менен күрөң түстөгү түздүү қычыл гематинге айланышына керек. Андан кийин ошол эле пробиркага дисцилирленген сууну пробиркадагы суюктуктун өнү стандарттын түсүнө төн же бирдей болмайунча тамчылата берет. Өнү бирдей болуш үчүн мезгил-мезгили менен аны айнак таякчасы менен аралаштырып турат (11-сүрөт). Ошентип өнү-түсү стандарттык эритмеси менен бирдей болгондо, алынган гемоглобиндин санын жазат, ал $\text{g}\%$ же g/l менен көрсөтүлөт. Стандарттык эритмелердеги кандын гемоглобинин абсолюттук саны 17,3 % же 167 g/l ге барабар болот (12-сүрөт).


1.9. Эритроциттердин санын эсептөп чыгуу

Жабдыктар: микроскоп, Горяевдин эсептөө камерасы, меланжер же смеситель (аралаштыргыч), спирт, скарификатор, NaCl-дун 3% эритмеси, дисцилирленген суу, кебез, эфир, фильтр кагазы.


Белгилүү болгондой, эритроциттер негизинен дем алуу функцияны аткарышат. Алардын ролу – кычкылтекти ташшу.

Кандын формалык элементтеринин санын аныктоо Горяевдин камерасынын жардамы менен жүргүзүлөт (13-сүрөт). Ошол элементтерди санап чыгыш үчүн кан атайын пипетка же меланжер деп аталган аралаштыргычтын (смеситель) жардамы менен алынат. Арапаштыргычтар же смесителдер – бул кеңейген жери ампула сымал капиллярлык пипеткалар, алар градуировкаланган же ченелип бөлүнгөн. Эритроциттерди саноого колдонуучу аралаштыргычта 0,5, 1 жана 101, ал эми лейкоциттер үчүн – 0,5, 1 жана 11 деген белгилери бар. 0,5 жана 1 деген белгилер капиллярдын кандай бөлүгү аралаштыргычтын бардык көлөмүнө карата канча бөлүгүн түзөрүн көрсөтөт (13-сүрөт, 4). Эгер 0,5 деген белгиге чейин канды алыш ага эритмени 101 белгисине чейин жеткирип кошсо, анда кандын көбөйүп кетүүсү 200 эсеге чейин чыгып кетет. Эгерде кан 1 деген белгиге чейин алышын жана ага 101 белгисине чейин эритмени кошсо анда көбөйүп кетүүсү 100 эсе болот.

Эритроциттерди санап чыгыш үчүн жогору көрсөтүлгөн аралаштыргычты же смесителди алыш анын учун канга малыш, 0,5 деген белгиге чейин сордуруп алат. Капиллярга кан кирип жатканда аба кирбеш керек. Андан кийин смесителдин учундагы ашыкбаш канды кебез же марля менен сордуруп же сүртүп алыш, ага 101 белгисине чейин физио-



13-сүрөт. Горяевдин камерасынын көрүнүшү (1,2), анын сеткасы же торчосу (3) жана пипеткасы же меланжери (4). 3



14-сүрөт. Горяевдин торчосу (А) жана анда эсептөө эрежеси (Б).

логиялык эритмени сордуруп алат же кошот. Адегенде аралаштыргычты бир аз кыйгачынан карманп турат, андан кийин аны горизонталдык абалга алып келип, эки учун манжалардын ортосуна салып кичинеден тегерет же чайкайт (15-сүрөт).


Ошентип даярдалган кандын эритмесинен 2–3 тамчыны сыртка чыгарып же тамызып андан кийин эсептөө камерасына (Горяев камерасы) тамчылатат (13-сүрөт, 1, 2).

Камераны жука айнек менен жабат; жаап жатканда абаны киргизбенге аракет кылыш керек. Андан кийин камераны микроскоптун астына коюп эритроциттерди эсептөөгө киришет. Эгерде аралаштыргычта (меланжер) кан жакшы аралашса, анда эритроциттер эсептөө торчосунда тегиз жайланишып, ошондо гана туура санаса болот (14-сүрөт, Б).

Эритроциттер 5 чоң квадраттарда же 80 кичинекей квадраттарда саналат (14-сүрөт, А ал кызыл түз менен көрсөтүлгөн). Кичине квадраттардын көлөмүн жана кандын кошулмасын билсе, анда формула боюнча 1 mm^3 көлөмүндөгү эритроциттердин санын тапса болот:

$$X = (\text{Л} \times 4000 \times 20) / 400,$$

бул жерде – 5 чоң квадраттардагы эритроциттердин саны, $X - 1 \text{ mm}^3$ кандагы эритроциттердин жалпы саны, 200-смешителдеги кандын аралашмасы, 80-саналган квадраттардын саны.



15-сүрөт. Эритроциттин меланжер, анын түзүлүшү (А) жана кан менен толтурулган абалы (Б).

Кызылга боёлгон квадраттар менен эритроциттер саналат (А). Ар бир квадрат, көрүнүп турғандай 16 майда квадраттынан турат. Диагональ боюнча караганда бардыгы 80 квадратка барабар ($16 \times 5 \times 80$). Боёлгон квадратта эритроциттердин жайланышы жана саноо же эсептөө ирети. Кара менен санала турған эритроциттер көрсөтүлгөн.


1.10. Лейкоциттердин санының эсептөп чыгуу

Жабдуулар: микроскоп, Горяевдин эсептөө камерасы, меланжер же аралаштыргыч, спирт, скарификатор, көк метилен менен боёлгон CH_3COOH -дын 5% эритмеси, кебез, эфир, фильтр кагазы.

Белгилүү болгондой, лейкоциттер фагоцитардык функцияны аткарышат, башкacha айтканда сырттан келип түшкөн нерселерден организмди башшотот же алардан коргойт.

Лейкоциттерди санаш үчүн 0,3 % уксус кислотасынын эритмеси алынат. Мындайда кандын кызыл бөлүкчөлөрү бузулат. Уксус кислотасынын эритмесине генцианвиолет (көк метилен деп да аталат) кошулгандыктан лейкоциттердин ядролору боёлот. Ошентип, кандагы лейкоциттердин саны ядролорунун саны менен аныкталынат (16-сүрөт).

Кан адаттагыдай эле кадимки манжадан алынат. Ал үчүн меланжердин же аралаштыргычтын 0,5 белгисине чейин кан алынып андан кийин 0,3 % уксус кислотасынын эритмесин кошуп 11 белгисине чейин жеткирет (16-сүрөт). Мунун натыйжасында кандын 20 эселик кошулмасы (разведение) алынат.



16-сүрөт. Лейкоциттин меланжери же аралаштыргычы (А) жана анын кан менен толтуруулган абалы (Б). Кан толтуруулуп ага суюктук кошулгандан кийин 1–2 мүнөт чайкап туруш керек (Б).

Канааттандырлык натыйжаларга жетиш үчүн Горяев камерасынын 25 чоң квадраттарын санаш керек, ал 400 кичине квадраттарга дал келет. Лейкоциттердин санын эритроциттердикиндеги эле, формула боюнча 1 mm^3 кандагы санын эсептеп чыгат. Ал формула төмөнкүдөй:


$$X = (\text{L} \times 4000 \times 20) / 400,$$

бул жерде $X - 1 \text{ mm}^3$ накта кандагы лейкоциттердин саны; $\text{L} - 400$ кичине квадраттардагы лейкоциттердин суммасы.

Мисалы, 25 чоң квадраттарда 35 лейкоциттер саналса, анда 1 mm^3 кандагы лейкоциттердин санын төмөнкү формула боюнча аныкталынат:

$$X = 35 \times 4000 \times 20 / 25 \times 16 = 700$$

Лабораториялык иш бүткөндөн кийин смесителдерди таза суу менен жууп, андан соң эфир менен чайкайт жана кургатат. Горяевдин камерасын болсо дисцилирленген суу менен жууп марля же резина грушасы менен үйлөп кургатат.

Кандын плазмасы		Лейкоциттердин катмары	
Суунун массасы 92%	Белоктор массасы - 7 % альбуминдер - 58% глобулиндер - 37% фибриноген - 4% жөнгө салуучу белоктор - 1%	Башка заттар-1% Электролиттер Азық заттары Дем алу газдары Метаболизмдин ақырык продуктулары	Кан эбелек-челери  120-130 мин./мм ³
эритроциттер			
1 mm^3 4,2-6,2 млн.			

17-сүрөт. Кандын курамы жана анын элементтеринин түзүлүшү.

1.11. Кандын группасын аныктоо

Бир адамдын канынын сары суусу башка адамдын канынын эритроциттерин чапташтыруу жөндөмдүүлүгүн гемоагглютинация деп аташат. Кан сары суусунун мындай жөндөмдүүлүгү андагы агглютиндердин болушу менен, б.а. башка адамдын эритроциттерин чапташтыруу жөндөмдүүлүгү кандайдыр бир заттардын болушу менен түшүндүрүлөт. Ал эми ошол адамдын эритроциттеринде агглютино-гендердин болушу агглютининдин таасири астында эритроциттердин чапталышуусуна түрткү берет.

Агглютининдин эки түрү – α жана β , агглютиногендин А жана В деген түрлөрү бар. Канда булардын тигил же бул түрлөрүнүн болушуна жараша кандын төрт группасы кездешет (18-сүрөт). Адамда канынын белгилүү группасы өмүр бою сакталып кала берет. Кандын группасы тамга номенклатурасы боюнча классификацияланылат – О, А, В жана АВ же Янском боюнча I, II, III, IV.

**Кандын группасына мүнөздөмө
(Янскомдун классификациясы боюнча).**

Группанын аталышы	Кармалышы же курамы	
	Сары суудагы агглютиндер	Эритроциттердеги агглютиногендер
Нөл группасы (I)	$\alpha\beta$	Жок
А группасы (II)	β	A
В группасы (III)	α	B
AB группасы (IV)	Жок	AB

Донордун (кан берүүчү) жана реципиенттин каны кошулганда А жана α факторлору же В менен β – кездешкенде гана агглютинациянын болушу байкалат. Канды бир адамдан экинчисине куйганда реципиенттин сары суусунун касиетин жана донордун эритроциттерин эске алуу менен жүргүзүлөт.

Донордун канынын сары суусунун касиети эске алынбайт, себеби ал реципиенттин канына кошулганда өзүнүң агглютинациялык касиеттерин жоготот (19-сүрөт).

Адамдын канынын группасын аныктоо методдору түз жана түз эмес деп бөлүнөт. Эгерде лабораторияда стандарттык кандын сары суусу болбой калса анда аныктоо түз методу менен жүргүзүлөт. Ал төмөндөгүдөй өткөрүлөт (17-сүрөт):

I (O)		
II (A)		
III (B)		
IV (AB)		


18-сүрөт. Кандын группалары.

Лимон-кычкыл натрийдин (10% эритмесинен) предметтик айнекке бир тамчы тамызып, ага донордун жана реципиенттин кан тамчысын кошот. Эгерде агглютинация болсо анда калдык суюктуктун арасынан эритроциттер тоголоктошуп көрүнөт.

Кандын группасын түз эмес жол менен аныктаса, анда II жана III- группаларын даяр стандарттык сары суусу колдонулат.

Куралдар: микроскоп, 2 стерилдүү таякчалар, II жана III- группаларын стандарттык сары суусу, предметтик айнек, кан алуу үчүн ийне (скарификатор), спирт, эфир, йод, лимон кычкыл натрийдин 10 % эритмеси.

Стерилдик таякчалар менен II жана III- группаларын даяр стандарттык сары суулары предметтик айнекке тамчылатат. Каталык кетпеш үчүн ар бирине



19-сүрөт. Кандын группаларынын бири-бирине дал келүү схемасы



II-grp. сары суу

III-grp. сары суу

20-сүрөт. Кандын группаларын аныктоо. Ортодогу кандын тамчысында агглютинациянын болушу даана көрүнүп турат. Сары суу менен кошулганда кан «ирип» кеткендей болуп андагы эритроциттер тоголоткотшуп кетет. Демек аныктоочу кан III-группага кирет.



21-сүрөт. Кандын тамчысында агглютинациянын болушу даана көрүнүп турат. Лабораторияда жүргүзүлгөн иштин натыйжасы.

группасынын каны гана куюлат (20–21–22-сүрөт).

Каны II жана III-группадагы адамдар IV-группалуу адамдарга канын бериши мүмкүн же ошондой эле группадагыларга, бирок башкалардан өзүнүн группасындай жана I-группадагы канды кабыл алышалат (19-сүрөт).

же сары суусунун тушуна белги куюлат. Андан кийин кадимкидей эле манжанын учунан кан алышып (бир нече тамчы), ага айнек таяччынын жардамы менен сары суу түшүрүлөт. Андан кийин акырындык менен чайкан, кан менен сары сууну аралаштырат. Эгерде 5 мунэт өткөндөн кийин агглютинация болбосо, анда эритроциттердеги агглютиногендердин жоктугун көрсөтөт, демек алынган кан I-группада; эгерде экси сыворотка менен агглютинация болсо, анда кан IV-группада; эгерде II-группадын сывороткасы менен агглютинация жүрсө анда кан III-группага кирип калат жана тескерисинче да болот (18–19-сүрөт).

Каны I (нөл)-группадагы адам универсалдык донор болуп саналат, б.а. анын канын бардык группаларга куйса болот. Бирок каны I-группадагы адамдарга өзүндей группадагы гана кан куюлат. Каны IV-группада адамдар универсалдык реципиенттерден болуп саналат. IV-группадын эритроциттери башка группалардын сары суулары менен агглютинацияланыштырылат, демек өзүнүн

1.12. Кандын уюшун аныктоо

Кан тамырлардан чыккан кан уюп калат. Эгерде, мисалы, баканын, күштүн же иттин кан тамырын кесип канды бир идишке куюп койсо, бир нече убакыт өткөндөн кийин ал кан килкилдек массага айланып кандын уютмасы пайда болот. Ушул кан уютмасына биохимиялык анализдөө жүргүзсө, ал кандын уюшунун акыркы затын – фибринди көрсөтөт. Ошол фибриндин пайда болушу кандын уюшунун ылмадыгын аныктайт. Кандын уюшун изилдөө биологиялык маанигэ ээ, себеби кан тамырдын бүтүндүгү бузулгандын кан уюп, ал жерде (кан тамырда) тыгын пайда болот, ошондуктан кан чыкпай же акпай калат. Эгерде кан өзүнүн ую касиетин жоготсо, анда болор-болбос жаракаттан кан чыга берип, канды көп жоготуудан өлүмгө учурайт.

Керектуу куралдар: чункур ай-нек, пробиркалар, парафин, кан ала турган ийне (скарификатор), гемоглобинометрдин пипеткасы, спирт, эфир, марлядан же кебезден жасалган тампондор, йод, 2% хлорлуу кальций, парафин майы жана навелкычыл аммонийдин 2% эритмеси.

Парафин менен жука тартылган же шыбалган чункур айнекчеге (сааттын айнеги деп да аталат) парафин майынан бир чоң тамчыны куят. Кан болсо кадимкидей эле ыкма менен манжадан алынат. Күн мурун парафин майы менен чайкалган (пипеткага парафин майын сордуруп алып, кайрадан аны толук чыгарып же төгүп ташташ керек) гемоглобинометрдин пипеткасына 20 мм³ канды сордуруп алып, анан ошол замат чункур айнекке куюш керек. Ошол убакыттан тартып изилдөөнүн башталышын saat менен белгилеп коёт. Ар бир 2 мүнөт сайын пипетка менен кайрадан канды алып туруш керек. Кан уюп калганга чейин ал пипеткага оной эле алына берет. Качан гана кан уюп калса, аны пипетка менен алыш мүмкүн эмес болуп калат. Эгерде мындай изилдөө 15° температурада өткөрүлсө анда адамдын нормалдуу каны 8–10 мунэттөн кийин гана уюп калат.

		Донор			
		O αβ	A β	B α	AB
Рецipient	O αβ	-			
	A β	-+	-		
	B α	-+		-	
	AB	-+	-+	-+	-

22-сүрөт. Кандын группасын аныктоо схемасы.

Кандын көлөмү көп болгон учурда анда төмөнкү тажрыйбаларды жасаса болот:

1. Пробиркага 2–3 см³ ңавелкычыл аммонийдин 2% эритмесин куюп, ага иттин же башка жаныбардын 10 см³ канын куюп абдан жакшы аралаштырат. Мына ушунда кандагы кальцийдин түздарын ңавелкычыл натрийи чөктүрөт. Бир нече мүнөт күтүп кандын уюбай калгагына ишенсе болот.

2. Башка пробиркага 3-4 см³ канды куюп, ага 0,5 см³ хлорлуу кальцийдин 2% эритмеси куюлат, анан убакытты белгилеп коет. Бир нече мүнөт өткөндөн кийин кандын уюганына ынаса болот. Көрсө кандын уюшу кальцийдин түздары бар болсо жүрөт экен. Мына ушундан кортунду жасаса болот.

1.13. Кандын агуу узактыгынын мөөнөтүн аныктоо

Керектүү жабдыштар: узун кесилген фильтр кагазы, кан алуучу ийне же скарификатор, спирт, эфир, кебез, марля жана йод.

Кан алуучу ийне менен IV-манжанын терисин терен сайып (3 мм) кан чыкканды байкап коёт. Анан ар бир 30 секунд сайын кан тамчысынын дөмпөк бетине фильтр кагазын тийгизип турат.

Ошентип ар бир тийгизген сайын кагазда калган кандын тагы азайя берет. Акырында сайылган жерден кандын чыкканы токтойт. Мындаи байкоолор кагаз боёлбой калганга чейин жүргүзүлө берет. Ошентип аккан кандын узактыгы биринчи тамчы пайда болгондон тартып, кагаз боёлбой калганга чейин ченелет. Нормалдуу шарттарда ал мөөнөт 2–3 мүнөткө барабар, ал эми патология болсо көрсөткүчтөр башкача болот. Канга боёлгон фильтр кагазды иш дептерге чаптап коюш керек.

1.14. Эритроциттердин чөгүүсү жана анын ылдамдыгын аныктоо (Панченковдун методу менен)


Эритроциттердин чөгүүшү – бул эритроциттердин уюп калуусунан сактоодон кийинки өз алдынча чөгүүсүнүн ылдамдыгы. Кандын жүрүшүндө терс заряддалган эритроциттер бир-биринен алысташкандан алар жабышып калышпайт. Кан тамырлардан сырткары, мисалы, пробиркадагы кандагы эритроциттер салмагынын күчүнөн чөгүп башта-

шат, андан кийин алар топтошуп (*агломерация* деп аталат) салмактуу боло баштаганда чөгүүсү тез жүрөт. Эритроциттердин агломерациясы болгондо эритроциттердин чөгүүсүнүн тездешинен плазмадагы кээ бир белоктук компоненттердин (глобулиндер, фибриноген жана мукополисахариддер) кебөйүшү байкалат. Эритроциттердин чөгүүсүнүн тездештиги сезгенүү, жугуштуу ооруларда, тканардын чиришинде, шишиктерде, нефроздордо жана башка ооруларда байкалат. Кээ бир оорулардын башталышында (брюшной тиф, эпидемикалык гепатит) эритроциттердин чөгүүсүнүн ылдамдашынын жоктугу мүнөздүү же алардын өтө жай жүрүшү (жүрөк оорусу, эритремия) байкалат. Эритроциттердин чөгүүсү сезгенүү процесстердин активдуулугун көрсөткүчтерү менен параллелдүү жүрбөйт же дайыма эле өзгөрүлө бербейт, мисалы лейкоцитоз жана инфаркт миокарда, аппендицитте температура көтөрүлсө эритроциттердин чөгүүсүнүн ылдамдыгы (тездиги) ке-чирээк жүрөт. Эритроциттердин чөгүүсүнүн ылдам (тез) жүрүшү ден соолугу таза адамдарда болбойт.

Эритроциттердин чөгүүсү – бул кан уюбаган абалда эритроциттердин идиштин (мисалы, пробирканын) түбүнө чөгүп калусу. Мындай учурда кан эки катмарга бөлүнөт: үстүңкүсү (тунук) – бул кандын плазмасы, астыңкысы – томолоктошуп (агломерация) чөгүп калган эритроциттер. Мындай бөлүнүү организмдин абалына жана кандын курамынын өзгөрүүлүсүнө жараша ар кандай ылдамдыкта жүрөт.

Эритроциттердин чөгүү ылдамдыгы (ЭЧЫ) макро- жана микрометоддор менен аныкталынат. Мурдатан бери эле эң кенири тараалган Панченковдун микрометоду колдонулуп келе жатат (23-сүрөт). Бул метод жөнөкөйлөрдөн болуп саналат. Канды уюп калуудан сактоо иретинде ага лимок-кычкыл натрийдин эритмесин куят. Мындай методко ылайык кан манжанын учунан алынат, муна ушунусу менен ал женилирээк болот. Бул методдон башка Вастергрендин методу да колдонулат. Мында кан чыканактагы венадан алынат. Бул метод тактыкты көрсөтөт, бирок практикалык тарабынан ыңгайсыздыкты жаратат, себеби 1,6 мл канды шприц менен венадан алууга туура келет. Панченковдун методу менен алынганда нормада ЭЧЫ аялдар үчүн 4–14 мм, эркектерде – 4–10 мм ди түзөт.

Ошентип, эритроциттердин чөгүүсүнүн ылдамдыгы организмдин физиологиялык абалынын деңгээлин далилдеп же көрсөтүп турат. Тажрыйбалар менен тастыктаалгандай, дени сак адамдардын эритро-




23-сүрөт. Панченковдун аппараты. Жалпысынан көрүнүшү жана анын капиллярларын кооп чыгуу.

циттеринини чөгүүсү текши жүрөт, ал эми ар кандай ооруларга (туберкулез, пневмония ж.б.) дуушар болгондордуку максималдуу тез ётөт.

Жабдуулар: Панченковдун прибору, кебез, спирт, 5% лимондуу кычкыч натрийдин эритмеси, скарификатор, кебез, йод.

Эритроциттердин чөгүү ылдамдыгы (ЭЧЫ) накта кандын эки бөлүккө же катмарга ажырашынын көрсөткүчү болуп саналат. Куюлуп туруп калган кандын төмөнкү катмары чөгүп калган эритроциттерден, ал эми үстүнкүсү тунук плазмадан турат. Эритроциттердин чөгүсүү ар кандай болушу мүмкүн, ал организмдин абалына жана кандагы физикалык жана химиялык өзгөрүүлөргө жараша болот. Ар кандай ооруларда ЭЧЫ көтөрүлүп же төмөн түшүп кетиши байкалат. Практика жүзүндө ушул көрсөткүч (ЭЧЫ) көпчүлүк убакта Панченковдун микрометоду же ыкмасы менен аныкталат (23-сүрөт).

Панченковдун прибору жыгачтан жасалган штативден жана 4 айнек капиллярлык пипеткаларынан турат. Капиллярлык пипетканын диаметри 1 мм ге барабар, ал О-дөн (үстүнкү белгиси) 100 мм ге чейин чийилген (градуировкаланган). Мындан башка жаңы капиллярлык пипеткалар да болот. Алардын эки белгиси болот – К-деген белги (кан) нөлдүн денгээлинде жана Р-деген белги (реактив) – 50 мм деги бийиктике жатат.



24-сүрөт. ЭЧЫ-гын аныктоодо процедуралар ирети менен жасалат. Адегенде пипетка менен лимондуу кычкыл натрийдин 5% эритмесин алып айнекке күят, андан кийин ошол эле пипетка менен канды алып эритмем-н аралаштырат; О-деген белгисине чейин кандын аралашмасын алып, штативке тигинен орнотот. Сүрөттө кандын же эритроциттердин чөккөнү көрүнүп турат, ал 6 га барабар.

Төрт пипетканын бирөөсү менен бөтөлкөдөгү 5 % лимондуу кычкыл натрийди Р-деген белгиге чейин сордуруп алып, аны чункур айнекчеге күят. Манжаны скарификатор менен сайып канды чыгарат. Микропипетканы О – деген же К – белгисине чейин чыккан кан менен толтурат. Андан кийин ошол эле пипетка менен эки жолу жогорку белгиге чейин канды алат да, аны лимондуу кычкыл натрийге кошуп аралаштырат. Капиллярды жантайтып туруп, К– белгисине чейин аралашманы сордуруп алат да, кан агып кетпес учун анын жогорку учун манжа менен жаап турат. Ал эми экинчи учун Панченковдун штативиндеги резина шакекчелерине такап туруп пипетканы же капиллярды тикесинен бекитет. Ошол замат эле saatты белгилеп коёт. Штативде ал бир saat турush керек. Ушул убакыттын ичинде эритроциттер чөгө башташат, анан тунук плазмасын көрсөткүчү менен жазылат (24-сүрөт). Алынган маалыматтар мм менен көрсөтүлөт. Алар төмөнкүчө жазылат: 6–8 мм – чөгүүсү нормалдуу, 8–15 мм – анча-мынча тездетилген же болор-болбос ылдамдыкта, 15–30 мм – орточо ылдамдыкта, 30 ммден жана андан да жогору – өтө тез ылдамдыкта жүрүшү.

КАН АЙЛАНУУСУ

Кандын чоң жана кичи тегереги менен жылышын *кан айлануу же кан жүгүрүүсү* деп айтат. Кан, тамырлар аркылуу, айланып жылышы клеткаларга жана органдарга азық заттарды жана қычкылтекти алып келип, ал эми алардан иш аракеттеринин же керексиз заттарын (калдыктарын) сыртка чыгаруусун камсыз кылат.

Кандын чоң кан айлануу тегереги жүрөктүн сол карынчасынан чыккан аортанын догосу менен башталат. Ал жүрөктөн чыккандан кийин көптөгөн артериалдык кан тамырларга тарайт, алар өз алдынча өтө ичке келген көптөгөн капилляларга бөлүнөт.

Артериалдык капиллялар веноздук капилляларга өтүшөт, алар өз кезегинде ар кандай диаметрдеги веналарга чогулушуп аягында жүрөктүн он дүлөйчөсүнө келип түшүшкөн үстүнкү (алдыңкы) жана артыкы көндөй веналарын пайда кылышат. Кичи же өпкө кан айлануу тегереги он карынчадан өпкө артериясы менен чыгып төрт өпкө веналары менен сол дүлөйчөден бүтөт. Сол жана он карынчанын ар бир жыйрылуусунда алардан чыккан кан тамырларга кан бирдей көлөмдө чыгып турат. Жүрөктүн мезгил-мезгили менен жыйрылуусуна карабастан кан тамырлар менен кан бир бағытта тынымсыз ағып турат.

Кан тамырлар менен кандын мындаи тынымсыз ағып турушу артериалдык жана веноздук басымдардын айырмачылыгынан келип чыккан. Басымдын мындаи айырмачылыгы жүрөктүн иштеши жана бир катар кошумча факторлордун жардамы менен кармалып турат.

Жүрөктүн он дүлөйчөсүнө кандын келип турушуна көмөк берүүчүлөргө көкүрөк клетканын соруучу жөндөмдүүлүгүн, вена тамырлардагы каппакчаларды жана скелет булчундардын жыйрылуусун кошумча факторлор катары киргизсе болот.


Жаныбарлардын кан айлануу системасы бирдей эмес. Ал алардын систематикалык абалына, жүрөгүнүн түзүлүшүнө, экологиялык шарттарына жараша болот. Кургакка чыккан омурткалуулардың дайыма эки кан айлануу тегереги болот, бирок жүрөктөрүнүн түзүлүшү жана андан чыккан кан тамырлардын саны бирдей эмес. Жерде-сууда жашоочулардын жүрөгү үч камералуу, беш бөлүктөн турат жана андан

үч жуп кан тамырлар чыгат. Алардын кичине кан айлануу тегереги сөзсүз өпкөдөн башка териси менен да байланыштуу. Накта кургакка чыккан сойлоп жүрүүчүлөрдүн жүрөгү үч камералуу болгону менен анын карынчасында толук эмес тосмо пайда болот, бирок амфибиялардан айырмаланып жүрөгүнөн үч кан тамырлар (жалпы өпкө артериясы жана аортаны эки догосу – веноздук канды алып жүрүүчү сол жана артериалдык канды алып жүрүүчү он догосу). Жылуу кандуулардын (канаттуулар менен сүт эмүүчүлөр) жүрөгүнүн түзүлүшү жана андан чыккан кан тамырлары толугу менен өзгөрүлөт. Эки класстын өкүлдөрүнүн жүрөгү төрт камералуу жана ал толугу менен экиге – он веноздук жана солу артериалдык жартысы деп бөлүнөт. Ушундан веноздук каны артериалдык кан менен аралашпастан толук бөлүнөт. Эки класста төң жүрөктөн эки кан тамыр чыгат – өпкө артериясы жана аортанын догосу, бирок догонун кетишинен айырмачылык бар. Канаттуулардын жүрөгүнөн аортанын он догосу чыкса, сүт эмүүчүлөрдө – аортанын сол догосу сакталып калган.

Баса айта турган нерсе, сойлоп жүрүүчүлөрдүкүндөй эле канаттуулардын түйүлдүгүндө аортанын эки догосу (солу да, ону да) төң өрчүй баштайт, бирок түйүлдүктүн өрчүү процессинде аортанын сол догосу жоголуп кетет. Жүрөктүн сол карынчасынан башталган он аорта он жакка бурулат (ошондуктан он аорта деп аталацып калган) жана артына буруулуп ири кан тамырга – *арка же жон аортага* етөт. Андан бүткүл денеге артериялар таралат. Канаттуулардын зат алмашуусу етө тез жүргөндүктөн кан айлануусу тез жүрөт да, жүрөктүн тез иштешин камсыз кылат. Алсак, майдараак күштардын жүрөгү мүнөтүнө миң жолу кагат (адамдыкы 60–80 жолу). Канаттуулардын эритроциттерин карасак алардын ядросу болот.


2.1. Жүрөктүн көлөмү, түзүлүшү жана абалы

Чоң кишинин жүрөгү ичинен төрт көндөйчөгө (он жана сол дүлөйчө, он жана сол карынча) бөлүнгөн булчундуу кап сымалдуу орган. Сыртынан дүлөйчөлөр карынчалардан ичкергени менен аныкталынат жана жүрөктү толугу менен курчайт, ал болсо ийилген кобул деп аталаат. Карынчалар сыртынан бир-биринен алдыңкы жана арткы же төмөнкү узунунан кеткен карынчалар аралык кобул менен бөлүнгөнсүп турат. Ар бир дүлөйчөнүн алдыңкы-үстүнкү бөлүгү анча терен эмес, жылга



26-сүрөт. Жүрөктүн артынан көрүнүшү: 1- аортасы, 2-сол акырек астынкы артериясы, 3-жалпы сол уйку артериясы, 4-ийнгө жана башка кетүүчү тамыры, 5-аортанын догосу, 6-алдынкы (жогорку) көндөй венасы, 7-оң өпкө артериясы, 8-оң өпкө артериялары, 9- оң дүлөйчесү, 10- арткы көндөй венасы, 11-ийилчек кобулу, 12- он карынчасы, 13- арткы карынча аралык кобулу, 14-жүрөктүн учу, 15-сол карынчасы, 16- сол дүлөйчесү, 17- сол өпкө веналары, 18- сол өпкө артериясы.

25-сүрөт. Жүрөктүн алдынан көрүнүшү: 1-ийнгө жана башка кетүүчү тамыры, 2-жалпы сол уйку артериясы, 3-сол акырек астынкы артериясы, 4- аортанын догосу, 5- он өпкө артериясы, 6-өпкө түркүгү, 7-сол кулакчасы, 8-аортанын төмөн карай кетүүчү бөлүгү, 9-кекүрөк-кабырга бети, 10-алдынкы карынча аралык кобулу, 11-сол карынчасы, 12-жүрөктүн учу, 13-он карынчасы, 14-ийилчек кобулу, 15-он кулакчасы, 16- аортанын чыгуу бөлүгү, 17- алдынкы (жогорку) көндөй венасы, 18-перикарддын эпикардка етүшү.



менен бөлүнүп турат, сыртынан ал иттин кулагына окшош болгондуктан – жүрөк кулакчасы деп аталат. Адамдын жүрөгү үч аяңтчадан же бетинен турат, алар төшкө жана кабыргаларга карап туруучу алдыңкы бети, бул төш-кабыргалуу бети болот; көкүрөк-курсак тосмосуна караған астыңкы же диафрагмалдык бетинен жана жүрөктүн анатомиялык түбүн түзүүчү арткы бети болуп бөлүнөт. Жүрөктүн эң астыңкы учтуу учун анын төбөсү же чокусу деп айтылат (25, 26-сүрөт).

Жүрөктүн өлчөмү жаныбардын денесинин көлемүнө жараша болот, ал эми ар кандай жаныбарлардык болсо алардын зат алмашуусунун интенсивдүүлүгүнө жараша болот. Омурткалуу жаныбарлардын арасынан канаттууларда жүрөктүн салыштырмалуу көлемү чоң болот. Анча чоң эмес жаныбарлардын жана алардын балдарынын жүрөгү да чоң келет. Адамдын жүрөгүнүн тууrasы 12–15 см, узуну – 14–16 см. Бардык омурткалуу жаныбарлардын жүрөгү денесинин вентралдык тарабында жатат.

Жүрөктүн формасы жана анын көкүрөк көндөйүнде же көөдөнүн-дөгү абалы дем алууга жана көкүрөк клеткасынын жалпы тибине жараша болот. Жүрөктүн он дүлөйчесүнө көндөй веналардын экөө тен келип, ошондой эле жүрөктүн өзүнүн керегесинен кеткен кан жүрөктөгө ийилген веналары менен веноздук пазухасына келип андан дүлөйчөгө түшөт. Түйүлдүктө болсо ошол кан тамырлар веноздук пазухага келет, ал эми чоң кишилерде дүлөйчөнүн ошол эле бөлүгүнө келип түшөт.



27-сүрөт. Жүрөктүн жалпы көрүнүшү (А) жана кесилишинен ички түзүлүшү (Б).

Он дүлөйчөнүн керегесинин ички бети жылмакай, анда даана эки бүктөмөлөр жатат – бирөөсү арткы көндөй венасынын келип түшкөн жеринде (Евстахийдин бүктөмөсү) жана экинчиси – венечный синус-түшкөн жеринде (Тебезия бүктөмөсү) болот. Дүлөйчөлөрдүн орто-сундагы тосмодо сүйрү чункур жатат. Түйүлдүк кезинде он дүлөйчөдөн солуна канды өткөрүүчү тешик жатат.

Сол дүлөйчөгө ар бир тараалттан экиден өпкө веналары келип түштөт. Жүрөктүн карынчалары калың булчундан түзүлүп канды артериалдык тамырларга түртүп турушат (27, 28-сүрөт). Он карынча анча күчтүү

эмес басым менен канды өпкө көгө жөнөтөт. Мына ошондуктан он дүлөйчөнүн булчундуу керегеси солуна караганда салыштырмалуу жукараак келет. Он карынчага кандын агымы уч капкактуу клапаны бар, он атриовентрикулярдык тешик аркылуу кирет. Бул клапандар карынчанын булчунуна бекиген тарамыштуу жипчелер менен байланыштуу. Ошол булчундар тарамыштуу жипчелер менен бирге клапандарды кармап турушат жана карынчанын жыйрылуусунда (систола) алардын артка дүлөйчөгө аңтартылып кетүүсүнөн сактайды.

Сол карынча сол дүлөйчө менен эки капкактуу же митралдык клапан менен жабдылган, сол атриовентрикулярдык тешик аркылуу байланышат (28-сүрөт). Анын эки капкагы – вентралдык жана дорзалдык. Биринчиси эң жакшы өрчүгөн жана жүрөктүн эң күчтүү тосмосу болуп саналат. Сол ка-



28-сүрөт. Жүрөктүн түзүлүшүнүн схемасы, узунунан (фронталдык) кесилиши: 1- аорта, 2- сол өпкө артериясы, 3-сол дүлөйчөсү, 4-сол өпкө веналары, 5- сол дүлөйчө-карынча тешиги, 6- сол карынчасы, 7- аортанын капкагы, 8-он карынчасы, 9-өпкө сөнгөгүнүн клапаны, 10-астыңын көндөй венасы, 11-он дүлөйчө-карынча тешиги, 12-он дүлөйчөсү, 13-он өпкө веналары, 14-алдыңын көндөй венасы, 15-он өпкө артериясы. Жебе менен кандын жылышы көрсөтүлгөн.

рынчаның булчундуу тосмолору жукараак жана илмекчелери аз. Аортага кире бериш жердеги чөнтөк сымал үч клапандары өпкө артериялардықына караганда күчтүүрөөк келет.

Сүрөттөрдө (25-27, 29) көрүнүп тургандай адамдын жана башка жаныбарлардын (сүт эмүүчүлөр) жүрөгүнөн сол аортасы чыгат. Адамда аортанын догосу бакалоордун IV сол артериясынан келип чыккан. Сыртынан булдого койчунун таягына окшошуп кетет. Жүрөктөн дого сыйкутуу чыгып ал экиге – көкүрек жана курсак аортасына бөлүнёт. Алар болсо дененин бардык жерине бутактанып, тарап тканадарды кан менен камсыз кылышат. Көкүрек бөлүгүнөн аорта курсак бөлүгүнө диафрагмадагы тешик аркылуу ётёт.

Дененин алдыңкы бөлүгүн карай үч ири кан тамырлар – сол жана он акырек астынкы артериялар, жалпы уйку артериясы жана ийинге кетүүчү артериялары аортанын догосунан чыгат (28-сүрөт). Жалпы уйку артериясы догодон чыгары менен эле эки жакка бөлүнёт – алар сол жана он уйку артериялары. Бул эки уйку артериялар өз алдынча дагы ички жана сырткы уйку артериялар деп бөлүнүштөт.

Жогоруда айтылгандай артериялар майда жана ичке капиллярларга тарап, алар болсо тканадарга кычкылтек менен азык заттарды жеткиришет, мына ошол жерден, б.а. капиллярлардын торлорунда алмашуулар жүргөндөн кийин, кайрадан алар чогулуп веналарды пайда кылышат. Ошентип жүрөктүү көздөй кан эки ири веналар менен келип түштөт, алар дененин алдыңкы бөлүгүнөн келген он жана сол көндөй веналары, ал эми арткы бөлүгүнөн – арткы көндөй веналары канды жүрөккө күят. Ошентип жүрөктүн он тарабы толугу менен веноздук, ал эми сол тарабы – артериалдык канга толот. Жогоруда көрсөткөндөй дүлөйчөлөр менен карынчалар бир-бири менен капкакчалар аркылуу байланышат (27-сүрөт).

2.2. Жүрөктүн керегесинин түзүлүшү

Жүрөктүн керегеси үч катмардан турат: алар – сырткы же эпикард, ортонкы – миокард жана ичкиси – эндокард.

Эпикард жүрөк капчасынын висцералдык жалбыракчасы (желекчеси) болуп саналат. Анда негизи жүрөктүн майлары топтолгон жана аларды курчаган кан тамырлары жайгашкан. Жүрөктүн керегесинин негизги бөлүгүн миокард түзөт, башкача айтканда булчундуу катмары.

Жүрөктүн булчун талчалары булчун комплекстерине топтолушкан. Алар болсо жүрөктүн кызматын аткаруучу булчундар болуп саналат. Булардан башка жүрөктүн бир жеринен экинчисине дүүлүгүнү өткөрүүчү булчундар да болот.

Жүрөктүн булчуну жылчыктуу илмекчелерден турган татаал торчону пайда кылат. Ал булчун таргыл булчундардын катарына кирип, клеткалуу ядролору бар *синцитийди* пайда кылат. Карынчалардын көрөгеси негизги үч булчун катмарынан турат, алар- сырткы узунунан жаткан, ортонку шакектүү жана ички туурасынан кеткен булчундар. Мына ушундай түзүлүштөн жүрөктүн иштеши кысычуу жана соруучу насос сыйктуу болуп иштейт.

Организмдин тынч абалында жүрөк мүнөтүне 5 литр ге жакын канды айлантып (жүгүртүп) чыгат: жумуш жасаганда бул көрсөткүч 5-6 эсэ жогорлайт.


Жүрөк ичинен эндотелий менен капиталган, ал болсо кан тамырлардын эндотелиясынын уландысы болуп саналат. Эндотелий солкулдак талчалар менен жабдылган жана жылма булчун клеткаларынан турат. Карынча менен дүлөйчөнүн ортосундагы тешиктиң жана жүрөктөн чыккан артериянын жанында эндокарт бүктөмөлөрдү пайда кылат, алар атриовентрикулярдык жана жарым айча клапандардын негизги бөлүгүн түзүшөт.

2.3. Жүрөк кабы же перикарды

Бул кап же баштыкча сырткы париеталдык жана ички висцералдык жалбыракчадан турган сероздук капча болуп саналат. Висцералдык желекчеси жүрөктүн сырткы бетине тыгыз жабышкан, ошондуктан «эпикард» деп аталат. Ошол перикард чыгарып турган сероздук суюктугу жүрөктүн сүрүлүшүн төмөндөтөт. Ал перикард жүрөктү толугу менен капитайт жана оной эле сыйрылат, ал канаттуунун мисалында көрсөтүлгөн (29-сүрөт).

Эгерде баканын жүрөгүн денесинен кесип алып таштаса, ал сокконун токтотпойт. Себеби андагы жыйрылуулар өзгөчө түйүндөр менен жөнгө салынат, алар болсо жүрөк тешиктерин кысуучу булчундарды жөнгө салуучу нервдердин калдыгы катары эсептелинет. Мындай бир түйүн веноздук синус менен дүлөйчөнүн чегинде (ортосунда), экин-

29-сүрөт. Канаттуунун (индүктүн) жүрөгүнүн жалпысынан (солдо) жана кесилишинен көрүнүшү. Жүрөктүн сыйрылган кабы же перикарды жакшы көрүнүп турат.



чиси – дүлэйчө менен карынчанын ортосунда жайгашкан. Биринчи түйүнү дүүлүктүргүч катары таасир этет, ал болсо веноздук синусу дүлэйчөгө өткөн жеринде тилке ткань сымал жайгашат. Төмөнкү түзүлүштөгү омурткалууларда ал жүрөк кулакчасынын курамына киред. Бир сутка аралығында ошол түйүн 100000 ге жакын дүүлүгүүлөрдү чакырат (аны ачкан анатомдун атынан Кис-Флактын түйүнү деп аташат).


Мындан да күчтүү атриовентрикулярдык өткөрүүчү тутамча оң дүлэйчөдөгү түйүндөн (Ашоф-Тавардын) жана эки карынчанын бетинен кеткен салаңдаган бутчалардан турат. Ошол түйүн, сөңгөк жана бутчалардын башталышы ичке талчаларынан түзүлгөн, кийин алар жазы талчалуу тканы менен алмашышат. Дүлэйчөнүн булчундарынын катышуусу менен синустун түйүнүндө пайда болгон дүүлүгүүлөр атриовентрикулярдык түйүнүнө берилет.

Жүрөктүн булчуну бирдей иштебейт. Анын жыйрылуусунун темпи менен күчү ар кандай шарттарга көз каранды. Мисалы, сөөктүү балыктын жүрөгү нормалдуу учурда мүнөтүнө 100 жолу, ал эми кышында – болгону мүнөтүнө 2-3 жолу гана жыйылат.

Адамдын организминде миндерген майда артериялар (артериолдор) жайгашкан, алардын ар бири нерв системасы менен жөнгө салынып жана көзөмөлгө алынып турат. Бейрөк үстүнкү бездин гормоны канга түшүп кан тамырлардын булчунуна таасирин тийгизип кандын жылышин өзгөртөт.

2.4. Кан жүгүрүүнүн тегеректери

Эволюциянын татаал жүрүшүндө адамга жана бардык сүт эмүүчүлөргө мүнөздүү болгон кан жүгүрүүнүн системасы толугу менен изилдөлгөн. Төмөнкү схеманын жардамы менен кандын айланып жүрүшүн билсе болот (30-сүрөт).



30-сүрөт. Кан айланусунун чоң жана кичине тегереги (схема). Кызыл боёк менен артериалдык кан, көк менен – венозук кан көрсөтүлгөн. Лимфатикалык системасы болсо жашыл түске боёлгон.

Схемада көрсөтүлгөндөй кан туюк түткүк системанын ичинде жүрүп турат. Мына ошол канды тынымыз жүгүртүп турган орган – жүрөк болуп саналат. Жүрөк канды артериялар менен органдарга жана тканбарда жиберип, ал эми артериялар болсо ез алдынча майдаланып артериолдорго жана капиллялардага бөлүнүп кетет. Капиллялардын керегеси өтө жука болгондуктан, ал аркылуу кан менен тканбардын ортосунда зат алмашуу процесси жүрүп турат. Капиллялар болсо бара-бара биригип жүрөккө канды алып баруучу веналарды пайда кылышат. Веналар

канды жүрөккө алып келүүсү менен кан жүгүртүү тегерегин пайда кылат. Капиллялар менен жылып жаткан кандын курамы өзгөрүлөт, себеби ал тканбарда жана органдарда кычкылтектек менен азык заттарды берип, алардан көмүр кычкыл газын жана клеткалык зат алмашуусунун продуктуларын кабыл алат. Албетте мындай кан дем алууга жана азыктанууга катыша албай калып, ал артериалдык кандан веноздук канга айланат. Жүрөк болсо веноздук канды өпкөгө жиберет да, ал жерден кан көмүр кычкыл газынан бошонуп, кычкылтексе байып, кайрадан артериалдык канга өтөт. Мындай кан өпкөдөн жүрөккө барып, андан кан тканбарда барат, ошентип кайрадан кайталана берет. Өпкө аркылуу өткөн кандын жүрүшүн кичине кан айлануу тегереги деп аташат, ал эми тканбар аркылуу басып өткөн жолду – чоң кан айлануу тегереги деп аталаат. Кан айланусунун эки тегереги жүрөктөн кошуулушат, ал жерде артериалдык канды чоң айлануу тегерегине, веноздук канды – кичине

тегерегине бөлүштүрөт. Негизги жүрөк мотор сыйктуу эле иштебестен, кандын жылышын же жүгүрүүсүн башкарып туруучу аппараттын да ролун аткарат. Мындай кан айлануу сүт эмүүчүлөр менен канаттууларда гана болот, себеби алардын жүрөгү толугу менен он (веноздук) жана сол (артериялдык) деп бөлүнөт. Албетте мындай өзгөчөлүктөрдү түшүнүүгө Гарвейдин (1628) жана капиллярдык кан айлануусун ачкан Мальпигийдин (1661) эмгектери чоң түрткү берген.

2.5. Кан тамырлардын түзүлүшү

Кан тамырлар негизинен эки кызматты аткарышат: ал кычкылтекти жана азык заттарды ткандарга алып келип жана түздөн-түз аларды камсыз қылуу. Кан системасы ар кандай типтеги кан тамырлардан түзүлгөн: канды транспортточу жоон arterиялар менен веналардан жана газ менен суюктуктардын алмашуулары жүрүп жаткан жука керегелүү капиллярлардан. Бул жерде белгилеп кете турган нерсе капиллярларда кандын жүрүшүүсүнүн ылдамдыгы эң төмөн. Артериялар менен веналар боюнча жүргөн кан өзүнүн курамын өзгөрбөйт, ал эми капиллярларда болсо ал көп өзгөрүүлөргө дуушар болот. Ал жерлерде артериалдык кан веноздук канга алмашат, ал эми өпкөнүн капиллярларында тескерисинче өзгөрүлөт.

Бир-бирине тыгыз жайланнышкан бир катмарлуу жалпак клеткалардан турган эндотелиалдык тканы ар кандай тамырлардын керегесинин негизин түзөт. Эндотелийди тамырлардын алгачкы кабыгы деп санаса болот, себеби түйүлдүктүн тамырлары адегенде ошондон гана түзүлгөн, ал эми калган катмарлары кийинчөрээк кошулушат ошондуктан аларды кошумчалуулар деп атаса болот. Буларга булчун жана тутамдыргыч ткандуу катмары кирет. Алардын азыктануусу сырттан өтөт, ошондуктан тамырлардын эндотелиалдык кабыгы менен алардын башка кабыктарынын ортосунда бир топ айырмачылык болгонун далилдеп турат.

Артериялар менен веналардын ортосундагы чоң айырмачылык жатат. Артериялардын керегеси калың, бекем, жогорку ийилчекке жөндөмдүү, беттери жабышпайт. Веналардын керегеси жука, кандан

бошогондо алардын керегелери оной эле бошоп кетет. Артериялар боюнча кан тез ылдамдыкта жана жогорку басымда жүрүп турат, ал эми алар капиллярларга өткөндө басымы кескин түшүп кетет. Бирок буларга карабастан эки кан тамырлардын керегелерин түзүлүшү бирдей болуп кетет. Эки кан тамырлардын керегеси уч катмардан турат. Ички катмарын эндотелий түзөт, ал тутамдаштыргыч ткандуу ички катмары менен байланышта. Андан сырткары шакек сымал жайгашкан жылмакай булчун талчаларынан турган ортонку же булчундуу катмары жатат. Ички жана ортонку катмарлардын чегинде даана көрүнүүчү солкулдак талчаларынан турган катмар болот. Тамырдын сырты сырткы чөл же «адвентиция» деп аталган чөл кабыгы менен капиталган.

Артериялардын керегесин солкулдақтуу элементтери менен ортонку кабыгы же чели негизин түзөт, ал эми ички жана адвентиция катмарлары салыштырмалуу жука келишет. Веналардын керегеси тутамдаштыргыч тканынан турат. Жүрөктөн алыстаган сайын артериялар ичке тамырларга артериолаларга бутактана башташат, алар капиллярлардын торчосуна жеткенде артериялдык капиллярларына өтүшөт.

Бир катмарлуу эндотелиалдык клеткаларынан түзүлгөн артериялдык капиллярлары «веноздук капиллярларга» өтүшөт, алар болсо баары биригип веноздук ири тамырларды пайда кылышат. Веналардын керегеси артериялардыктина караганда бир топ эле жука келет. Ал негизинен булчундуу катмардын же челинин калыңдыгынын жукарылышина солкулдак элементтердин санынын азайышынын эсебинен жүрүп турат. Гарвейдин кан айлануусун ачылышынын чечүүчү ролун аткарған ири веналардын мыкты бир өзгөчөлүктөрүнөн алардагы жарым ай сымал «веноздук клапандарын» болушун баса көрсөтсө болот. Клапаны жайгашкан веналарда дөмпөктуү жерлерин байкаса болот. Тешиги жүрөктү карай багытталган жарым ай клапаны ички чөл кабыгынын бүктөмөсүнөн жана ага жакын жайгашкан ортонку челинен пайда болот. Ошол клапандар жүрөккө карай кетүүчү канды бош эле кой бери турушат, бирок кандын кайрадан артты көздөй кетүүсүнө жол бербейт (35–36-сүрөт). Ушундай клапандар бардык эле веналарда боло бербейт. Мээнин жана анын чөл кабыгынын, сөөктөрдүн веналарында, ошондой эле ички органдардын веналарынын көпчүлүк


бөлүгүндө клапандар болбойт. Ошентип веналардын клапандары бир бағытты көздөй – жүрөкке карай гана ачылышат.

Буттардын веналарында ошол клапандар көбүрөөк болот. Айта кете турган нерсе түйүлдүк кезде клапандар чоң организмге караганда бир топ көп болот, анан кийин алардын саны азайт.

Кан тамыр системасынын курамына тұтқұсымал тамырлардан башка канды күймұлға келтириүүчү – жүрөк кирет. Ошентип кан тамыр системасы жүрөктөн, канды алып жүрүүчү артериялар менен веналардан, кычкылтек менен азық заттар алмашуучу – капиллярлардан жана лимфатикалық системадан турат.


Жогору көрсөткөндөй *жүрөк* – бул насос сияктуу иштечүү булчундуу орган. Анын негизги функциясы – капиллярларга канды жиберип туруу же аларды кан менен тынымсыз камсыз кылуу.

Капиллярлар – бул керегелеринин бети арқылуу тамырлар менен келген кандагы кычкылтек жана азық заттарды кабыл алуучу көп сандаган майда жана өтө ичке келген тұтқычелөр (31-сүрөт). Канга кайрадан ткандан көмүр кычкыл газы менен зат алмашууну продуктусу кирип турат.





31-сүрөт. Кан тамырлардын өлчөмдерүү

Артериялар – бул жүрөктөн капиллярларга карай кетүүчү тұтқытөр же кан тамырлар. *Веналар* – кан капиллярлардан чогулуп жүрөкке карай келүүчү кан тамырлары. Адамдын кан айлануу системасы (чиң жана кичине кан айлануу тегереги) сүрөттө көрсөтүлгөн.




32-сүрөт. Кан тамырлардың түзүлүшү жана өлчөмдерүү (схема түрүндө).



33-сүрөт. Артериянын булчундуу типтеги керегесинин түзүлүшү (схема түрүндө берилген).

34-сүрөт. Венанын булчундуу типтеги керегесинин түзүлүшү (схема түрүндө берилген).



35-сүрөт. Веноздук клапандары. Вена узунунан кесилген жана ачылып көрсөтүлгөн.



36-сүрөт. Веноздук клапандардын иштөө принциби көрсөтүлгөн. Жебелер менен кандын жүрүшүнүн бағыты көрсөтүлгөн. Клапандар кандын карши жүрүшүнө туруштук бере алышат.

Сүрөттө көрүнүп турғандай артериянын булчундуу типтеги керегесинин түзүлүшү татаал (33-сүрөт). Анын ички бетин эндотелий түзөт. Ортоңку катмарын эластикалык жана коллагендик талчалар, ал эми сырткы чөл кабыгында кан тамырлар жайгашкан. Ошентип артериалдык кан тамырлардын керегеси калын, бекем жана солкулдак келет, анткени ал көрүнүп турғандай, эластикалык (choylchak) талчаларынан турат.

Венаны артерия менен салыштырса, сүрөттөрдө көрүнүп турғандай вена кан тамыры диаметри боюнча ичке жана анын керегеси жукараак келет, бирок кан жүрүүчү ички көндөйү жазы болот. Анын ичи менен кан жүрбөй калса анын керегеси бошоп кан тамыр жумшак болуп калат (34-сүрөт).

2.6. Капиллярлардагы кан айланууга байкоо жүргүзүү

Ар кандай ықмаларды колдонуп кандын кан тамырлар менен жылышына байкоо жүргүзсө болот. Аны үчүн микроскоптун астына жаңы союлган баканын тилин, бутундагы жука сүзгүч жаргакчасын көрсө болот.

Керектүү каражаттар: микроскоп, Рингердин эритмеси, эфир, инструменттер, жип, предметтик айнектер, препаровалдык ийне, төөнөгүчтөр.

Карала турган объект – көл бакасы.

Кан айланууну баканын сүзгүч жаргакчасынан, тилиндеги кан тамырларынан байкаса болот (37-сүрөт). Сүзгүч жаргакчасы бардык эле



37-сүрөт. Баканын ар кандай органдарындагы майда кан тамырлар: А – тилиндеги тамырлар; Б – баканын тилиндеги капиллярларынын микроскоптун көрүнүшү; В – баканын тили, чычыркайы жана сүзгүч жаргакчасы; Г – баканын керилген тили жана андагы кандын жылышынын көрүнүшү.

бакаларда боло бербейт. Ал суу бакаларда өрчүгөн, ошондуктан таж-рыйбаларга ал бакалар гана жарайт. Баканын арткы бутунун сүзгүч жаргакчасын (II жана III-манжаларынын ортосу) күн мурун даярдалган ортосу кесилген картонго төөнөгүч менен керип коет. Кан токтобош учун өтө чойбош керек. Анан микроскоптун астына кооп көрет. Туура керилген жаргакчада кан тамырлар менен кандын жылыши жакши даана көрүнөт. Жаргакчасы кургал кетпеш учун аны сууга малынган кебез менен нымдап туруш керек. Микроскоптон артериолдорду, вена-ларды, капиллярларды таап андагы кандын жүрүүсүн жана анын ыл-дамдыгын байкайт. Капиллярлар менен кандын кызыл денечелеринин (бүртүкчөлөрүнүн) жылуусуна өзгөчө көнүл буруу керек. Майда арте-риалдардын бутактануу жерлеринде кандын кызыл бүртүкчөлөрдүн формасынын убактылуу өзгөртүүсүн байкайт.

Көрүп бүткөндөн кийин дептерге баарынын сүрөттөрүн тартуу керек.

Баканын өпкөсүндөгү кандын жылышина байкоо жүргүзүү.

Өпкөнү жарбай туруп түбүн байлап анан эки айнектин ортосуна кооп капиллярлардагы кандын жылышины, капиллярлардагы эритро-циттердин формаларынын өзгөрүшүн байкаса болот.

Кыймылсыз болгон баканын пинцеттин жардамы менен тилин оозу-нан чыгарат. Андан кийин денесин басып үн жылчыкчасын таап, ага груша менен байланышкан айнек түтүкчөсүн салып, жип менен бекитет. Баканын көкүрөгүн ачып ошол эле груша менен үй-лөтүп өпкөнү сыртка чыгарат. Груша менен айнек түтүкчөсүн сууруп таштап, көөп чыккан өпкөнү аба чыкпаш учун жип менен байлап, анан эки айнектин (асты – предметтик айнек же айнек эбелекчеси, усту – жабуучу айнек) ортосуна салып микроскоп менен көрүүгө киришет. Бул би-



38-сүрөт. Наркоз бергенден кийин баканын өпкөсүнүн көрүнүшү.

ринчи ыкмасы. Экинчиси – бакага наркоз бергенде, анын өпкөсү тар сайып көөп чыгат (38-сүрөт). Мына ушунда аны жогору көрсөткөндөй жип менен байлап анан айнекке кооп микроскопко алып барат. Байкоо жүргүзүүдө өпкөдөгү капиллярлардын жыштыгына, кандын жылышына жана капиллярлар аркылуу өтүүчү эритроциттердин формасынын өзгөрүүлүсүнө көнүл бурулат.

Баканын чычыркайындагы кан айлануусуна байкоо жүргүзүү.

Ошол эле, баканы чалкасынан жаткызып, ичин жарып ичегелерин чыгарат. Белгилүү болгондой, ичегилер чычыркай менен кармалат. Чычыркайды Рингер эритмесине малып, анан картон (катуу) кагаздын тешигине керет. Жакшы керилген чычыркайда көптөгөн кан тамырлар жакшы көрүнөт. Бул жерде дагы артериолдорду, веналарды, капиллярларды жана алардагы кандын жылуусун байкаса болот (37-сүрөт, В). Албетте ар кандай кан тамырларда кандын жылышынын ылдамдыгы ар башка. Мисалы, артериолдордо веналарга караганда эритроциттердин жылып жүрүшү тез болот. Кандын веналардын керегеси менен жылышы болбойт. Чычыркайда сүзгүч тарсылдакка караганда капиллярлардын саны аз; аларда кызыл кан денечелеринин же бүртүкчөлөрүнүн жылышы жайыраак жүрөт.

Баканын тилиндеги кан айлануусуна байкоо жүргүзүү.

Баканын тилин чоюп, картондун же пеноплендин тешигине керет. Жогорку органдарга тажрыйбаларды жүргүзгөндөй эле керилген тилди физиологиялык эритмеси менен нымдап микроскоптун астынан көрө баштайт. Анда ири кан тамырлар көрүнөт (37-сүрөт, А, Г).

Ошентип тажрыйбалар жасалып бүткөндөн кийин бардыгын дептерге тартып алып, анан жалпы корутунду чыгарылат.

2.7. Коротковдун методу менен адамдын кан басымын ченөө.

Артериалдык согууну аныктоо

Артериялдарда кан дайыма басымдын астында жүрүп турат. Физиологиялык нормадагы шарттарда адамдын артериялдык кан басымы анча өзгөрүлбөйт, ал эми ооруда ал көрсөткүч жогору же төмөн болушу мүмкүн.

Артериалдык басымды ченеш үчүн бир нече методдор бар. Алар сfigmоманометриянын аускультивидик, пальпатордук жана осцил-

лографикалық методдору. *Аускультативдик методу* менен (Коротковдун методу да деп айтылат) систоликалық жана диастоликалық артериалдық басымды чөнөөгө болот. *Пальпатордук методду* колдонгондо аппараттың манжеткасындагы абаны кичинеден чыгаруусу менен билек артериясындагы биринчи согуусун манжанын учу менен аныктап манометрдеги көрсөткүч эске алынат. Ал көрсөткүч систоликалық артериалдық басымга дал келет. Артериалдық басымды жазып туруучу аппарат менен байланышкан сфигмоманометрдин жардамы менен графикалық жол менен аныктаса болот, ал **осциллографикалық** метод деп айтылат.

Артериалдық кан басымын ченеш үчүн азыркы учурда түз жана кыйыр методдору колдонулат. Коротковдун кыйыр методу – 1905-жылы орус хирургу Н.С. Коротков тарабынан иштелип чыккан. Ал артериалдық басымды эң жөнөкөй прибордун жардамы менен чөнөөгө мүмкүнчүлүк берет. Коротковдун методу артерияны толугу менен кысып туруп андагы кандын жүрүшүн токтотуунун эсебинен келип чыккан басымды чөнөөгө негизделген.

Мына ошого байланыштуу адамдын кан басымын аныктоо кызыктырууну жаратат. Адамдын кан басымын чөнөөде эң көнүр тараалган Коротковдун жана Рива-Роччинин методдору колдонулат.

Артериалдық басымдын эки көрсөткүч болот:

1. систоликалық (жогорку) артериалдық басымы (САБ) – бул болсо жүрөктүн максималдық жыйрылуусундагы кандын басымынын деңгээли. Ал жүрөктүн сол карынчанын миокардасынын абалын көрсөтөт жана ал 100–120 мм сымап мамычасына(с/м) барабар.

2. диастоликалық (төмөнкү) артериалдық басымы (ДАБ) – бул жүрөктүн максималдық шалдырашындагы кан басымынын деңгээли, ал артериялардын керегесинин тонусун мүнөздөйт жана 50–80 мм сымап мамычасына (с/м) барабар.

Систоликалық жана диастоликалық басымдардын ортосундагы айырмачылыкты *согуунун басымы* деп аташат (СБ). Ал болсо систоликалық басымы диастоликалыктан канчалык ашып кеткенин көрсөтөт. Нормада согуунун басымы 35–55 мм с/м барабар. Мына ушул убакта гана сол карынчанын систоласы болгондо жүрөктөгү капкакча толугу менен ачылып, кан чоң кан айлануу тегерегине кошулат. Эгерде систоликалық басымы диастоликалық басымына тенелип калса анда кандын жылышына мүмкүнчүлүк болбой калып өлүмгө алып келет. Ар бир

10 мм с/м басым көтөрүлө берсе анда жүрөк-кан тамырлар оорусунун 30 % күчөп кетишине алып келет.

Кан басымынын деңгээли негизинен үч факторлорго көз каранды:

- жүрөктүн жыйрылуусунун жыштыгына жана күчүнө;
- перифериялык туруштуқ берүүсүнүн деңгээлине, башкача айтканда кан тамырлардын, негизинен артериолдор менен венулардын керегесинин тонусуна;

- циркуляцияга (кан тамырларда кандын айланып турушу) кириүүчү кандын көлөмүнө.

Кан басымынын деңгээли куракка жараша өзгөрүлөт. Чоң кишилерге караганда жаш балдардын кан басымы төмөн, себеби алардын кан тамырларынын керегеси чоюлчак келет.

Жогоруда көрсөтүлгөн методдордун жардамы менен негизинен ийин артериясындагы кандын максималдык (систоликалык) жана мнималдык (диастоликалык) басымы аныкталынат.


Коротковдун методу көбүнчө аускультативдик (тыншоо, аппаратты кооп угуу) методу деп аталат, ал тамырдын согуусуна багытталынган. Рива-Роччинин методу болсо манжетка аркылуу басымды билүүгө неғизделген, ал тамырдын ички басымы өзгөрүүдөн кандын жылышы толук токтоп калганга чейин жетишет (39-сүрөт).

Бул аппарат бир нече жолу модификацияланып өзгөрүлгөн, бирок иштеши бирдей принциpte.

Басымды чөнөөчү аппарат адамдын колуна (күн жиликке кийгизилет) кийгизүүчү ичи бош манжеткадан, ал резина түтүгү аркылуу байланышкан грушадан жана басымды көрсөтүүчү манометрден жана фонендоскоптон турат.

Көректиүү куралдар: сфигмоманометр Рива-Роччи, стетоскоп же фонендоскоп, се-кундормер, спирт, кебез.

1. Н.С. Коротковдун методу. Бул метод менен жүрөктүн систоликалык жана диасто-



39-сүрөт. Рива-Роччинин модификацияланган аппараты.

ликалык басымын өлчөсө болот. Отургучка отуруп анализге келген адам же сыналуучу сол колун (оң колун койсо да болот) столго бош коюп сунат. Колун ийнине чейин кийимден бошотуп, ага аппараттын манжеткасын кийгизет. Сунулган колдун бүгүлө турган жеринен (күн жилик менен кар жилик кошулган жер) бүлкүлдөп согуп жаткан ийин артериясын таап ага фонендоскопту көйт. Грушанын жардамы менен бош манжетканы аба менен чыналып чыкканга чейин толтурат. Ошондо аба менен шыкалган манжеткада максималдан жогору басым пайда болот да, бул учурда тамырдын кагышы жоголуп кетет. Манжетка менен байланышкан резинадагы буроону (бурагычты) акырындык менен бошотуп (абаны чыгарат же манжетканы абадан бошотот. Мына ушул убакытта ийин артерияда добуштар угула баштайт. Биринчи добуштун пайда болушу – систоликалык басымга дал келет. Ошентип тамырдагы добуштун жоголуп кеткенине чейин буроону улам бошотудан манжеткадагы басымды төмөндөтөт. Ал болсо диастоликалык басымга дал келип калат. Манжетканы чечпей туруп басымды «туруу» жана «отуруу» абалдарда ченеш керек. Ушул эле мезгилдерде пальпатордук (манжанын учу менен тамырдын согушун билүү жана ченөө) методу менен жүрөктүн согушун да ченейт. Каржиликтин билеги менен кетүүчү билек артериясын таап 1 мүнөттүн ичинде анын кагуусун ченеш керек. Мындаи ыкма 6 жолу кайталанууга тийиш. Билек артериясын кысуу менен артериялык тамырлардын согуу интенсивдүүлүгүн текшерсе да болот (41-сүрөт). Ошентип бош же кыймылсыз абалда сыноодон өткөндөн кийин, сыноого катышуучуга төмөнкү жумуштарды аткарарууну сунуш кылынат:

1. 20 жолу отуруп-туруу;
2. 3 мүнөттүн аралыгында тез чуркоо.

Мына ушул иштер бүтөөр замат эле жүрөк-кан тамырлардын согушун жыштыгын (10 сек.) жана отуруу абалында артериалдык басымды ченөөнү кайталаш керек. Андан кийин 5 мүнөттүн ичинде ар бир мүнөт сайын жүрөк-кан тамырлардын согуу жыштыгын ченөө менен калыбына келүү процессине байкоо жүргүзүп, ал эми 3 жана 5 мүнөттө артериалдык басымдын калыбына келүүсүн ченөө керек.

Алынган маалыматтар дептерге таблица түрүндө берилет.

Тынч абалда жана жумуш аткараруудан кийинки жүрөктүн жыйрылуусунун (кагышынын) жыштыгынын өзгөрүлүүсү.


Сыноого катышуучунун аты жөнү	Тынч абалда мүн./сог	Жумуштуруү	Жумуш абалында	Калыбына келүү (мүн.)	1	2	3	4	5

Адамдын ийин артериясындагы максималдык кан басымы 110–115 мм ге барабар, ал эми минималдыгы болсо – 70–75 мм түзөт.



40-сүрөт. Кан басымын чөнөөчү аппарат: 1 – алдынан жана 2 – канталынан көрүнүшү. Бул аппарат колдун билегине салынат. Эң ынгайлусу үй шарттарында колдонулат жана аны бир топко чейин чечпей жүре берсе болот.

2. Рива-Роччинин методу. Бул аппарат жогору көрсөтүлгөн аппараттай эле, бирок анча-мынча модификацияланган. Колго манжетканы салып анча бекем эмес кылышпек бекитет. Тажрыйба жүргүзүүчү бир колу менен грушанын жардамы менен абаны манжеткага жиберет, ал эми экинчи колунун манжасы менен сынака алуучунун артериясына такайт. Аナン манжетка менен байланышкан резинанын буроосун ақырындык менен бошотуп, манжеткадагы абаны чыгаруу менен андагы басымды төмөндөтөт. Ушул учурда тамырдын согушу угутат, ал болсо андагы максималдык басымга дал келет. Андан кийин ошол буроону бошотуу менен анын чыналуусун байкайт.



41-сүрөт. Коротковдун методу буюнча адамдын артериалдык басымын чөнөө схемасы.

Кан тамырдын согусунун чыналуусу бүткөндө манометрдеги көрсөткүчтү байкайт, ал минималдык (эн төмөнкү) басымга дал келет.

Бул аппараттардан башка учурга ылайык медицинада жаңы заман-бап аппараттар колдонууда (40-сүрөт). Мындай аппараттарды билекке тағып алса да болот. Негизинен ошондой аппараттар кан басымы тез өзгөрүлүп туруучу жарандарга сунушталынат.

Кан басымынын деңгээлине адреналиндин тийгизген таасири.

Адреналин – бөйрөк үстүнкү бездин мээ кыртыши бөлүп туруучу гормон. Организмге тери астына же вена ичине киргизилет. Анын на-тыйжасында кан тамырлар ичкерет (артериолдор жана капиллялар), ал болсо кан басымын жогорулатат. Адреналин организмге түшкөндө тез ажырагандыктан (бузулгандыктан) анын таасири тез жүрөт. Мына ушунун натайжасында кан басымы жогорулап өзүнүн калыбына келип калат.


2.8. Жүрөктүн автоматизми. Лигатура таңуу методун колдонууда жүрөктүн өткөрүүчү системасына анализ жүргүзүү (Станниустун тажрыйбасы)

Керектүү куралдар: кайчы, препаровалдык ийнелер, пинцет, бинт, кебез, секундомер, Рингердин эритмеси, лигатура, жүрөктүн муляждары жүрөктүн нымдуу препараттары, таблицалар, сүрөттөр, схемалар. Изилдөө объектиси – бака.

Иштин негизги максаты – жүрөктүн ар кандай бөлүктөрүнүн автоматикалык деңгээлин изилдеп билүү. Белгилүү болгондой, жүрөктүн булчуну сырткы таасирсиз эле, андагы импульстардын таасири астында жыйрылууга жөндөмдүү. Анын мындай касиетин жүрөктүн автоматиясы деп атайды. Денеден бөлүнгөн жүрөк ошол автоматиялык касиетинин жардамы менен жыйрылуучу жөндөмдүүлүгүн сактайды. Жүрөктүн булчунунда болуп жаткан дүүлүгүүлөрдү өткөрүүчү система деп аталаат, себеби ошол дүүлүгүүлөр жүрөктүн бир жеринен экинчисине өтүп турат. Баканын жүрөгүнүн өткөрүүчү системасында ар кандай автоматияга ээ болуучу бир нече бөлүкчөлөрүн айрып алса болот (42-сүрөт):

1) веноздук синус менен дүлэйченүүн ортосунда жайгашкан Ремактын түйүнү, ал жүрөктүн ритмин алыш жүрүүчү жана автоматиясынын жогорку даражасы болуп саналат;

2) карынчага жакын же ошонун чегине жакын эки дүлэйченүүн тос-мосунун ортосунда жайгашкан Биддердин түйүнү. Андан карынчанын керегесине карай Пуркиньенин талчалары кетет;



A

Б

В


42-сүрөт. Баканын жүргөгүнүн анатомиялык түзүлүшү (схемасы):

А – астынан; Б – канталынан жана В – артынан көрүнүшү. 1-аортанын сол догосу; 2-аортанын он догосу; 3-сол дүлөйчө; 4-он дүлөйчө; 5-аортанын пияздыу жери; 6-карынчасы; 7-алдыңкы он көндөй венасы; 8-алдыңкы сол көндөй венасы; 9-веноздук синус; 10-арткы көндөй венасы; 11-Ремактын түйүнү; 12-Биддердин түйүнү.

3) жогору көрсөткөн түйүндү ылдый жагынан кеткен нерв сөңгөгүндө жайгашкан Догелдин түйүнү. Жүрөктүн автоматиясындагы анын ролу тактала элек.

Мындаи касиеттери менен таанышшуу иретинде Станиустун лигатурасын (жибек жип) колдонуп бир нече тажрыйбаларды жүргүзүүгө болот.


Баканын мээсин алып таштап жүлүнүнө доо кетирет. Мындаи абалда бака кыймылсыз болуп калат. Баканын көкүрөк жагын кесип жу-



43-сүрөт. Баканын жүргөгүнүн ар кандай бөлүктөрүнүн автоматиясын изилдөө – Станиустун тажрыйбалары.

1-веноздук синусту байлаш үчүн лигатураны киргизүү, 2-веноздук синустун лигатура менен дүлөйчөдөн бөлүнүшү, 3-дүлөйчөнү карынчадан бөлүш үчүн экинчи лигатура киргизилет, 4-дүлөйчөнүн карынчадан бөлүнүшү.

рөгүн чыгарат. Андан кийин андан чыккан аортанын эки догосун бир лигатура (медицинада колдонуучу атайдын жибек жип) менен байлап аны өйдө жагынан кесип таштайт. Ушул убакыттан тартып 1 мунёттүн ичинде жүрөктүн жыйрылуусун санайт. Белгилүү болгондой, жүрөктүн веноздук синусу анын арткы жагында он дүлөйчөсү менен байланышта болгондуктан, ал алды жагынан (б.а. бетмандаидынан) көрүнбөйт, ошондуктан жүрөктү чалкалатууга туура келет. Жүрөктү чалкалатуу менен анын дорсалдык тарабынан синустун чегин аныктайт. Веноздук синустун астынан лигатураны өткөзүп ошол синус менен дүлөйчө байланышкан (43-сүрөт) жерден таат (Станниустун биринчи лигатурасы). Туура жасалган же туура буулган биринчи лигатурадан кийин жүрөктүн дүлөйчөсү менен карынчасы диастола фазасында токтоп калышат, ал эми веноздук синусу болсо өзүнүн жыйрылуусун токтотпой мурунку режим менен сого берет. Ошентип синустун жыйрылуусунун саны эсепке алынат. Эгерде дүлөйчөнү же карынчаны төөнөгүч же ийне менен сайса, алар жыйрылуусу менен жооп кайтарышат да, анан кайрадан тынч же кыймылсыз абалга келишет. Бир аз убакыт өткөндөн кийин, ошол дүлөйчө менен карынча өз алдынча жыйрылуусун башташат, бирок мурункуга караганда жайырак жүрөт. Ошентип, жүрөктүн бир бөлүгү болгон веноздук синус автоматиянын негизги борбору болуп саналат.



44-сүрөт. Станниустун лигатурасынын жардамы менен жүрөктүн өткөрүүчү системасынын түйүндөрүн бууп таштоо:

а – веноздук синусту байлоо үчүн лигатураны өткөзүү, б – лигатура менен веноздук синусту дүлөйчөдөн бөлүп таштоо; дүлөйчөнү карынчадан бөлүш үчүн экинчи лигатура киргизилген, в – дүлөйчө карынчадан бөлүндү, г – жүрөктүн учу же чокусунун кесилиши.

Жүрөктүн дүлөйчөсү жана карынчасынын ортосунан экинчи лигатураны өткөрөт (42,43-сүрөт, 3). Экинчи лигатуранын жибин өткөргөнде ал Биддер түйүнүн механикалық түрдө дүүлүктүрөт. Эгерде ошол түйүн байланса анда дүлөйчө менен карынча бир убакытта эле бир-бинен көз карандысыз жыйрыла башташат. Жүрөктүн учун (төбөсүн) бөлүш үчүн карынчанын 1/3төмөнкү бөлүгүнө үчүнчү лигатураны өткөрөт (44-сүрөт, г). Бул учурда жүрөктүн жыйрылуусу токтойт. Көрсө жүрөктүн учу (же төбөсү, анын формасы үч бурчтуу) автоматикалык кызмат кылууга жөндөмсүз болуп, жыйрылбай калганы далилдеп турат. Эгерде жүрөктүн ошол учун кесип туруп Рингердин эритмесине салып, ийне менен сайса анын жыйрылуу жөндөмдүүлүгүн байкаса болот.


Тажрыйбалар жасалып бүткөндөн кийин, жүрөккө лигатураны коюунун схемасы тартылат. Таблицага болсо ар бир лигатура коюлган сайын веноздук синустун, дүлөйчөнүн жана карынчанын жыйрылуусунун жыштыгын, санын жазып турат.

АДАМДЫН ЖАНА ЖОГОРКУ ТҮЗҮЛҮШТӨГҮ ОМУРТКАЛУУ ЖАНЫБАРЛАРДЫН ДЕМ АЛУУСУНУН ФИЗИОЛОГИЯСЫ

3.1. Дем алуу органдарынын түзүлүшү жана аткарған функциясы

Организмге кычкылтек кирип туруш үчүн дем алуу системасы көрек. Ал система аба өткөрүүчү жол жана өпкөлөрдөн турат. Аба өткөрүүчү жолуна сырткы таноолор, мурун көндөйү, мурун-кулкуну, коко, кекиртек жана колколор кирет. Дем алууга катышуучу бөлүгүнө газ алмашулар жүрүүчү өпкөлөр кирет.

Аба өткөрүүчү жолу – бул ирети менен кеткен көндөйлөр жана түткүтөр. Аба өткөрүүчү жолдун былжырлуу чели бүлбүлдөк (жыбыраган) эпителийлар менен капталган. Ал клеткалардын түкчөлөрү же кирпикчелери өздөрүнүн кыймылдаши менен дем алуу жолуна түшкөн керексиз бөлүкчөлөрдү сыртка чыгарып турат (45-сүрөт).




45-сүрөт. Дем алуу органдарынын түзүлүшүнүн схемасы:

1-мурун көндөйү, 2-кулкуну, 3-коко (коконун кемирчеги), 4-кызыл өңгөчү, 5-негизги колколор, 6-сол өпкөнүн үстүнкү учу, 7-сол өпкөнүн үстүнкү жана төмөнкү (астынкы) үлүштерүү, 8-өпкө исиркектери, 9-он өпкөнүн колко дарагы, 10-кециртеги, 11-ооз көндөйү.

Дем алуу жолдорунун былжырлуу челинде былжыр чыгаруучу көптөгөн бокал сымал бездүү клеткалар бар. Кирпиктүү эпителийдин кирпикчелери кыймылдоосу менен мурундан былжырды жана сырттан келген керексиз бөлүкчөлөрдү чыгарып турат. Ошол бөлүкчөлөрдүн кармалышын мурун көндөйүндө жайгашкан түкчөлөр камсыз кылат. Былжырлуу чели дем алганда кирген абаны нымдап турат.

Мурун көндөйүнүн былжырлуу челинде көптөгөн кан тамырлар жайларган, алардын жардамы менен дем алууда кирген аба дененин температурасына чейин жылыйт. Эгерде ошол былжырлуу чели кабык жабыркаса мурундан кан агат. Жыт билүү бөлүктүн былжырлуу челинде ар кандай жыттарды билип же сезип туруучу көптөгөн жыт билдириүүчү рецепторлор жайгашкан.

Мурун. Аба еткөрүүчү жолдору мурундагы сырты таноолордон башталат. Мурун мурун кырынан же жонунан жана анын учунан турат. Мурундуң канаттары (капталдары) кемирчектүү эбелектер менен кармалган. Мурундуң ичинде кемирчектүү тосмосу мурун көндөйүн экиге – он жана солго бөлүп турат. Мурун көндөйү тешиктер – хоаналар (ички мурун) аркылуу кулкундун жогорку бөлүгү – мурун-кулкун менен байланышат. Устүнкү жаак сөөктөрү менен калбырайдай сөөктөрүнүн калбыр лабиринттеринен пайдаланып болгон мурун көндөйүнүн каптал керегелеринде уч мурун каңылжаарлары –



46-сүрөт. Мурун көндөйү. Мурун раковиналары жана мурундуң жолдору:

1-чон калбырактуу исиркеги, 2-төмөнкү мурун канылжаары (кесилген), 3-ортонку мурун канылжаары, 4-устүнкү мурун канылжаары, 5-шынаа сымал кебөлдүн апертурасы, 6-шынаа сымал кебөөлү, 7-мурундуң устүнкү жолу, 8-мурундуң ортонку жолу, 9- мурундуң төмөнкү (астынкы) жолу, 10– кулкуун миндалинасы (алкым бездери), 11-тутуктуу кыры, 12-кулак тутүгүнүн кулкуун тешиги, 13-жумшак тандайы, 14-катуу же сөөктүү тандайы, 15-мурун-жаш каналы, 16-устүнкү эрини, 17-мурун көндөйдүн босогосу, 18-илмек сымал юсундусу, 19-калбырлуу куйгучу, 20-мандай кебөөлү жана анын апертурасындагы зонду.


ұстұнқу, ортонку жана астыңқылары мурун көндөйдүн ичине карап илинип турат (46-сурөт). Мурун көндөйүнүң ұстұнқу бөлүгүн жыт билүү, калган ортонку менен астыңқысы – дем алуу бөлүгү деп аталат.

Мурун көндөйүнө аба өткөрүүчү мурун көбөлдөрү ачылат. Алар ұстұнқу жаак сөөктөрүнүн (гайморондун көндөйү), маңдай, шынаа сымал жана калбырлуу сөөктөрдүн көндөйү же көбөлү. Аба өткөрүүчү жолдорунун кошумча көбөлдөрү (көндөйлөрү) баш сөөктүн же кутучасынын массасын азайтат, ошондой эле үндүн резонатору болуп саналат.

Дем алуудагы аба мурун көндөйүнөн хоаналар аркылуу мурун-кулкунуна өтөт, андан кийин кулкундун ооз бөлүгү аркылуу коко келип түшет. Ооз менен дем алуудагы аба кулкундун ооз бөлүгүнө да келет. Адамдын организмине нормалдуу дем алууда аба мурун аркылуу келет. Ал мурундун сырткы таноолору аркылуу мурун көндөйүнө өтөт.

Коко – моюндан алдыңқы бөлүгүнде жайланишып, тил астыңқы сөөктөн төмөн IV–VI моюн омурткалардын тушунан орун алган. Коконун алдыңқы бетинен моюндан ұстұнқу булчундары, артынан – кулкун жана анын коко бөлүгү жайгашкан. Булчундардын жана байламталардын жардамы менен коко тил астыңқы сөөк менен кыймылдуу байланышта болот. Жутууда жана сүйлөөдө коко анча-мынча ұстұ-астын карат жылып турат. Ұстұнөн кулкун менен байланышса, алдынан (төмөн жакты карай) кекиртекке өтүп кетет. Коконун алдынан жана капиталдарынан калкан сымал бези курчап турат.

47-сурөт. Коконун ички көндөйүнүн түзүлүшү: 1-тил астыңқы сөөктүн чон есүндүсү, 2-дан сымалдуу кемирчек, 3-калкан-тил астыңқы мембраннысы, 4-калкан сымал кемирчектин ұстұнқу есүндүсү, 5-босогонун бүктөмөсү, 6-коконун карынчасы, 7-үн бүктөмөлөрү, 8-оймок-чөмүч сымал мууну, 9-үн көндөйү, 10-оймок сымал кемирчектин эбелеги, 11-арткы оймок-чөмүч сымал булчуну, 12-чөмүч сымал кемирчеги, 13-калак сымал кемирчеги, 14-коконун босогосу, 15-латералдык калкан-тил астыңқы байламта, 16-кок жылчығы (коко ұстұнқу кемирчек).



Коконун скелети муундар жана байламталар менен бириккен бир нече кемирчектерден турат (47-сүрөт). Алар калкан сымал, оймок сымал, чөмүч сымал кемирчектер жана коко жылчыгы (надгортанник). Калкан сымал кемирчек – кемирчектердин эң ириси, ал төрт чарчы эки збелектерден турат, алар түз бурчту түзүп биригет. Ал бурч болсо алдын көздөй дөмпек болуп чыгып турат, өзгөчө эркектерде жакшы өрчүгөн (адамов алмасы да деп айтылат). Анын астында эки муундардын жардамы менен калкан безине кошулган оймок сымал кемирчек жатат. Оймок сымал кемирчектин артында кыймылдуу келген эки чөмүч сымал кемирчектер ороношкон, ал эми анын үстүндө кичинекей жуптуу мүйүз сымал жана шынаа сымал кемирчектер ороношкон. Кулкун тара-бынан коко кириүүчү жолу чоюлчак келген коко жылчыгы (коко үстүнкү) менен жабылат. Коконун ички бети былжырлуу чөл кабык менен капиталган.

Коко көндөйүн үч бөлүккө бөлүшөт: үстүнкү, ортонку, астынкы. үстүнкү бөлүгү коконун босогосу болуп саналат. Ортонку бөлүгү босого менен үн байламталардын ортосунан орун алган.

Коконун сол жана он жактагы бетинде, бүктөмөлөрдүн ортосунда чункурлар – *коко карынчалары* жайгашкан. үн байламталарынан төмөнүрөөк үн астыңкы көндөйчө астынан кенеийип кекиртекке өтөт. үн бүктөмөлөрү үн байламтары жана үн булчундарынан пайда болгон, алар алдынан калкан сымал кемирчек, артынан чөмүч сымал кемирчектин ортолорунан керилген. Алар былжырлуу чөл менен капиталган. Ошол үч байламталарынын ортосунда жаткан ичке жылчыкты **үч жылчыгы** деп аташат. Дем чыгаруудагы аба үн жылчыгы аркылуу өткөндө үн бүктөмөлөрү термелет, вибрация жасайт жана үндү чыгарат. Дем алуу жана үн чыгаруу учурунда үн байламталарынын керилишин, үн жылчыгынын туурасын бир катар булчундар тейлейт. Үн жана оймок-калкан сымал булчундары үн байламталарын керет (чоёт), капитал оймок-калкан сымал булчундары үн жылчыгын кичирейтет, ал эми арткы оймок-чөмүч сымалдары үн жылчыгын кенейтет.

Аялдар менен балдарга караганда эркектердин үндүн төмөн болуп чыгышы үн байламталарынын узундугуна жараша болот. Даана сүйлөөнүн калыптанышына эриндер, тил, ооз көндөйү жана кошумча көндөйлөрү менен мурун көндөйү катышышат.

Кекиртек жана колколор. Коко түздөн-түз VI-моюн омуртканын төмөнкү четинен тартып V – көкүрөк омуртканын үстүнкү четине че-

йинки аралыкта жаткан кекиртекке өтөт. Катуу скелети катары кекиртекти 16–20 жарым шакекчелер кармап турат, алар артынан кошулбайт жана бир-бири менен шакек сымал байламталар менен байланышат. Үндүн бийиктиги үн байламталарынын узунуна жараза болору белгилүү. Балдардың кыска, ошондуктан алардын үнү ичке болуп чыгат.


Кызыл өнгөчкө караган кекиртектин арты булчун клеткаларынан турган тутамдыргыч ткандан түзүлгөн жаргак сымал болот. Кекиртектин бүлжырлуу чели бүлбүлдөк эпителийлар менен капиталган жана анда көптөгөн бездер менен лимфоиддик түйүндөр жайгашкан.

V-көкүрөк омуртканын тушунан кекиртек эки негизги колколорго бөлүнөт – он жана сол. Он негизги колко солуна караганда кыска жана жазы келет, ал кекиртектин уландысы катары болуп саналат. Негизги колколордун керегеси кекиртектикиндеги эле түзүлүштө. Алардын скелети кемирчектүү жарым шакектерден турат. Өпкөлөрдүн кире бериш жеринде негизги колколор үлүштөргө бөлүнөт: үчөн он өпкөгө, экөө – сол өпкөгө. Үлүштүү колколор өз алдынча *сегментардык* деп да бөлүнүштөт, алар ар бир өпкөдө 22-23 эсеге колкочолорго бөлүнөт же таралат. Ошентип, колконун дарагы калыптанат. Майда колкочолордо кемирчектүү тканы такыр болбайт.

Өпкөлөр. Он жана сол өпкөлөр көөдөндө, жүрөктүн сол жана он жагында жайгашкан. Өпкөлөр сыртынан сероздук чөл кабыгы – **плевра** (*жуска жана тунук келген чөл*) менен капиталган. Плевра ар бир өпкө-

48-сүрөт. Өпкөлөрдүн түзүлүшү: 1-он өпкө, 2-өпкөнүн чокусу, 3-коко, 4-кекиртек, 5-сол өпкө, 6-үстүнкү үлүшү, 7-сол өпкөнүн негизги колкосу, 8-сол өпкөнүн төмөнкү үлүшү, 9-сол өпкөнүн ылдыйкы (төмөнкү) чети, 10-жүрөктүн кесиндиси, 11-он өпкөнүн медиалдык чети, 12-он өпкөнүн төмөнкү үлүшү, 13-кыйгачынан кеткен жылчык, 14-он өпкөнүн ортоңку үлүшү,

15-узунунан жаткан (горизонталдык) жылчыгы, 16-он өпкөнүн үстүнкү үлүшү.



нүн айланасында туюк плевралдык капчаны – *плевралдык суюктугунаң* турган *плевралдык көңдөйдү* пайда кылат. Формасы боюнча өпкө конуска окшоп кетет, анын бир тарабы жалпак, тегеректелген учу жана түбү диафрагмага карап турат (48-сүрөт).

Жалпак келген тарабында өпкөнүн кире бериш жери аркылуу өпкөгө негизги колкосу, өпкө артериясы, нервдер кирсе, ошол эле жерден өпкөден өпкө веналары жана лимфатикалык тамырлар чыгат. Колкодор, кан тамырлар, нервдер өпкөнүн түбүн же тамырын пайда кылат. Ар бир өпкө кобулдар менен үлүштөргө бөлүнгөн. Оң өпкө үч үлүштөн, солу – эки үлүштөн турат. Үлүштөрү өз алдынча сегменттерден (ар бир өпкөде ондон сегменттер) түзүлгөн, алардын чеги өпкөнүн үстүнөн көрүнбөйт. Сегменттери болсо үлүшчөлөргө бөлүнөт, бир сегментте алардын саны болжолу 80 ге жетет. Ар бир үлүштөрдөгү колкодор 3–7 акыркы колкочолорго тарапат. Акыркы колкочолор өз алдынча да дем алуучу колкочолорго бөлүнөт. Дем алуучу колкочолор альвеолардык жолдорго өтүшөт, алардын керегесинде абдан майда исиркектер – *альвеолдор* жайгашкан. Алардын керегеси же бети бир катмарлуу эпителиалдык клеткаларынан турат. *Альвеолдор* – бул диаметри 0,2 мм болгон бир нече миллионго жеткен исиркектер, ал жерде кычылтек кан тамырлар аркылуу канга өтөт, ошол эле убакта көмүр кычыл газынын кандан чыгышы, б.а. газдардын алмашуусу жүрөт. Кычылтек өпкөлөрдүн исиркектеринен канга кирсе, кандан көмүр кычыл газы өпкө исиркетерине келип түшөт. Демек, дем алуу – бул татаал процесстерден, анын натыйжасында кандын газдык курамы дайыма жаңырып турат. Бирок, дем алуучу колкочолору, альвеолардык жолдору жана альвеолары менен бирге акыркы колкочосун *дем алуунун дарагы* же *өпкөнүн ачинусу* деп аташат. *Ачинус* – бул өпкөнүн структурдук бирдиги. Ал жерде газ алмашуусу жүрүп турат. Адамдын эки өпкөсүндө 600-700 миллиондогон альвеолдор болгондуктан, алардын дем алуучу бети же аянты болжолу менен 120 м² түзөт.

Адамдын жана жаныбарлардын организмде зат алмашуулардын нормалдуу жүрүшүнө кычылтектин туруктуу келип турушу жана ага жараша зат алмашуудан чогулган көмүр кычыл газынын тынымсыз чыгып турушу зарыл. Мындай процесс *сырткы дем алуу* деп аталат. Демек дем алуу – бул организмди кычылтек менен камсыздап жана


андан көмүр кычыл газынын сыртка чыгаруу процесстеринин жыйындысы. Дем алуу – организмдин жашоо тиричилигин жөнгө салууда маанилүү функцияларынан болуп саналат. Адамдын организминде дем алуу функциясын дем алуу системасы камсыздайт.

Дем алуу процессинде үч звеносу – сырткы же өпкө менен дем алуусу, кан менен газдардын ташылышы жана ички же ткандык дем алуусу жүрөт. Сырткы дем алуу – бул организм менен сырткы чөйрө (атмосфералык аба) ортосунда газ алмашуу. Бул дем алуу эки этап же баскыч менен ишке ашырылат, ал атмосфералык жана альвеолдук абанын ортосундагы газ алмашуу жана өпкө капиллярлардын каны менен альвеолярдык аба ортосундагы газ алмашуусу.

Сырткы дем алуу аппаратынын курамына дем алуу жолдору, өпкөлөр, плевра (көөдөн чели, көөдөндө жаткан органдардын сыртын капитал турган жука тунук чөл, мында өпкөлөрдү сыртынан капитайт), көкүрөк клетканын скелети жана анын булчундары жана диафрагма (боор эт) кирет. Сырткы дем алуу аппаратынын негизги функциясы – бул организмди кычылтектек менен камсыздоо жана андан ашыкбаш көмүр кычыл газын сыртка чыгаруу. Сырткы дем алуу аппаратынын функционалдык тарабынан жетиштүү иштешин дем алуунун терендигинен, жыштыгынан, ритмикасынан, өпкө көлөмүнөн, кычылтектин сицирилиши жана көмүр кычыл газынын бөлүнүп чыгуу денгээлинен билүүгө болот. Газдар кан менен таркалат же ташылат. Мындайда газдардын жүрүшүндө (жылышында) пайда болгон парциалдык басымынын (чыналышы) айырмачылыгынан камсыздалынат: өпкөлөрдөн ткандарга ташылган кычылтектек менен камсыз болушу жана алар чыгарган көмүр кычыл газы (клеткалык дем алуу).

Ички же ткандык дем алуу эки этап (баскыч) менен ишке ашырылат. Биринчиси – кан менен ткандар ортосундагы газ алмашуу. Экинчи этапы – клеткалардын кычылтектек менен камсыз болушу жана алар чыгарган көмүр кычыл газы (клеткалык дем алуу).

3.2. Дем алууда, дем чыгарууда жана альвеолардык абанын курамы



49-сүрөт. Өпкөдө газ алмашуусунун жүрүшү. Сүрөттө елке исиркектерде газдын алмашуусу көрсөтүлгөн. Өлкө исиркектеринде дем алууда жана демди чыгарууда газдардын курамы кескин өзгөрүлөт.

дардын курамы төмөнкүчө болот: кычкылтектек – 14,2 – 14,6 %, көмүр кычкыл газы – 5,2 – 5,7 % жана азот – 79,7 – 80 % түзөт (49-сүрөт).

3.3. Дем алуу циклы

Дем алуу циклы дем алуудан, демди чыгаруудан жана дем алуунун паузасынан турат. Чоң кишинин дем алуусунун узактыгы 0,9 дан 4,7 секунда га чейин созулат, дем чыгаруунун узактыгы – 1,2–6 секунда, ал эми дем алуунун паузасы ар кандай болот, кээ бирде жок болуп калышы да мүмкүн. Дем алуу жолдорунда газ алмашуу болбойт, ошондуктан абанын курамы өзгөрүлбөйт. Дем алуу жолдорундагы боштуктуу **зыяндуу** деп аташат. Ошол боштукта тынч дем алууда абанын көлөмү 140–150 мл ди түзөт.

Дем алуунун кыймылдоолору белгилүү бир ритма жана жыштык менен жүрүп турат, аларды 1 мүнөттөгү көкүрөк клетканын жылышынын саны менен аныктайт. Чоң кишинин дем алуусунун кыймылдоо жыштыгы мүнөтүнө 12–18 түзсө, балдардын дем алуусу тез жүрөт – мүнөтүнө 60 ка чейин дем алуусу байкалат. Дем алуунун темпы организмдин өлчөмүнө жараша да жүрүп турат. Канчалык ал чоң болсо,

ошончолук анын дем алуусу жай жүрөт. Мисалы, алп келген пил мұнётун 10 го жакын, чычкандар 200 ге жакын дем алуусун жүргүзөт. Дем алуунун кыймылдоосунун терендиги көкүрөк клетканың амплитудасы менен ченелет жана өпкөнүн көлемүн ченеш үчүн атайын методдор менен аныктайт.

Дем алуунун механизми. Дем алууга катышуучу булчундар – кабырга аралық жана диафрагманың катышуусунан көкүрөк клетка көңейгенден дем алуу жүрөт. Өпкөгө абаның кириши плевралдык көңдөйде терс басым болгонуна жараша болот.

Дем чыгаруунун механизми. Дем алууга катышуучу булчундун шалдырашынан дем чыгаруу (экспирация) болуп турат. Өпкөлөрдүн эластикалык (choylchak) күчтөрү тканьдык компоненттеринен жана альвеоллярдык бетин минимумга чейин жеткириш үчүн үстүнөн тартуучу күчтөрдөн турат. Бирок, альвеолдор норма боюнча эч качан түшпейт. Мунун себеби – альвеоллордун керегесинде альвеолоциттер белүп чыгарып туруучу *сурфактанттын* кармалышы – бул туруктуулукту (стабилдештируүчү) сактоочу активдүү заттардан болот.

3.4. Өпкөнүн көлемү. Өпкө вентиляциясы

Дем алуунун көлемү – бул тынч абалда адам дем алуусунда жана демин чыгаруудагы абаның көлемү. Анын көлемү 300–700 мл ди түзөт. Дем алуунун резервдик көлемү – бул өпкөгө кирген абаның көлемү, эгерде анын артында бош дем алуудан кийин максималдык дем алууну жасагандан кийинки көлем. Дем алуудагы өпкөнүн резервдик көлемү 1500–2000 мл ге барабар. Мисалы, эгерде адам 500 см³ дем адуудан чыгарса (дем алуунун көлемү), андан кийин дагы терен демин чыгарса (1500 см³), анда деле анын өпкөсүндө болжолу 1200 см³ абаның калдык көлемү калат, аны өпкөдөн толук чыгарууга мүмкүн эмес. Мына ошондуктан өпкө сууга чөкпөйт.

Өпкөнүн калдык көлемү (өКК) – бул өпкөдө терен максималдык дем чыгаруудан кийин калган абаның көлемү, ал 1000–1500 мл барабар болот. Дем алуудагы көлем, дем алуунун жана дем чыгаруунун резервдик көлемдөрү **өпкөнүн тиричилик көлемүн** (өТК) түзүшөт. Эркектерде жаш курагында (өТК) 3,5–4,8 л, аялдарда – 3,0–3,5 л ди түзөт. Өпкөнүн жалпы батырымдуулуктугу (көлемү) (өЖБ) өпкөнүн тиричилик

көлөмүнөн жана өпкөнүн калдык көлөмүнөн турат. Өпкөнүн вентиляциясы – 1 мүнөттө алмашып туруучу абанын саны (көрсөткүчү). Аны дем алуунун көлөмүн 1 мүнөттө дем алуусунун санына көбөйтүү жолу менен аныктайт. Чон кишинин өпкөлүк вентиляциясы физиологиялык тынч абалында мүнөтүнө 6–8 л ди түзөт. Бул дем алуунун мүнөттүк көлөмү, ал интенсивдүү иш жүргүзүүдө мүнөтүнө 80–120 л ге чейин жетет. Өпкөнүн көлөмүн атайын приборлор – спирометр жана спирографдын жардамы менен аныкталат (51-сүрөт).

Кычкылтек менен азот аралашкан аба бардык тириүү организмдерге эн керектүү болуп саналат. Бардык организмдер кычкылтекти синирип, көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарышат.

Балыктар, шакек ооздуулар жана кәэ бир амфибиялардан башка омурткалуу жаныбарлардын бардыгы «бош» атмосфералык аба менен дем алышат. Көп клеткалуу жаныбарлардын ар бир клеткасы дем алышат жана аларга кычкылтекти албетте кан гана ташып барат. Дем алуу органдын негизги кызматы – абаны кан менен тыгыз байланыштыруу. Бирок кан менен кычкылтек жөн эле өз алдынча кошула албайт, себеби абанын «циркуляциясы» же анын тынымсыз жүрүп турушу керек болот.

Бул процесс атайын дем алуу органдын жардамы менен жүрүп турушу керек. Ал болсо дем алуу аппараты. Омурткалуу жаныбарларда ал тамак синириүүчү түтүктүн туундусу болуп эсептелинет.

Кургактагы омурткалуулардын түйүлдүгүнөн ошол дем алуучу түтүгү тамак синириүүчү түтүгүнөн жупсуз өсүндү формасында бөлүнүп чыкканын көрсө болот. Ал түйүлдүктүн башка органдарынын катышуусу менен (негизинен бакалоор догосунун кемирчектери) коконун, кекиртектин, колконун жана өпкөнүн пайда болушуна алыш келет. Жогорку түзүлүштөгү жаныбарлардын (өзгөчө адамдын) кокосу үн аппараты катары да кызмат аткарат.

Ошентип омурткалуулардын жана адамдын дем алуу жолу таноолор менен башталат. Алар бир-биринен кемирчектүү мурун тосмосу менен бөлүнөт, андан түктуү териге, май жана тер бездери жайгашкан мурун дун кире бериш жерине етөт. Таноодон кирген аба арткы таноо тешиктери – хоаналарга, андан мурун кулкунуна кирип, аба андан кокого, кекиртекке, колколорго етүп, андан кийин гана өпкөгө кирет.


Кекиртектин төмөнкү учу же бүтүшү эки түтүккө – он жана сол колко болуп бөлүнөт. Мындаи бөлүнүүнү «кекиртектин бифуркациясы»

деп аташат. Өпкөнүн ичиндеги колкорор андан диаметри ичке колкочолорго бөлүнөт. Ошентип колко өпкөгө кирип андан тарамдалып «колко дарагын» пайда кылат. Колкорор менен аба өпкөгө келет, бирок оң өпкөгө келүүчү жолу солго караганда кыска келет. Оң колко түз кетет, себеби ал кекиректин уландысы болуп саналат.


Сол колко узун келип, ал өпкөнүн эки улушуне жеткенде гана бутактанат. Колкорордун эң ичкелеринин диаметри 1,5 мм ден башталат, алар колкочолор деп аталаат. Алардын диаметри 0,5 мм ге чейин кичирейт. Колконун ақыркы бөлүнүшүн же бутакчасын *терминалдык (акыркыл) колкочолор* деп аташат.

Алардын ар бири өз алдынча бир нече каналчаларга бөлүнүп, учтасы өпкө исиркектерине – альвеолдорго айланат. Ошентип адамдын жана жогорку түзүлүштөгү жаныбарлардын (сүт эмүүчүлөрдүн) өпкөсү альвеолярдык түзүлүшкө ээ. Альвеолдордун керегелери өтө жука жана жылмакай булчун талчаларынан түзүлөт. Адамда альвеолдордун саны миндеп саналат. Алардын бети капиллялар менен чиркелишken. Ошол альвеолдордо газ алмашуу процесси жүрүп турат (50,52-сүрөт).

Есептеп көрсө альвеолдордун эсебинен дем алуу аянын адамдын денесинин жалпы аянынан 75 эсе көптүк кылат экен, ал 170 м² жакын аянынан түзөт. Өпкөнүн тканы чоюлчак элементтерге бай болгондуктан, ал өзүнүн көлөмүн чоңойтууга же кичиргитүүгө жөндөмдүү.




50-сүрөт. Өпкөнүн ички түзүлүшү, андагы кан тамырлары жана альвеолдору. Көрүнүп турғандай альвеолдор исиркектерге окошо келишет.



51-сүрөт. Өпкөнүн жана анын элементтеринин түзүлүшү.

Сүт эмүүчүлөрдүн жарым конус сымал формадагы өпкөсү кан та-
мырларга ширетилген. Ар бир өпкө сыртынан өзгөчө сероздук кабык
– висцералдык плевра менен капиталган. Адамдын көөндөнүндө сероздук
уч баштыкча жайгашкан, анын ортонку – перикардиалдык баштыкча-
сында жүрөк жатат, ал эми эки четкисинде – плевралдык баштыкчала-
рында эки өпкө төң орун алышкан. Жүрөк жана башка органдар (аорта,
кызыл өңгөч, кекиртек ж.б.) жайгашкан эки плевралдык капчалардын
аралыгы же боштугу ортоңку керегеси деп аталат. Жүрөк жана аны ме-
нен кошо аортасы көөндөндүн сол тарабында жайгашкандыгына байла-
ныштуу оң өпкөгө караганда сол өпкө үчүн орун аз калат. Бул көрүнүш
анын көлөмүнө жана түзүлүшүнө таасирин тийгизбей койбыйт.



52-сүрөт. Аба еткөрүүчү дем алуу жолдорунун кан менен камсыз болушу. Көрүнүп тургандай дайыма өпкө артериясы менен веноздук кан, ал эмм өпкө венасы менен – артериялдык кан журуп түштүр.

Кандын алмашуусу кипилдирларда етет.

Өпкөнү каптап турган плевра (өтө жука, ылбырак) – сырткы жана ички эки беттен турган сероздук капча болуп саналат. Сырткы бети көөдөн-курсак тосмосуна жана көкүрөк клеткасынын ички бетин карап турат, ал эми экинчи ички бети болсо өпкөнүн тканын жаап турат. Мына ошол эки керегелердин же капчанын эки беттеринин ортосунда анча көп эмес сероздук суюктугу менен толтурулган жылчык жатат. Дем алуудагы кыймылдарда ошол суюктук эки беттердин сүрүлүшүн азайтат.

Адамдын оң өлкөсү үч, солу - эки үлгүштүү болот. Ошондуктан оң өлкөнүн массасы солуна караганда көбүрөөк бо-

лот. Оң колконун туурасынан кесилишинин аяны сол колконун аянтына караганда 10:8,5 катышында болот. Ошондуктан оң өпкөнүн дем алуу көлөмү, сол өпкөгө караганда чоң болот.

Өпкөде абанын көп болушу, анын тканын «женил» болушуна алыш келет. Салыштырмалуу салмагы бирден төмөн болгондуктан өпкө сууда калкып калат. Аба такыр болбогон көөдөндөгү өпкөсүнүн тканы тыгыз келет.

Дегеле сүт эмүүчүлөрдүн өпкөсү үлүштөргө бөлүнгөн. Төмөнкү түзүлүштөгү омурткалуу жаныбарларда мындай бөлүнүү болбойт. Мындаи көрүнүш киттерде, камандарда, пил түмшуктууларда жана кәэ бир түяктуюларда да катталган. Бир тешиктүүлөрдүн (жумуртка туучу сүт эмүүчүлөр) он өпкөсү гана үлүштөргө бөлүнгөн.

Адамдын он өпкөсү үч үлүштүү. Алардын жайланишына жараша үстүнкү, ортонку жана төмөнкү деп аталат. Ошол үлүштөрдүн орто-сундагы жылгалар терең болот. Дем алуу кыймылдары болгондо өпкөнү каптаган плевра ошол жылгаларга чейин жетип алардын бир-бирине болгон сүрүлүүсүн азайтат. Көпчүлүк сүт эмүүчүлөрдүн өпкөлөрү адамдыкына караганда бир нече үлүштөргө бөлүнгөн (он жагы 6 га чейин, солу -5 ке чейин).

Өпкөнүн дем алуучу бети же аяны, көп сандуу өпкө альвеолдорунун бетинин жалпы суммасынан түзүлөт. Ал жерде өтүп жаткан газ алмашуусунун интенсивдүүлүгү ошол альвеолдорунун санынан, капиллярлардын торчолорунун жыштыгынан көз каранды. Дем алуу ритмиккүн ылдамдыгы газ алмашуунун ылдамдыгы менен байланыштуу, ал болсо жүрөктүн тез согушуна да алыш келет. Адамдыкына караганда майда сүт эмүүчүлөрдүн дем алуу кыймылынын саны жогору болот. Адамдын альвеолдорунун диаметри 0,1–0,2 мм болсо бир мүнөттө дем алуусунун саны 12 жана 20 га барабар; жаны төрөлгөн ымыркай баланыкы диаметри 0,05–0,06 мм болсо, дем алуусу мүнөтүнө 40–50 нү түзөт. Жарганаттардын альвеолдорунун диаметри 25 микронго жакын, ал эми алардын тамырынын согушу мүнөтүнө 200 дөн ашуун болот. Канаттуулардан колибри болсо мүнөтүнө 200 гө жакын дем алууга жетишет жана алардын тамырынын согушу мүнөтүнө 1000 чейин жетет.

Альвеолярдык эпителия клеткалары негизинен капиллярларды коргоп турушат. Алар фагоцитардык жөндөмдүүлүккө ээ. Ошол клеткалар плазмадагы чогулган бөлүкчөлөрдү (чан, ыпсындар ж.б.) альвеолдордон бөлүп, колкочолорго жеткизет, андан сыртка чыгарат.

3.5. Кандын газдарды ташуусу

Белгилүү болгондой, кан ткандарга кычкылтекти алып келип алардан кычкыл көмүр газын чыгарат же алып кетет. Чейрөдөн суюктукка жана суюктуктан курчап турган чейрөгө газдардын жылыши алардагы парциалдык басымдын айырмачылыгынан ишке ашырылат. Газ болсо дайыма бийик басыдмуу келген чөйрөдөн басымы төмөн болгон чейрөгө диффузияланат. Атмосфералык абада кычкылтектин парциалдык басымы 21,1 кПа (158 мм с/м), альвеолярдык абада – 14,4–14,7 кПа (108–110 мм с/м) жана өпкөгө келүүчү веноздук канда – 5,33 кПа (40 мм с/м). Чоң кан айлануу тегерегинин артериалдык канынын капиллярларында кычкылтектин чыналуусу 13,6–13,9 кПа (102–104 мм с/м), ткан аралык суюктукта – 5,33 кПа (40 мм с/м), ткандарда – 2,67 кПа (20 мм с/м) түзөт. Ошентип, кычкылтектин жылышинын бардык эта拜ында анын парциалдык басымында айырмачылык болгондуктан газдын диффузиясы жүрүп турат. Көмүр кычкыл газдын жылыши карама каршы тарапка жылып турат. Анын ткандарда, веноздук канында, альвеолярдык абада чыналуусу ар башка болгондуктан ткандан чейрөгө болгон диффузиясы ушул көрүнүштү тастыктайт.

Кандын кычкылтекти ташуусу. Кандагы кычкылtek эки абалда болот – физикалык эрүүдө жана гемоглобин менен химиялык байланышта. Гемоглобин кычкылтек менен абдан бош байланышты түзөт, анын натыйжасында оксигемоглобин пайда болот: гемоглобиндин 1 г 1,34 мл кычкылтекти байлантырат. 100 мл кан менен кычкылтектин максималдык байланыштыруучу санын **кандын кычкылтектик батырымдуулугу (көлөмдүүлүгү)** (18,76 мл) деп айтылат. Гемоглобиндин кычкылтек менен каныгуусун 96 дан 98 % чейин болот. Гемоглобиндин кычкылтек менен каныгуусунун денгээли жана оксигемоглобиндин диссоциациясы (калыбына келген гемоглобиндин пайда болушу) кычкылтектин чыналуусуна көз карандылыгы түз пропоционалдуу эмес. Бул эки процесстер түз сзызыктуу болбостон, алар ийри болуп кеткендиктен **ийри байланышы же оксигемоглобиндин диссоциациясы** деп аталат. Кычкылтектин чыналуусу нөлгө жетсе, анда кандагы оксигемоглобин болборт. Кычкылтектин парциалдык басымынын көрсөткүчү төмөндөсө, анда оксигемоглобиндин пайда болушунун ылдамдыгы анча чоң эмес болот. Кычкылтектин чыналуусунун көтөрүлүшү оксигемоглобиндин жаратылуусунун ылдамдыгынын

басаңдашына алып келет. Гемоглобин менен кычкылтектин байланышы кандын реакциясы кычкылдыкка жеткенде гана төмөндөйт, мунун натыйжасын организмдин тканында жана клеткаларында көмүр кычкыл газынын пайда болушу далилдеп турат. Гемоглобиндін оксигемоглобинге өтүшу жана андан кайра жараптуусы температурага жараша болот. Чөйрөнүн 37–38° С температурасында кычкылтектин бир эле убактагы парциалдық басымында оксигемоглобиндін кайрадан калыбына келген формасы көбүрөөк болот. Өпкөдө веноздук кан кычкылtek менен каныгып arterиалдык канга айланат. Ошондуктан, дем чыгаруудагы абанын курамы сырткы абанын курамынан айырмаланат (49-сүрөт). Кычкылtek дайыма кандагы эритроциттердин гемоглобини менен байланышат, кычкылtek менен канныкан кан жүрөккө түшөт, андан ал соң кан айлануу тегерегине түртүлүп чыгат. Эгерде ткандарга жана органдарга кычкылtek жетишсиз болсо анда *гипоксия* (kychkyltектин жетишсиздиги) башталат. Мындаи көрүнүш бир нече себептерден болушу мүмкүн, алар сырткы (дем алууда абадагы кычкылтектин аз санда болушу) жана ички (организмдин ошол убакта болгон абалы) факторлор. Гипоксиянын дагы бир себептери – бул организмдин көптөгөн физиологиялык абалы (тоого чыгуу, жумуш жасоо ж.б.) жана организмдеги ар кандай патологиялык процесстердин (жүрөк-кан тамырлардын, дем алуу органдардын оорусу ж.б.) жүрүп турушу гипоксияга алып келет. Бирок, жаратылышта колдонуучу көптөгөн ыкмалар бар, алардын жардамы менен организм ар кандай жашоо шарттарына, ошондой эле гипоксияга ыңгайланып жашайт. Организмдин компенсатордук реакциясы терен жана ылдам дем алуусунан турат, алар организмге кычкылтектин кошумча иретинде келип турушу жана ашыкбаш көмүр кычкыл газын тезинен чыгаруусу менен жүрөт. Канчалык терен дем алса, ошончолук өпкөлөрдүн вентиляциясы жакшы жүрөт да жана ошончолук ткандардын клеткаларына кычкылtek көп түшөт.

Жумуш (иш жасоо) убагында организмдин кычкылтекке болгон талабы жогорулайт. Эгерде тынч абалда адамдын дем алуусунан төрендиги (бир жолу дем алууда же дем чыгаруудагы абанын көлөмү) 0,5 л болсо, булчундар менен иштешинде ал мүнөтүнө 2–4 литрге чейин көтөрүлөт (көбөйөт). Мында өпкөнүн жана дем алуу жолдорунун (дем алууга катышуучу булчундар да) кан тамырлары көнөйт, ички органдарда кандын кан тамырлары менен жүрүшүнүн ылдамдыгы көтөрүлөт, дем алуу нейрондордун иштеши активдештирилет. Мындан

башка, кычкылтек менен кайрадан биригүү жөндөмдүүлүккө ээ болгон булчун тканында, өзгөчө бир белок (**миоглобин**) бар. Мисалы, миоглобиндин 1 г 1,34 мл ге чейин кычкылтекти байланыштырып (бириктирип) алышы мүмкүн. Жүрөктө кычкылтектин запасы ткандагы 1 г на 0,005 мл кычкылтек келери белгилүү. Мына бул жүрөктүн миокардына кычкылтектин толугу менен токтоп калуу шартында болжолу менен 3–4 секунддун ичинде кычкылдануу процесстерди кармап туруш үчүн жетиштүү болот.

Миоглобин кычкылтектин кыска мөөнөттөгү депосунун ролун аткарат. Миокардда миоглобин менен байланышкан кычкылтек кыска убакытта кан менен жабдылуучу жерлер бузулса, мына ошондо ал кычкылдануучу процесстерди камсыздайт. Ишке катышкан булчундарда кычкылтектин келиши жана андан көмүр кычкыл газын чыгаруусу организмдин башка органдарынын системаларында кандын жылышына жардам берет.

Кандын көмүр кычкылтек газын ташыши. Өткөлөргө көмүр кычкыл газы бикарбонаттар формасында жана гемоглобин менен химиялык байланышында (карбогемоглобин) ташылат.

Дем алуунун өзүн-өзү башкаруу (жөнгө салуу). Организм кандагы кычкылтектин жана көмүр кычкыл газының деңгээли салыштырмалуу түрүктуу болгонуна карабастан алардын өзгөрүлүүсүн жөнгө салып турат. Бардык учурда организмдин ички чөйрөсүнүн газдык курамын оптимизацияшында дем алуунун интенсивдүүлүгүн жөнгө салуусу акыркы натыйжага алып келет.

Дем алуунун жыштыгы жана анын терендиги нерв системасы – анын борбордук (дем алуу борбору) жана перифериялык (вегетатив-дик) системалары менен жөнгө салынат. Мээде жайгашкан дем алуу борборунда дем алуунун жана дем чыгаруунун борбору жатат. Дем алуу борбору борбордук нерв системасынын сүйрү мээде жайгашкан нейрондордун жыйындысы болуп саналат. Нормалдуу дем алууда дем алуу борбору кекүрөк (төштүн) булчундарына жана боор этке (диафрагма) алардын жыйрылуусун чакырыш үчүн ритмикалык сигналдарды жиберип турат. Ал ритмикалык сигналдар дем алуу борборундагы нейрондордун электр импульстарынын пайда болушунун натыйжасында болуп турат.


Дем алууга катышуучу булчундардын жыйрылуусунда кекүрөк же көөдөндүн чоюшунда алып келет, анын натыйжасында аба өп-

көлөргө кирет. Өпкөлөрдүн көлөмү чоноё баштаганда эле өпкөлөрдүн керегесинде жайгашкан чоюлушун жөнгө салуучу рецепторлор дүүлүгөт; алар болсо сигналдарды мээгэ – дем чыгаруучу борборго жиберет. Ал борбор болсо дем алуу борборунун активдүүлүгүн жабыркатат да, дем алууга катышуучу булчундарга келүүчү импульстук сигналдарынын келиши токтойт. Булчундар шалбыраганынан көөндөнүн көлөмү азайат, аба болсо өпкөлөрдөн сыртка чыгат (53-сүрөт).

Жүрөктөн чыккан ири кан тамырларда кандагы кычкылтектин дөңгээлинин түшүп кетишине жооп берүүчү атайын бир рецепторлор болот. Ал рецепторлор дем алуунун интенсивдүүлүгүн көтөрүп жөнгө салат. Дем алууну автоматикалык түрдө жөнгө салууда бул принцип дем алуунун аң-сезимсиз башкаруунун негизин түзөт, анын натыйжасында адамдын организми кандай гана шарттарда болбосун ага карабастан бардык органдардын жана алардын системаларынын туура иштешин сактоого жардам берет.

Дем алуу процесстин ритмикалыгы, дем алуунун ар кандай типтери. Нормада дем алуу текши (бир калыпта) жүрүп туруучу «дем алуу – дем чыгаруу» деген дем алуучу циклынан турат. Мүнөтүнө 12–16 дем алуунун кыймылдары болот. Дем алуунун мындей актысы орточо 4–6 секундада болуп турат. Дем алуунун актысы демди чыгарууга караганда тез жүрөт. Дем алуунун мындей тибин **эйнөз** деп аталат (жакышы дем алуу деп сөзмө-сөз каторулат). Сүйлөп жатканда, тамак жегенде дем алуу ритми убактылуу өзгөрүлөт – демди алууда же демди чыгарууда мезгил-мезгили менен дем алуу кармалып калышы мүмкүн.

Уктаа жатканда да дем алуунун ритми да өзгөрүлүүсү мүмкүн: жай уктоо мезгилинде дем алуу үстүртөдөн жана сейрек болот, ал эми тез уктоодо – дем алуу терендейт жана тездейт. Жумуш жасоо учурунда



53-сүрөт. Дем алууну жөнгө салуу

организм кычкылтекке муктаж болгондо дем алуунун жыштыгы жана терендиги жогорулайт жана жумуш жасоонун интенсивдүүлүгүнө каратадем алуунун жыштыгы мүнөтүнө 40 чейин жетип калышы мүмкүн. Нормалдык дем алуу учурга караганда күлгөндө, демди алганда, жетөлгөндө, сүйлөгөндө, ырдаганда дем алуунун ритми өзгөрүлөт. Демек, дем алуунун ритмин жана ыкмасын аң-сезимдүүлүк менен дем алуунун ритмин багыттуу башкарууга болот. Адам баласында аң-сезими менен өзүнүн дем алуусун жөнгө салууга мүмкүнчүлүгү бар.

Адам баласы төрөлгөндө эле дем алуунун жакшы ыкмасын колдонууга аң-сезими менен төрөлөт. Эгерде кичине баланын дем алуусун байкап отурса, анын курсагынын алдыңкы бети дайыма көтөрүлүп жана түшүп турат, ал эми көөдөнү (көкүрөк клеткасы) дээрлик кыймылсыз бойdon калат. Ал көрсө курсагы менен «дем алат» экен – бул дем алуунун *диафрагмалдык* (*боор эти менен*) тиби деп аталат.

Диафрагма, же боор эти – бул көөдендү курсак көндөйүнөн бөлүп туруучу булчун. Бул булчундун жыйрылуусу дем алуу кыймылдоосун камсыз кылат, б.а. демди алганда жана демди чыгарганда. Күнүмдүк турмушунда адам дем алуусу жөнүндө эстебейт, же көңүл деле бурбайт, ал качан гана дем алуусу кыйын болсо ошондо гана эстейт. Мисалы, өмүр бою арканын (жондун), үстүнкү ийин курчоосунун булчундарынын чыналуусу көкүрөк клеткасынын үстүнкү бөлүгү менен гана «дем алат», мындай учурда өпкөнүн көлөмүнүн иштеши болгону 20 % гана түзөт. Эгерде колду курсакка кооп туруп дем алса, анда курсактын кыймылдашы же көтөрүлүсү билинбейт, курсак бир калыпта калса, ошол убакта көөдөн (көкүрөк клетка) көтөрүлөт. Дем алуунун мындай тибинде адам көөдөнүнүн (көөдөн менен дем алуу тиби) же акыректин булчундарын (акырек менен дем алуу) жумшайт же колдонот. Бирок мындай эки тип менен дем алууда организм кычкылтек менен жетишсиз камсыздалат. Дем алуу жана демди чыгаруу процесстеринде өзгөрүүлөр болсо, анда дагы кычкылтектин жетишсиздиги байкалат.

Тынч абалда кычкылтек миокард, мээнин боз заты (мээнин кыртышы менен), боор клеткалары жана бөйрөктүн кыртыш заттары менен сицирилиши интенсивдүү жүрөт. Скелет булчундарынын клеткалары, көк боор жана мээнин ак заты тынч абалда кычкылтекти аз сарпташат, ал эми жумуш жасаганда миокарддын кычкылтекке болгон талабы 3–4 эсе жогоруласа, иштеп турган скелет булчундарынын талабы тынч абалга караганда 20–50 эсе жогору (көп) болот.

Дем алуунун ылдамдыгы же анын терендигинин жогорулашынан турган дем алуунун интенсивдүүлүгү **гипервентиляция** деп аталат. Бул процессте өпкөгө аба өткөрүүчү жол менен кычкылтек көп түштөт, бирок гипервентиляциянын тез-тез болуп турушу организмдин тканын кычкылтек менен камсыздоо жөндөмдүүлүгүн төмөндөшүнө алып келет. Дем алуу тез жана терең болуп турушу анда кандагы көмүр кычкыл газдын азайышына (гипокапнияга алып келет) жана кандын жегичтигине алып (**респиратордук алкалоз**) келет. Мындаача эффект болот, эгерде кыска мөөнөттүн ичинде машыкпаган адам тез жана терең дем ала берсе. Ошондой эле борбордук нерв системасы тарабынан (баш айлануу, көздүн карангылоосу, эсин жоготуу ж.б.) жана жүрөк-кан тамырлар тарабынан да (дем кысылуу, жүрөктүн оорусу ж.б. белгилер) мындаай өзгөрүүлөр боло берет. Мындаай көрүнүштөрдүн негизинде мээнин кан менен камсыз болушу бузулат же азайат. Нормада гипервентиляциядан кийин спортсмендердин уктоосу башталат. Мындан башкалады да белгилеп кетиш керек, гипервентиляцияда пайда болгон эффекттер организм үчүн физиологиялык көрүнүш катары болуп кала берет, себеби адамдын организми болуп турган физикалык жана психоэмоционалдык чыналууга дем алуусунун өзгөрүлүүсү менен жооп берет.

Терең жай жана дем алууда (**брадипноэ**) гиповентиляциялык эффектиси байкалат. **Гиповентиляция** – бул үстүртөдөн жана жай жүрүүчү дем алууда кандагы кычкылтектин денгээли түшүп, көмүр кычкыл газынын саны көбөйөт (**гиперкапния**). Кычкылдануу процесстерге пайдалануучу кычкылтектин саны кандын кычкылтек менен канышына жана капиллярлардан ткандарга кычкылтектин келип туруш денгээлине жараша болот. Эгерде кычкылтек аз келсе, анда кычкылтектин ачкалыгына жана ткандардагы кычкылдануучу процесстердин жайланышына алып келет.

1931-жылы Отто Варбург доктуру медицина тарабынан Нобель сыйлыгына татыктуу болгон, ал рактын пайда болушунун бирден бир себебин тапкан. Рактын пайда болушунун бир себеби клеткага кычкылтектин жетишсиз келиши деп далилдеген (тастыктаган). Жөнөкөй сунуштарды колдонуп, ошондой эле, ар кандай физикалык көнүгүүлөрдү жасоо менен ткандарга кычкылтектин келип турушун камсыздоого болот. Аларга төмөнкулөр кирет:

- Туура дем алуу – мында тынч, тегиз, ритмикалык жана терен дем алууда аба өтүүчү жол менен өткөн аба жылыйт, нымдалат жана тазаланат;

- Басып жүргөндө же физикалык көнүгүүдө дем алуунун ритмикалык дем алуунун сактабастан, аны ритмикалык кыймылдоо менен туура алмашып турушун да сакташ керек (2-3 кадамга дем алуу, 3-4 кадамга демди чыгаруу);

- Ритмикалык дем алууну туура эмес жүргүзсө, анда өпкөдө газ алмашуунун бузулушуна, чарchoого жана кычкылтектин жетишпестигинен чыккан клиникалык белгилерге алып келет;

- Дем алуунун актысы бузулса кандын ткандарга келип турушу азайт жана анын кычкылтекке байышы төмөндөйт.


Физикалык көнүгүүлөр дем алуу булчундардын бекем болушун камсыздап, өпкөлөрдүн вентиляциясын (абанын аралашышы) күчтөт. Ошентип, адамдын ден соолугу туура дем алуудан көз каранды болот.

Жогоруда берилгендин баары практика жүзүндө көрсө болот, ал лабораториялык сабактарда ишке ашырылат.

3.6. Өпкөнүн жалпы көлөмүн жана анын курамындагы бөлүктөрдү аныктоо

Керектүү куралдар: спирометр, мундштук, мурун кыпчыгычы, спирт, кебез, таблицалар, сүрөттөр, схемалар, окуу куралы. Изилдөөнүн объектиси – адам.

Спирометрдин мундштугунун учун спиртке малынган кебез менен тазалайт. Спирометрдин көрсөткүч жебеси нөл абалына коюлат.



54-сүрөт. Спирометрия методу

Экспериментке катышкан адам отурган абалында мурундуң таноолорун жаап, максималдуу дем алып туруп мундштук аркылуу спирометрге демин чыгарыш керек (54-сүрөт). Бул учурда дем алууга катышуучу булчундарды жана курсактын прессин кошуп демин чыгарыш керек. Мындай ыкмаларды уч жолу кайталоо абзел. Спирометрдин шкаласы

боюнча ортонку көрсөткүчтү жазыш керек (55-сүрөт). Алынган маалыматтар таблица түрүндө берилүүгө тийиш.

Өпкөнүн тиричилик көлөмүн (өТК) аныкташ үчүн төмөнкү формулалар колдонулат:

Аялдар үчүн $[21,78 - (0,101 \times \text{жашы})] \times C$ боюнун бийиктиги, см менен ченелет;

Эркектер үчүн $[27,63 - (0,112 \times \text{жашы})] \times C$ боюнун бийиктиги, см менен ченелет.

Өпкөнүн дем алуучу көлөмүн (өДК) аныкташ үчүн тажрыйбаларга катышуучу тынч абалда үч жолу дем алуусунан кийин, спирометрге 3 жолу демин жай чыгарышы керек. Анын натыйжасында математикалык ортонку көрсөткүчү алынат.

Дем чыгаруунун резервдик көлөмүн (дем чыг.РК) аныкташ үчүн тынч абалда сыртка дем чыгарылат, андан кийин спирометрге демди терең чыгарыш керек.

Дем алуунун резервдик көлөмүн (д.а.РК) аныкташ үчүн төмөнкү эсепти чыгарыш керек: өТК – (өДК ө дем.чыг.РК).

Дем алуунун көлөмүн (д.а.К) аныкташ үчүн (өДК_өд.а.РК) суммасын алып керек. Функционалдык калдык көлөмдү (ФКК) (дем чыг.РК) ө (өЖК) суммасынан чыгарылат. Бул формулада өКК – өпкөнүн калдык көлөмү, өпкөнүн жалпы көлөмү (өЖК) өпкөнүн тиричилик көлөмү (өТК) менен өпкөнүн калдык көлөмүнүн (өКК) суммасынан келип чыгат. Өпкөнүн калдык көлөмү 1,2 литрге барабар.



55-сүрөт. Спирометр жана анын түзүлүшү.

Өпкөнүн вентиляция коэффициенти (өВК) төмөнкү формула менен чыгарылат: өпкөнүн дем алуучу көлөмү (өДК): (дем чыг.РК ө өКК).

Алынган маалыматтар таблица түрүндө берилет.

№	Катышуучунун аты-жөнү	Спорт менен машигууда		өЖК	өТК		ДКд мл	ФКК мл
		бар	жок		Факт.	Кыз-мат		

Адамдын өпкесүнүн жалпы көлөмү (өЖК)

№	д.а.РК мл	д.ч. РК мл	өДК мл	өКК мл	өВК мл

1. Өпкөнүн калдык көлөмү (өКК) – максималдык дем чыгаруудан кийин өпкөдө калган абанын саны (1200 мл);
2. Өпкөнүн тиричилик көлөмү (өТК) – максималдык дем алуудан кийин толугу менен чыгарылган абанын болгон саны (4200 мл);
3. Өпкөнүн дем алуучу көлөмү (өДК) – тынч дем алуу учурунда (500 мл) адам дем алыш жана демин чыгаруудагы абанын көлөмү;
4. Дем алуунун резервик көлөмү (д.а.РК) – тынч дем алгандан кийин адам дагы кошумча дем алуусундагы абанын көлөмү (2500 мл);
5. Дем чыгаруунун резервик көлөмү (дем чыг.РК) – демин тынч чыгаргандан кийин адам дагы кошумча демин чыгаруудагы абанын көлөмү (1200 мл);
6. Дем алуунун көлөмү (ДК) же дем алуунун резерви – демин тынч чыгаргандан кийин дагы дем алуудагы абанын максималдык көлөмү (3000 мл);
7. Функционалдык калдык көлөмү (ФКК) – демди тынч чыгаргандан кийин өпкөдө калган абанын көлөмү (2400 мл).

3.7. Сырткы дем алуу механизминин демонстрациясы. Дондерстин модели.

Дондерстин модели көрүнүшү боюнча түптүн ордунда резина мембрана менен капиталган айнектүү сосуд. Сосуддун пробиркасынын ичине канюля (ичке тоголок айнектүү түтүкчө) коюлат. Резина түбү менен сосуд герметикалык тығыз туюк плевралдык көндөйдү көрсөтөт.

Резинадан жасалган түбү көндөйдүн көлөмүн өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берет. Жаныбарлардын организминде болгондой эле өпкө канюля аркылуу атмосфералык аба менен байланышат. Дондерс моделинин резина түбүн тартууда же ныгырууда өпкөдө аба алмашуу процессин кебетелештирсе болот.


Иштин максаты: омурткалуу жаныбарларда сырткы дем алуу механизмин изилдөө.

Керектүү жабдыктар: резина түбүсү менен сосуд, бака, хирургикалык аспаптардын жыйнагы, физиологиялык эритме.

Иштин жүрүшү

Кыймылсыз баканы (баш жана жүлүн мээлерин бузуп) курсак жағын өйдө каратып тактайчага бекитүү керек. Акырындык менен астыңкы жаакты кесип таштап үн жылчыгын тапкыла. Лигатуранын илмегин кемирчектүү кокону тегерете орундаштырыла. Канюляны үн жылчыгына киргизип, лигатуранын жардамы менен аны бекиткиле.

Көкүрөк көндөйүн ачып, айланадагы тканьдарды алып таштап, өпкөнү толугу менен бөлүп койгула. Бөлүнүп турган өпкөнү канюляга бекитип, аны резина түбү менен сосудка жайлыштырып тыгыз пробка менен жапкыла. Өпкөнү сосуддун ичине бекитүүдө резина түбүн бир аз басуу керек. Пробканы жапкандан кийин жана түбү нормалдык абалына келгенде сосуддун ичинде «терс» басым пайда болуп өпкө жазылат. Аппараттын резина түбүн сосуддун ичине кезеги менен басып киргизип жана төмөн тартып чооу керек. «Дем алуу» жана «дем чыгаруу» учурунда өпкөнүн көлөмүнүн өзгөрүүсүн көзөмөлдөгүлө. Бул процесстеринин схемасын сүрөтке тартып алгыла (56-сүрөт).



56-сүрөт. Дондерстин модели.

**АДАМДЫН ЖАНА ЖОГОРКУ ТҮЗҮЛҮШТӨГҮ
ОМУРТКАЛУУ ЖАНЫБАРЛАРДЫН ТАМАК СИЦИРҮҮ
СИСТЕМАСЫ ЖАНА АНЫН ФИЗИОЛОГИЯСЫ**

Кириши. Тамак сицирүү системасын омурткалуулардын катарынан тартып карасак анын эволюциясынын жолунда жөнекей органдын – түз ичеги түтүктүн ар кандай кызматтарды аткаруучу татаал система-га айланышы мисал боло алат. Мындан башка, ошол түз келген ичеги түтүктүн алдыңкы бөлүгү – ооз кулкун көндөйү өзгөчө болгон дем алуу органга айланат. Мынтай бөлүнүү процесси түйүлдүктүн өрчүүсүндө да байкалат. Тамак сицирүү системасынын адепки же алгачкысы катары энтодермалдык түтүк болуп саналат, ал алдынан туюк болуп артынан нерв-ичеги каналына өтөт. Ал эми ооз көндөйү эктодерманын сыртты карай бөлүнүшүнөн келип чыгат, ал андан кийин ичегиге өтөт. Ошол түтүктүн арткы бөлүгүнүн эктодермасынын ичине киришинен аналдык тешик пайда болот. Ошентип, тамак өткөрүүчү түтүктүн бөлүнүшүнөн төмөнкү органдардын системасы пайда болот:

- 1) ооз көндөйү – тил, бездердин ар кандай түрлөрү, тамакты майдалоочу тиштер ороношкон;
- 2) кулкун – дем алуу функцияны аткарат; бул жерде тамак сицирүүчү органдар менен дем алуу жолдорунун кайчылашып өтүшү байкалат, мындан башка ички секреция бездеринин – калкан (gl. thyreoidea) жана богок (gl. thymus) бездеринин пайда болушунун очогу болуп саналат;
- 3) кызыл өңгөч;
- 4) карын – тамакты химиялык жол менен иштетип чыгуучу орган;
- 5) он эки эли ичеги – бул жерде тамак сицирүүчү бездердин – боор (hepar) менен уйку (pancreas) бездин таасири астында майлардын жана белоктордун сицирилиши же иштеп чыгуусу жүрөт;
- 6) ар кандай узундуктагы ичегилер, ал жерлерде сицирилген тамактын ичегинин бети менен сицирилиши жүрөт;
- 7) жогорку түзүлүштөгү жаныбарлар мөнен адамда гана болучу со-кур ичеги;
- 8) сицирилип бүткөндөн кийин тамактын калдыктары сакталуучу жоон ичеги;
- 9) түз ичеги – бул жерде зандын (эксременттердин) топтолушу жүрөт, ал сыртка аналдык тешик менен ачылат.

Ошентип, тамак синириүү системанын негизги функциялары: азыкты ташуу, физикалык жана химиялык жол менен иштеп чыгуу, керектүү заттардын синириүүлүсү болуп саналат. Тамак синириүү системасынын келип чыгыш эктодермалдык жана энтодермалдык болуп эсептелинет.

Ичеги көндөй алгачкылардан болуп ичеги көндөйлүүлөрдө пайда болгон. Ичеги көндөйүнүн пайда болушу менен бирге тамак синириүү ички көндөйде өтүп калат, тамак синириүүчү зилдердин таасири астында тамак иштетилип чыгат. Бирок, бул учурда деле клетка ичиндеги синириүүлөр сакталып кала берет.

Хордалууларда эктодермадан пайда болгон ооз менен аналдык бөлүгүнөн башка тамак синириүүчү каналы толугу менен энтодермадан келип чыккан. Каналдын бардык бөлүгүнөн ортоңкусу жакшы өрчүгөн. Муунак буттуулардан айырмаланып омурткалууларда тамак синириүүсү ичеги көндөйдүн ичинде жүрүп турат, ошондуктан тамак синириүүчү бездердин (шилекей бездери, боор, уйку бези, ичегидеги майда бездер) пайда болушу мүнөздүү.

Жылуу кандуу омурткалууларды алсак, мисалы, канаттуулардын тамак синириүүчү системасынын өзгөрүлүүсү учуп жүрүшү менен тыгыз байланышта болот да төмөнкү өзгөрүүлөргө ээ. Алар: тиштеринин жоктугу, үстүнкү жана астынкы жаактарынын түмшуктары менен биригиши, кызыл өңгөчүнүн узарышы, андагы жемсөөнүн пайда болушу. Карыны эки бөлүктөн – керегеси жука бездүү жана керегеси калың келген булчундуу карындан турат, бирок ичегиси салыштырмалуу кыскараак болот. Ичегилеринен ичке ичегиси узун, ал эми арткы ичегиси жоон жана түз ичеги деп бөлүнбөйт. Ичке жана түз же жоон ичегисинин ортосунда кыска өсүндү жайгашкан, ал **сокур** ичеги деп аталаат. Ичегиси клоакага ачылат. Көпчүлүк канаттуулардын клоакасынын үстүнкү бетинен кыска өсүндү пайда болгон, ал фабрициев баштыкчасы (ички секреция бездердин курамына кирет) деп аталаат.

Сүт эмүүчүлөрдүн тамак синириүү системасы татаалданган жана кыйла өзгөрүлгөн. Тамак синириүүчү органдары татаал түзүлүште: тамак өткөрүүчү каналы узарган жана толугу менен бир нече бөлүктөн турат, тамак эритүүчү бездердин аткаруучу функциялары да татаалданган. Бир гана сүт эмүүчүлөргө таандык болгон ооз алдынкы бөлүктүн пайда болушу байкалат. Ал булчундуу эки эриндери, уурттары жана жаактары менен чектелген. Ооз көндөйдүн ичинде катуу тандай, ферменттерди бөлүп чыгаруучу шилекей бездер жатат. Алардын таасири

астында ооздон тамак ажырай баштайды. Кашка, кылкыйма, кичи жана соң азуу тиштер деп бөлүнгөн (гетеродонттук тиштер), алар атайын чункурларда – альвеоларда орношкон. Карыны толугу менен өз алдынча бөлүнүп, көптөгөн ферменттерди чыгарып туроочу бездерге бай келет. Карынынын мындай татаалданышы азыктануусунун өзгөчөлүктөрү менен байланыштуу. Кепшөөчү сүт эмүүчүлөрдүн карыны төрт бөлүктөн турат, алар соң карын, чейчөк карын, тогуз кат жана жумур. Ичегисинин узундугу жеген тамагынын мүнөзүнө жараза болот. Ал он эки эли, ичке, жоон жана түз ичеги деп бөлүнет. Ичке жана жоон ичегинин ортосунда сокур ичегиси (же мөн деп да айтылат) болот. Ал чөп же өсүмдүк менен тамактануучу айбанаттардыкы узун келет. Түз ичеги аналдык тешик менен бүтөт.

Ошентип, омурткалуулардын, өзгөчө сүт эмүүчүлөрдүн тамак сицирүү системасы татаалданган жана аткарған функциясына жараза толугу менен бөлүнгөн.

Адамдын организми башка хордалуулардыкындай эле органдардын системаларынан пайда болгон. Жалпысынан караганда адамдын организминин түзүлүшү жогорку түзүлүштөгү омурткалуулардыкынан айрымасы деле билинбейт. Бирок, адамдын организминин түзүлүшү жана органдарынын аткарған кызматы бир топ татаалданган.

Адамдын, башкалардыкындай эле системалары болот жана алардыкы деле ошондой эле органдардан турат. Бардык омурткалуу жаныбарлардын жана адамдын борбордук нерв системасы мээден жана жүлүндөн турат, ал эми жүрөк болсо кан айлануу системасынын негизги органы болуп саналат. Өпкөлөрү, боору жана башка органдары бирдей функцияларды аткарышат. Адам менен жогорку түзүлүштөгү омурткалуу жаныбарлардын денеси да бирдей бөлүктөрдөн – баш, моюн, тулку бою жана буттары менен алардын курчоолорунан турат. Албетте адам менен адам сымал маймылдардын ортосунда окшоштук көп болот. Адамдын түзүлүшү менен омурткалуулардын түзүлүшүнүн окшоштук болуп калган себебинин бирден бири – бул алардын байыркы маймыл сымалдардан келип чыгышы, б.а. алардын теги бир болуп калганы.

Белгилүү болгондой ар бир орган өзүнүн функциясын же кызматын аткарат. Ошондуктан бардык органдардын тигил же бул функцияларынын аткарылышина жараза организмдин бардык иш аракеттери да көз каранды болот. Бирок, дем алуу, бөлүп чыгаруу жана башкалардын татаал процесстери бир эле органдын иш аракети менен чектелбейт, алар

органдардын системалары менен аткарылат. Мисалы, тамактын сицирилиши же иштеши жүрүп турушу үчүн адегендө аны чайнап жутуш керек, андан кийин гана тамакты эритүүчү ширелер (зилдер) чыгуучу тамак ичеги карынга түшөт. Ошентип бардык органдардын биргеликтө иштешинен тамак толугу менен сицирилет. Ар бир орган татаал процесстин бөлүкчөлөрүн аткаруу менен, ал эми баардыгы биригип отуруп тамак сицируүнү аткарышат. Демек, органдардын бир системасын түзүүчү бөлүкчөлөрдүн ортосунда физиологиялык көз каандылык түзүлөт.

Тамак сицируү системасынын туура иштешине органдардын клеткаларына керектүү заттардын жана кычкылтектин дайыма кирип турушу зарыл. Ал эми клеткалардан болсо көмүр кычкыл газы жана зыяндуу заттар сыртка чыгып туруш керек. Башкача айтканда, тамак сицируү органдардын системасы физиологиялык тараалтан кан айлануу, дем алуу, бөлүп чыгаруу жана башка органдардын системалары менен тыгыз байланышта болот. Мындай тыгыз байланыштар адамдын органдарынын системалары арасында да жүрүп турат. Физиологиялык жактан бир-бири менен мындай байланыштык нерв системасынын көзөмөлү астында жүрөт. Дененин бардык органдарына көптөгөн нервдер аркылуу сигналдар түшүп турат. Кан жүрөктүн жана башка органдардын иш аракеттерине таасириң тийгизет, ошондой эле ар кандай заттарды ташып организмде жүрүп туруучу физиологиялык байланыштарга да көмөк берет.

Адамдын органдарынын бардык системалары ортосунда анатомиялык жана функционалдык байланыштар организмдин бирдиктүүлүгүн (бүтүндүүлүгүн) камсыз кылат. Көп органдардан турган тириүү организм бүтүн бир организм катары жашайт.

Тамак сицируү системасын структуралык жана функционалдык түзүлүшү жогорку түзүлүштөгү жаныбарлар менен адамга мүнөздүү болуп узакка созулган эволюциянын өрчүшүндө калыпталынган. Учурда жаныбарлар дүйнөсүнө тамак сицируүнүн ар кандай тиби мүнөздүү, алар **клетка ичинде, клеткадан тышкары** же дистанттык жана мембраннык (керегесине жакын же контакттык). Ички клеткалары тамак сицируү эн жөнөкөйлөрде жана өтө примитивдик (жөнөкөйлөр) организмдерде (былпылдактар, жалпак курттар) тараалган (кездешет). Немертингерде, курттарда жана моллюскаларда ал гидролиздин кошумча механизми болуп саналат. Ал эми жогорку түзүлүштөгү жаныбарлар

менен адамда клетка ички тамак синириүү чектелүү гана мааниге ээ жана коргоочу функцияны аткарат (фагоцитоз көрүнүшү). Клеткадан сырткары же дистанттык тамак синириүүдө клеткалар синтездерген ферменттер клеткадан сырткары чөйрөгө бөлүнүп чыгарылат, ал жерде гидролитикалык эффектиси ишке ашырылат. Тамак синириүүнүн бул тиби жалпак курттарга караганда жогорку денгээлде туруучу организмдерде негизги болуп саналат, бул эволюциянын өрчүшүнүн бир этабы. Тамак синириүүнүн бул тиби муунак курттарда, рак сымалдууларда, курт-кумурскаларда, баш буттуу моллюскаларда, хордалууларда жана өзгөчө жогорку денгээлдеги жаныбарларда жана адамда өрчүгөн. Клеткадан сырткары тамак синириүүнү дистанттык деп да айтышат, себеби атап кеткен жаныбарларда таасирин тийгизүүчү ферменттери секретордук клеткалар көндөйүнөн алыстаган. *Дистанттык тамак синириүү* атыйын көндөйлөрдө өтпөстөн, ферменттерди бөлүп чыгаруучу клеткалар жаткан организмден сырткары да өтөт. Алсак, кээ бир курт-кумурскалар өздөрүнүн кыймылсыз болгон табылгасына тамак эритүүчү ферменттерди киргизишет, ал эми бактериялар болсо культуралдык чөйрөгө ар кандай ферменттерди бөлүп чыгарышат.

Мембраннык (керегеге жасын, контакттык) тамак синириүү. Мембраннык тамак синириүү 1957-жылы А.М. Уголов тарабынан ачылган. Клеткадан сырткары жана клетка ичиндеги тамак синириүүсү мейкиндик аралыгында орун алган. Учурдагы көрүнүш боюнча белгилүү болгон тамак синириүүнүн үч тибинен – көндөйлүк (клеткадан сырткары), клетка ичинде жана мембраннык тамак синириүүдө бирөөсү да филогенетикалык жагынан жаңы же байыркы деп эсептелинбейт. Жаныбарлардын түзүлүшүндөгү бардык денгээлинде (эн жөнөкөйлөрдөн тартып сүт эмүүчүлөргө чейин) тамак синириүүнүн негизи үч тиби тен кездешет, бирок жогорку түзүлүштөгү жаныбарларда клетка ичиндеги тамак синириүү өзүнүн маанисин жоготот. Тамак синириүүнүн тигил же бул тиби тийгизген таасири менен гана чектелбестен, ферменттердин булагына жараша да бөлүнөт. Ушул критериялар боюнча төмөнкүчө бөлүнөт: 1) жекече тамак эритүү, мында ферменттердин булагы катары организм өзү болот; 2) симбиотикалык тамак эритүү, ичеги-карындын микроорганизмдеринин эсебинен ишке ашырылат; 3) аутолитикалык тамак эритүү.

Адам жана көптөгөн жаныбарлардын түрлөрү негизинен жекече тамак эритүүгө жөндөмдүү. Аларда симбиотикалык тамак эритүү

экинчилик даражага чыккан. Бирок, витаминдердин жана кәэ бир алмашсыз аминокислоталардын бөлүнүп чыгышы ичеги-карындын макроорганизмдеринин катышуусу менен жүрөт. Кепшөөчүлөрдө болсо симбиотикалық тамак эритүү үстөмдүк кылат.


4.1. Тамак сицируү системанын түзүлүшү жана аткарган функциясы. Тамак сицируүнүн типтери.

Тамак сицируү системасынын пайда болушу. Адамда жана жогорку түзүлүштөгү жаныбарларда тамак сицируү системасынын пайда болушу эмбриогенездин баштапкы стадиясында эле башталап, уруктанган жумуртка клеткасынын өрчүшүндө 7–8 суткага жеткенде энтодермадан тұтүк сымал болуп алгачкы ичеги пайда боло баштайт, ал 12-сүткадан тартып экиге бөлүнөт – түйүлдүк ички (келечектеги тамак эритүү жолу) жана түйүлдүктөн тышкары (сарысы). Өрчүүнүн башталышында эле биринчилик ичеги ооз-кулкун жана клоакалдык мембрана менен бөлүнөт, бирок түйүлдүктүн ичте өсүшүнүн үчүнчү жумасында эле ооз-кулкунун мембранның түзөлө башталса, клоакалдык мембранның 3 айдан кийин – түзөлө баштайт же жайылат. Эгерде мембраннылар өз убагында түзөлбесө же жайылбаса анда аномалдык көрүнүштөр орун алат. Түйүлдүктүн өрчүшүнүн 4-жумасынан тартып тамак эритүүнүн жолу бөлүнө баштайт. Тамак өткөрүүчү түтүгү үч бөлүктөн турат. Алдыңкы ичегиден кулкун, кызыл өңгөч, карын жана он эки эли ичегинин бир бөлүгү менен боор жана уйку бези. Ортонку ичегиден он эки эли ичегинин калган бөлүгү, кыл ичеги (айланчык менен кара ичегинин ортосундагы ичке ичеги; мындан комуздун кылын жасагандыктан «кыл ичеги» деп аталған) жана кара ичеги (ичке ичегинин жоон ичегиге кошулган жери). Арткы ичегиден жоон ичегинин бардык бөлүмдерү келип чыккан.

Уйку бези болсо адегендеге алдыңкы ичегинин өсүндүсү катары болуп башталат. Бездүү паренхимадан башка, эпителиялардан панкреатикалық аралчалар калыптанат. Түйүлдүктүн өрчүүсүнүн 8-чи жумасында альфа-клеткаларында глюкагондун пайда болушу байкалат, ал эми 12-чи жумасына жеткенде – бета-клеткаларында инсулин калыптанат. Уйку бездин клеткаларынын эки түрүнүн тең активдүүлүгү 18 чи менен 20-жумасынын аралығында жогорулайт. Ичеги-карындын өсүп-өрчүшү бала төрөлгөндөн кийин деле улана берет. Төрт жашка

чейинки балдардын жоон ичегисинин башталышы төмөнкүсүнө кара-
ганда узунураак болот.

Адамдын организминин жашоо иш аракети сырткы чөйрө менен ту-
руктуу зат алмашуусуз жүрбөйт. Организмге кирип туруучу азық зат
же тамак организм колдонуучу пластикалык (организмдин клеткасы
менен тканьдарды жаратуучу материал) жана энергетикалык материал
(организмдин жашоо тиричилигине керектүү энергиянын булагы ката-
ры) катары азық зат болуп саналат. Суу, минералдык түздар, витами-
ндер азыкта же тамакта кандай болсо ошондой түрдө организмге кирип
өздөштүрүлөт. Ал эми жогорку молекулярдык кошулмалар – белок-
тор, майлар, углеводдор жөнөкөй кошулмаларга ажырамайынча тамак
ээритүүчүү каналдарда синирилбейт же өздөштүрүлбөйт (57-сүрөт).



57-сүрөт. Адамдын тамак синириүү системасына кириүүчү органдар жана алардын функциялары (аткарган кызметтери): каттуу тандай – ооз көндөйүүн мурун көндөйүнен бөлүп турат; тили – тамактын даамын татыйт жана шилекей менен аралаштырып турат; тиштери – тамакты майдалайт жана чайнайт; астынку жаагы – тамакты чайноого жардам берет жана чайноочу булчундар бекийт; кулкун – тамакты ооздон кызыл өнгөчө өткөрөт; кызыл өнгөч – тамакты карынга өткөрөт; карын же ашказан – тамакты сактайт, белоктуу эритүүчү карын зилин чыгарып турат, иштелип чыккан тамакты ичке ичегиге жиберет; боор – организмдин химиялык лабораториясы, майларды эритүүчү өт зилин чыгарат; өт ыйлаакчасы, же баштыкчасы – өттү сактоочу жай; үйкү бязи – керектүү заттарды ажыратуучу зилди чыгарат; ичке ичеги – керектүү заттарды иштетип чыгат жана кан менен лимфага синирилет; туурасынан жаткан жана төмөн карай кеткен жоон ичегилерде синирилбейт калган калдыктардан суу кайрадан синирилет жана зан массасынын топтолушу жүрет; түз ичеги – зан массасы топтолот жана андан сыртка чыгат.

Тамак сицируү системасы азыкты же тамакты кабыл алууну, аны механикалық жана химиялық жактан иштеп чыгуусун, азык массасын тамак сицируүчү жол менен жылышын, керектүү заттарды жана сууну кан жана лимфатикалык тамырлар аркылуу сицирилишин жана экскремент же зан сыйктуу иштелбей калган калдыктарды организмден сыртка чыгаруунун камсыз кылат.

Тамак сицируү – бул механикалық жактан тамакты же азыкты (жемди) майдалоо жана керектүү заттардын макромолекулаларын мономерлерге сицируүгө керектүү компоненттерди химиялық жол менен ажыратуу процесстердин жыйындысы болуп саналат.

Тамак сицируү системасына ичеги карын каналы, ошондой эле тамак сицируүчү ширелердин же зилдердин (шилекей бездер, боор, уйку без) секрециясын жолго салып туручу органдар кирет. Ичеги-карын каналы ооз тешигинен (ооз көндөйүнөн) башталып аналык тешик менен бүтөт.

Химиялық жол менен тамактын ажырашына ферменттер (энзимдер) соң ролду аткарат, алардын көп түрдүүлүгүнө карабастан алар жалпы касиеттери менен белгилүү. Ферменттер төмөнкүдөй мүнөздөлүнет:

1. Жогорку спецификалық (адистештүүлүк) – ар бири бир гана реакцияны катализаштырат же байланыштын бир гана тибине таасириң тийгизет. Мисалы, протеазалар же протеолитикалык ферменттер белокторду аминокислоталарга (карындын пепсини, трипсин, он эки эли ичегинин химотрипсини ж.б.) чейин ажыратышат; липазалар же липолитикалык ферменттер, майларды глицеринге жана май кислоталарга (ичке ичегинин липазасы ж.б.) чейин ажыратышат; амилазалар же гликолитикалык ферменттер углеводдорду моносахаридаларга (шилекейдин малтазасы, амилаза, уйку бездин малтаза менен лактазасы) чейин ажыратышат.

2. Тамак сицируүчү ферменттер чөйрөнүн pHнын белгилүү бир маасине жеткенде гана активдүү болушат. Мисалы, карындын пепсини кычкыл чөйрөдө гана таасириң тийгизет.

3. Ферменттер температуралын белгилүү гана чегинде (36° Сден 37° С ге чейин) таасириң тийгизет, ал температуралык чектен сырткары алардын активдүүлүгү төмөндөйт, мында тамак сицируү процесстердин бузулушу байкалат.

4. Жогорку активдүүлүккө ээ, ошондуктан көп сандагы органикалык заттарды ажыратат.

Тамак сицируу системасынын негизги функциялары:

1. Секретордук – ферменттерден жана башка биологиялык активдүү заттардан турган тамак сицируучу ширелерди (карыйндын, ичегинин) иштеп чыгуусу жана бөлүп турушу.
 2. Мотордук-эвакуатордук же кыймылдуу функциялар – азық-заттын майдалоосун жана жылышын камсыз кылат.
 3. Сицируучу – тамак жүрүчү каналдын бўлжырлуу чөл кабыгы аркылуу кандан ақыркы бардык сицируулучу заттарды, сууну, туздарды жана витаминдерди сицирип алуу.
 4. Экскретордук (бөлүп чыгаруу) – организиден зат алмашуунун ақыркы заттарын сыртка чыгаруу.
 5. Инкретордук – адистештирилген гормондорду тамак сицируучу система менен сыртка чыгаруу.
6. Коргоочу функция:
а) энтероциттердин апикалдык мембраннындагы гликокаликсти камсыз кылуучу или молекул-антителдер үчүн механикалык чыпкалоо;
б) тамак сицируу ферменттер менен антигендердин гидролизи;
в) ичке ичегиде атайдын клеткалардын (пейердун жалпакчалары – бляшталары) болушу жана сокур ичегинин ёсундүсүнүн (аппендикстин) лимфоиддик тканындагы *T*- жана *B*-лимфоциттердин турушу ичеги-карыйн жолунун иммундук системасын камсыз кылат.

4.2. Тамак сицируунун негизги типтери

Таасирине жарааша:

1. Клеткалык ички таасири – тамак сицируучу ферменттер таасирин клетканын ичине тийгизет;
2. Клеткадан сырткары (ички көндөйдө) – ичеги-карыйндын ички көндөйүнө бөлүнүп чыгуучу ферменттердин таасири астында тамак сицируу жүрүп турат. Бирок бул процесс негизги болуп саналбайт, себеби керектүү азық заттардын бузулушу 20–30 % зынан ашпайт.
3. Мембрандык, же контакттык – энтероциттер бөлүп чыгаруучу ферменттердин эсебинен ичке ичегинин көрөгеси аркылуу тамак сицируусу жүрүп турат.

Тамак сицируунун типтери (ферменттердин булактарына жарааша):

1. Аутолитикалык – азық-заттын курамына кирүүчү ферменттердин жардамы менен жүрүп турат. Мисалы, эненин сүтү аркылуу келип ту-

руучу ферменттер эмчек эмүүчү баланын тамак синириүүчү жолунун былжырлуу челинен активдештирилет жана эненин сүтүндөгү белок менен майларды ажыратат.

2. Симбиотикалык – же башкacha айтканда тамак синириүү өзүнүн ферменттеринин таасири астында жүрбөстөн, ичеги-карынга тамагы менен кошо түшкөн башка организмдердин ферменттеринин катышуусунда жүрүп турат. Кепшөөчү жаныбарлардан айырмаланып, адамда бул тамак синириүүнүн түрү ичегинин өзүнүн микрофлорасынын эсебинен болуп турат. Ичеги-карындын микробиоценозу тамактанууга өтө сезгич келет (белоктуу тамактануу болсо анда чирилүүчү процесстер жүрөт), ошондуктан дарылар, өзгөче антибиотиктер ичегинин микрофлорасын елтүрөт. Ошондуктан микрофлоранын нормалдуу иштешине азыктык талчалардын (клетчатка) болушу зарыл. Ичегинин микроорганизмдеринин ферменттери астында азык заттын гидролизин экинчилик деп аталат.


3. Жекечелик, же жекече тамак синириүү – тамак синириүү системасынын ферменттеринин эсебинен жүрүп турат. Бул адамдын тамак синириүү системасындагы керектүү азык заттардын иштеп чыгуусунун негизги түрү. Мына ушул үч типтен адам баласына жана көпчүлүк жаныбарларга өзүмдүк тамак синириүү мүнөздүү. Ал эми *симбиотикалык тамак синириүү* экинчилик мааниге ээ. Бирок, витаминдердин жана кээ бир алмаштырбоочу аминокислоталардын продукциялары ичеги-карындын микроорганизмдердин катышуусунан бөлүнүп турат. Симбиотикалык тамак синириүү баштыкчандарга жана төмөнкү түзүлүштөгү, алсак муунак буттууларга мүнөздүү болуп саналат. Кепшөөчүлөрде симбиотикалык тамак синириүү үстөмдүк кылат. Алардын татаал карынынын биринчи эки бөлүгү (чоң карыны менен чөйчөк карыны) целлюлозаны жана өсүмдүк азыктарынын башка компоненттерин эритүүчү микрофлора менен толтурулган. Чоң карыны менен чөйчөк карындан микроорганизмдер жумурга, андан кийин ичегилерге түшөт.

Аутолитикалык тамак синириүү деп тамактагы ферменттердин эсебинен тамактын синирилишин айтат. Мисалы, чөп жечүүлөр таза жемдерди жешсе алардагы компоненттердин ажыроосу ошол өсүмдүктөрдүн өзүндөгү клеткаларындагы ферменттердин эсебинен жүрөт. Жаны төрөлгөн ымыркай балдардын тамак синириүүлүсүндө белгилүү бир ролду энесинин сүтүндөгү гидролитикалык ферменттер аткарат.

4.3. Тиштер жана алардын бүйлөсү. Тил жана анын түзүлүшү, аткарган функциясы

Ооз көндөйү, тиштер, шилекей бездер

Адамдын жана жогорку түзүлүштөгү (мисалы, сүт эмүүчүлөр) жаныбарлардын оозу же ооз көндөйү көптөгөн маанилүү кызматтарды аткарат. Ооз көндөйү бир жагынан эриндер (*labia*) жана уурт (*buccae*) менен чектелсе, экинчи жагынан тиштер жана анын бүйлөсү



58-сүрөт. Ооз көндөйү жана андагы органдар.

gingivae менен чектелген ооз босогосунан (*vestibulum oris* ирегесинен, сырттан кире бериш жери), үстүндө орношкон катуу (*palatum durum*) жана жумшак тандайы (*palatum molle*), астынан – түбү, ал эми алды менен сыртынан – тиштер жана бүйлөдөн турат (58-сүрөт). Ооз көндөйдүн көп бөлүгүн булчундуу тил ээлейт. Ага ири шилекей бездердин каналдары ачылат. Ооз көндөйүнүн органдары тил, тиштер жана шилекей бездери болуп саналат. Тамак синириүүнүн бул бөлүгүнүн

функциясына жаактын булчундары катышат. Тамактын даамын татуу, консистенциясын жана температурасын билүү же сезүү жана тамакты (ашты) сицириүүсү ушул ооз көндөйүнөн башталат. Крахмалдын гидролизи да ооз көндөйүндө башталат.



Ооз көндөйдүн былжырлуу чели көп катмарлуу жалпак эпителиялар менен капиталган, алардын астында талчалуу тутумдаштыргыч ткань жатат. Ооздун былжырлуу челинин функционалдык өзгөчөлүгү – ар кандай механикалык, химиялык жана температуралык дүүлүгүчтөргө болгон туруктуулугу, ооруга сезгичтигинин төмөн болушу жана салыштырмалуу микробдорого каршылыктуулугунун жогору болушу. Ооздун былжырында лимфоиддер, көптөгөн кан тамырлар жана нервдер жайгашкан. Балдардын оозунун былжырлуу чели назигирээк, андагы кан тамырлар көп болот жана ал чондордукуна караганда жогорку сезгичтике ээ. Былжырлуу чели таргыл булчундардан турган тилдин булчундуу тканы менен биригип калган.

Тиштер (*dentes*) түздөн-түз тамакты кармоого, чайноого жана механикалык жол менен майдалоого катышат. Адамдын ооз көндөйүн-

дө (*cavitas oris*) төмөнкү тиштери жайгашкан: кашка тиштер – бул алдыңкы же мандайкы тиштер алардын жардамы менен тамакты тиштеп алабыз; кылкыйма тиштер, же акыл азуу тиштер (адамга карата колдонулат) – тамакты майдалап үзүүгө жарайт; кичи жана чоң азуу тиштер – тамакты жанчканга жана чайнаганга катышат. Адамдын тиштери сүйлөөгө да атышат. Кишиде бардыгы 32 тиш болсо, карышкырда 42, чопкутчандарда (айбандардын бир тукуму) – 100 гө жакын болот, ал эми пилдики болгону алтоо, алардын экөөсү – пил азуусу (бивниясы). Адамдын тиштери белгилүү гана убакытка чейин өсүп, алмашып анан өсүшүн токтотот. Көпчүлүк жаныбарлардын тиштеринин өсүшү туруктуу эмес, бирок чычкандарда, сур аламандарда жана башка кемириүүчүлөрдө тиштери өмүр бою өсөт. Мисалы, келемиштин тиши ай сайын 3 см ден өсүп турат. Демек, бир жылда 36 см ге чейин жетет экен! Ошондуктан, бардык кемириүүчүлөр дайыма тынымсыз бир катуу нерсени кемирип турушу керек, антпесе тиштери оозуна батпай калат. Алар кемириүү менен тиштерин өгөп турушат.

Ар бир тиш аткарған кызматы менен гана айырмаланбастан түзүлүшү менен да айырмаланышат. Тиш катуу, сөөктүү дентинден жана жумшак өзөгүнөн турат, өзөгүндө кан тамырлар менен нервдер жайгашкан. Ал тиши механикалык урунуудан же сынып калгандан сактайт. Дентин сыртынан эмаль менен канталган, ал сөзгичтүүлүктөн гана ажырабастан, адамдын денесиндеги эң бекем заттан болуп эсептелинет.

Ооз көндөйүнүн түзүлүшү жана тиштердин жайлланышы боюнча адам чөп же чүү жана жырткыч айбанаттардан айырмаланат. Алардан айырмаланып биз бир убакта эле өсүмдүк жана жаныбарлар азыктарын жей алабыз, б.а. адам баласы туш келди жечүүлөрдөн болуп саналат. Эмалдын негизин минералдык заттар түзөт, негизи алар органикалык заттарга ширитилген фосфор менен кальцийдин



59-сүрөт. Тишин сыртынан жана ички түзүлүшү.

түздары. Кальцийдин көп бөлүгү тишине жакын жеринде топтолот. Бул албетте түшүнүктүү, себеби ал жерлерде нервдердин эң көп бөлүгү жайгашкан. Тиш эмали бузулуу касиетке ээ, себеби тамак эритүүдө ооздо кислоталар пайда болот, алар болсо катуу нерселерди да талкалайт. Эмаль үчүн эң таасирлүүлөрдөн сүт кислотасы болуп саналат. Ал углеводдордун ажыроосунан келип чыгат жана адамдын тиштерине абдан катуу таасирин тийгизет (59-сүрөт).

Тишин келип чыгышын карасак ал татаал процесс жана жаныбарлардын тарыхый өрчүшүндө тиштер терилүү тишинден, же балыктардын (кемирчектүү балыктар) плакоиддик кабырчыгынан келип чыккан. Түйүлдүктүн өрчүү мезгилинде тиштер эпителиалдык бүктөмөлөр сяктуу же «тиш эбелекчелери» катары өсүшүн баштайт. Дерманын же кориумдун мезенхималык клеткалары ар бир тишин боло турган жеринде же астында тишиң бүдүрлөрүн пайда кылат, алардын тишиң эбелектеринин эпителиалдык клеткалары үстүнөн капкак сяктуу жаап салаңдай баштайт, ал эмаль органы деп аталат. Ошол тишиң эбелектин клеткаларынын ички катмары эмалдын пайда болушуна катышат, ал эми тишиң бүдүрлөрүнүн сырткы клеткаларынан – *одонтобласттардан* дентин пайда болсо, аны курчап турган мезенхималык клеткалардан тишин цементи пайда болот. Ошентип өрчүп турган тиштер былжыр чөл катмарын жарып сыртка чыга башташат.

Көпчүлүк омурткалуу жаныбарларда тишиң бара-бара жанысына алмашылат. Эгерде тишиндердин алмашуусу өмүр бою болуп турса – ал *полифиодонтизм* деп аталат (сүт эмүүчүлөрдөн башка омурткалууларда кездешет), жаш курактагы алмашууну – *дифиодонтизм* деп айтылат. Дифиодонтизм – бул адамда жана көпчүлүк сүт эмүүчүлөрдө учурай турган көрүнүш. Мында организмдин жашоосунда тишин бир жолу алмашылат, мисалы ууз тишиң. Кичине балдарда ал чыгат да, кийин чоңойгондо түшүп, башка тишин менен алмашылат. Эгерде тишиндер алмашылбаса, анда *монофиодонтизм* деп аталат.

Тишиндердин ооздо орношусу да ар түрдүү болот. Сүт эмүүчүлөрдө жана адамдыктиң тишине жаак сөөктөрдөгү альвеоларда (уюкчаларда) орношкон – *текодониттук* тишиндер деп аталат. Мында көрүнүш крокодилдерде да кездешет. Калган рептилиялардын тишиндеринин түзүлүшү боюнча тишиндери бир типтеге же бир өңчөй болот – *гомодониттук* тишиндер, бирок жаак сөөктөргө орношкондору ар түрдүү – бирөөлөрдө тишиндери жаактын кырына (*плевродониттук*) орношсо, калгандарыны-


кы анын ички бетине орношкон (*акродониттук*). Рептилиялардын көпчүлүк түрлөрү табылгасын бүкүлү жутушат. Таң бакаларда болсо кадимки тиштери болбойт, алардын ордунда жаактарындагы кырдуу жана курчтуу мүйүз эбелектери өсүмдүктөрдү (чөпту) кырчып жегенге жарайт.

Тил (*lingua*) – бул кызгылт түстөгү булчунду орган. Анын түзүлүшүн карасак анын учу, тамыры, денечеси жана үстүнкү бөлүгү – жону болот. Тилдин жонунда же үстүнкү бетинде даам билдириүүчү рецепторлор жайгашкан жип сымал, козу карын сымал, конул сымал жана жалбырак сымал бүдүрлөр жатат (60-сүрөт). Ошол бүдүрлөр тилдин четтеринде көп болот. Тамак сицируү жолунун башталышы ооз көндөйү болгондуктан анда зыяндуу заттардын жана микроорганизмдердин алгачкы адсорбциясы башталат. Ошол функцияны тил да аткарат, себеби анын бетинде көптөгөн керексиз заттар чогулат, алар бара-бара тилдеги өңүрдү пайда кылат. Чайноодо, жутууда жана сүйлеөдө да тил катышат.

Тилдин формасы жана анын абалы аткарған функцияларына жараша өзгөрүлөт. Тынч абалда тилдин формасы күрөк сымал болот, ал оозду дээрлик бүтүн бойдон ээлеп калат. Жогоруда көрсөткөндөй тил чайноого, даамды билүүгө жана шилекей чыгарууга катышат. Ымыркай балдар үчүн эмчек эмүүдө тил чоң ролду аткарат.

Тилдин тамырында же түбүндө бүдүрлөр болбойт, бирок алардын ордунда лимфоидтик тканы чогулат, ал **миндалина**, же **алкым бездери** деп аталат. Алар тамак сицируүгө катышпаса да, эң маанилүү функцияны аткарат – организмди коргойт жана адамдын ичине оору козгогуч микробдордун киришине тоскоол түзөт (кылат).

Сүт эмүүчүлөрдүн тили ар түрдүү формада жана аткарған функциясы да ар түрдүү. Көпчүлүгүнүүкү жазы келет жана анын негизги роли – чайнаганда тиштердин астына тамакты тыгып туруу. Бирок, андан



60-сүрөт. Тилдин даам таттыргыч бүдүрлөрү жана алардын тилде жайланышы.

тышкary уйдун тили тамагын кармоочу органы болуп саналат (үй аны менен чөптү оозуна шилеп турат). Жырткычтарда тили жалаганга жумшалат, ал эми кумурскалар жана термиттер менен тамактанган көпчулук айбандардын тили узун жана курт сымал болот, анын бети былжырлуу же жабышчак болгондуктан ага курт-кумурскалар жабыша берет.

Иттин тили жылуулукту жөнгө салууга да катышат, качан ысык болгондо, ал тилин чыгарып активдүү дем алат. Аны менен нымды же организмдеги сууну буулантып чыгарат. Тилден бууланып чыккан суюктук ашыкбаш жылуулукту чыгарып турат, себеби тилде көптөгөн кан тамырлар болгондуктан кан аркылуу организмден жылуулук чыгып температура жөнгө салынат.

Мышыктар жана башка жаныбарлар болсо тилин өзүн жана баласын жалаганга пайдаланат. Мындан башка, мышыктын узун келген тилинин капиталдарында өзгөчө бир бүдүрлөр болот, мына ошолор менен ал скелеттен этин ажыратууга жумшайт.

Тил булчундан тургандыктан кыймылдуу келип ооздон сырткарлы да чыгып кетет. Кескелдирик жана жыландардын тили кыймылдуу жана учу ачакей болот. Анын негизги функциясы – сезүү, ал эми тандайда ички таноолордун – хоаналардын ортосунда жайгашкан Якобсон органдар менен бирге хеморецептор катары иштейт. Тилде бир нече даам таттыргыч зоналар жайгашкан (61-сүрөт).

Шилекей бездер. Оозго түшкөн тамак (аш) майдаланат, шилекей менен нымдалат жана шилекейдеги ферменттердин таасири астында анча-мынча ажырайт. Шилекейдин минералдык бөлүгүн натрий, калий, кальций, магний, хлориддер, карбонаттар, сульфаттар түзөт.

Органикалык заттарга гликопротеиддер – муцин, белоктор (альбуминдер, глобулиндер, аминокимслоталар), мочевина, сийдик кислотасы ж.б. кирет. Шилекейде анча-мынча башка да ферменттер болушу мүмкүн, алар протеазалар, пептидазалар, фосфотазалар жана липазалар.

Адамдын шилекейинде углеводдорду ажыратуучу **амилаза** жана тамак менен ооздогу бактерияларды жок кылуучу **лизоцим** болот. Эми фермент деген эмне?

Тилдеги даам таттыргыч зоналары



61-сүрөт. Тилдеги даам таттыргыч зоналардын жайланныши.

Ферменттер – бул белоктон чыккан органикалық заттар, алар клеткаларда пайда болуп андагы реакцияларды тездетет, бирок өздөрү химиялық өзгөрүллөргө дуушар болушпайт. Дегеле фермент деген атальш «fermentum» деген латын сөзүнөн ачыткы деп каторулат. Ферменттер өздөрүнүн касиеттерине жараза «биологиялык катализаторлор» болуп саналат. Эмне үчүн «биологиялык» деп калган, себеби кандайдыр бир тириү организмдин бөлүгү болуп эсептелинет, ал эми «катализатор» деген сөз, термин химиялық реакцияның ылдамдыгын жогорлатууга жөндөмдүү дегенди түшүндүрөт. Ферменттердин курамына көптөгөн витаминдер кирет, ошондуктан витаминдер менен ферменттер бир-бирине жардам берип турушат. Мисалы, Е витамины ферменттерди сактайт. Мына ошонун касиетине жараза Е витамине бай келген чийки өсүмдүктөр заттарындағы ферменттердин 80% ы өзгөрүлбестөн ичке ичегиге чейин жетет. Ошондуктан, чийки түрүндө желген сабиз, капуста жана башка жер-жемиштер организмге абдан пайдалуу. Ферменттер белоктук заттар катары эле 54° С чейин ысытылса, башка белоктордой эле уюлуп өздөрүнүн катализатордук жөндөмдүүлүгүн жоготушат. Ошондой эле, алар кычкылтектен менен жарыктын таасири астында оной эле бузулушат. Болгон зат алмашуулар – белоктук, углеводдук, майлуулук, витаминдик, минералдык ферменттердин таасири астында гана жүрүп турат. Тириү организмде бул процесстер нормалдуу 37° С температурада жана атмосфералық басымда көп энергияны сактоо менен биргэ тез жүрөт.

Ошентип шилекейде ферменттин бөлүгү жатат. Тамакты оной жутууга жана анын алгачкы химиялық ажыроосу жүрүш үчүн үч жуп шилекей бездерин чыгаруучу шилекейдин эки түрү бар. Бир тиби – ал суюк шилекей, ал кургак тамакты нымдаганга багытталган. Бул типке тил астыңкы (*glandula sublingualis*) жана жаак астыңкы (*glandula submandibularis*) шилекей бездерин кирет, алар бир эле убакта былжырлуу жана суулуу шилекейди бөлүп чыгарышат, ошондуктан алар аралашма бездер деп аталаат. Экинчи тиби – былжырлуу же илешчек шилекей, андагы былжыр жутулган тамактын кызыл өнгөч менен сыйдырылып оной жылышын камсыз кылат. Бул типке кулак түпкү шилекей бези (*glandula parotis*) кирет. Ал бир гана былжырлуу же илешчек шилекейди бөлүп чыгарат. Ошондой эле андагы былжыр тамактын майда бөлүкчөлөрүн бириктирип түймөкчөгө айланнат. Мындан башка, шилекей болгондуктан ооз кургабайт, ошондой эле аны (оозду) ал

тазалайт, сүйлөөгө жардам берет, тандайга жабышпоодон сактап тилди да дайыма нымдан турат. Ошентип 3 жуп шилекей бездеринин иштешинен суткасына 2 литрге жакын шилекей бөлүнүп чыгат, алардын РН 5,25–7,4 түзөт. Мисалы, кой менен эчкide суткасына 15 литрге жакын, ал эми уй менен жылкыныбы 100–150 литр бөлүнүп чыгат.


Ошентип, адамдын шилекейи 3 ири шилекей бездерден иштелип чыгат: кулак түпкү, тил астыңкы, жаак астыңкы, ошондой эле майда

бездер (эрин, уурт, тил ж.б.) катышат (62-сүрөт). Алар ооздун былжырлуу челин каптап турат. Шилекейдин негизги же маанилүү компоненттеринен бактерицидик касиетке ээ болгон белоктор (бактериялардын клеткалык бетин бузуучу лизоцим, ошондой эле темирдин иондорун бириктируучу жана аларды бактериялардан сактоочу иммуноглобулиндер жана лактоферрин) жана ферменттер: углеводдорду ажыратуучу α -амилаза жана мальтаза. Амилаза ферменти азыктагы крахмалды дисахарид-

62-сүрөт. Шилекей бездердин жайланышы.

ке – мальтозага айланат, ал эми мальтоза болсо экинчи ферменттин – мальтозанын таасири астында глюкозанын эки молекуласына айланат. Шилекейлердин ферменттери жогорку активдүүлүккө ээ болгону менен ооздо крахмалдын толук ажырашы жүрбейт, себеби тамак ал жерде болгону 15–18 секунда гана кармалат. Шилекейдин реакциясы нейтралдык же анча-мынча гана жегичтик болуп саналат.

Тамак ооздо түшкөндө ооздугу рецептордун дүүлүгүүсүнөн шилекей бөлүнүп чыга баштайт, ал шартсыз дүүлүктүргүчтөн болуп саналат, ошондой эле шилекей тамактын жытына, аны көргөндө жана шарттарга жараша бөлүнүп чыга баштайт (шарттуу дүүлүктүргүчтөр). Ооздугу даам татыргыч, термо- жана механорецепторлордон сигналдар сүйрү мээде жайгашкан шилекей чыгаруучу борборго берилет же түшөт, андан бет жана тил-көмөкөй нервдердин ядролорунда жайгашкан секретордук нейрондорго келет. Анын натыйжасында шилекей чыгаруучу татаал рефлектордук реакция пайда болот. Шилекей чыгарууда парасимпатикалык жана симпатикалык нервдер катышышат. Шилекей бездин парасимпатикалык нервдин активдешинен чон көлөмдө шиле-



кей чыгат, ал эми симпатикалық нервдин активациясынан шилекейдин көлөмү аз болгону менен андагы ферменттер көп болот.

Чайноодо тамак майдаланып шилекей менен кошуулуп тамак түймөгү (комок) пайда болот. Чайноо процессинде тамактын даамын татып сапаттуулугун билүүсү журет. Андан кийин жутуунун жардамы менен тамак кызыл өңгөч менен жылып отуруп карынга түшөт. Чайноону жана жутуунун ишке ашырууда көптөгөн булчундардын иштешинин катышуусунда жүрөт. Булчундардын жыйрылуусу БНС жайгашкан чайноочу жана жутуучу борборлордун жөнгө салуусу менен журуп турат. Жутуу учурунда мурунга кириүүчү жылчык жабылат, ал эми үстүңкү жана астыңкы кызыл өңгөч сфинктери (кыскычтар) ачылат да тамак карынга түшөт. Кызыл өңгөч менен катуурак тамак 3–9 секунда да өтсө, суюк тамак – 1–2 секундада өтөт.

Кызыл өңгөчтүн керегеси үч катмарлуу. Ортоңку катмары таргыл жана жылма булчундардан турат. Алардын жыйрылуусунда кызыл өңгөч менен тамак сыйдырылып карынга түшөт. Кызыл өңгөчтүн булчундарынын жыйрылуусунан толкун сымал кыймылдоолор анын узунунан бери кетет. Жыйрылуулар иреттүү жүрөт, адегенде кызыл өңгөчтүн жогорку бөлүгү, андан кийин төмөнкү бөлүгүнүн жылма булчундары жыйрылат. Качан тамак (аш) кызыл өңгөч менен жылып аны кергенде, карынга кириүүчү жери (сфинктери же кыскычы) рефлектордук түрдө ачылат. Тамак (аш) жылып отуруп карынга түшөт.


4.4. Карын, анын түзүлүшү жана аткарган функциясы. Ичегилер жана тамак синирүүчү бездер (боор, уйку бези)

Карын (ашказан) – химиялык жана механикалык иштетилип чыккандан кийин тамак орточо 4–6 saat кармалат. Карынга чейин кызыл өңгөчтүн толкун сымал кыймылдашынан катуурак тамак 6–9 секунда да, ал эми суюгу болсо 2–3 секунда өтөт. Кызыл өңгөч менен карындын ортосунда «тосоор» болот – ал кардиалдык сфинктер же кычкыч деп аталат. Ал автоматикалык түрдө ачылып турат. Жаңы жуткан тамак келген сайын ал ачылат, калган убакытта ал жабык бойдон калат. **Карын** – өзүнчө бир булчундан турган көндөйлүү орган, ал 4 бөлүктөн турат: кириүүчү, кардиалдык бөлүгү, үстүнкү же карындын түбү, ортоңку чоң бөлүгү – карындын денеси жана төмөнкү – пилорикалык сфинктер

менен бүтүүчү антрапалдык бөлүгү (57-сүрөт). Карындын керегеси үч бөлүктөн же катмардан турат: сырткы – сероздук, ортонку – булчунду жана ички – былжырлуу. Карындын булчундарынын жыйрылуусунан толкун сымал (перистальтикалык) жана маятник сымал кыймылдоолор болуп турат. Мындайда жутулган тамак аралашат жана киргендөн чыкканга чейин жылат. Карындын былжырлуу чөл кабыгында карын зилин чыгаруучу көптөгөн бездер жатат. Жарым жартылай эриген тамак масасы (химус) ичегиге түштөт. Карындын ичегиге ёткөн жеринде пилорикалык сфинктери болот (тегерек же шакекче булчундардан турат), ал жыйрылганда толугу менен карынды он эки эли ичегиден бөлүп турат. Карындын былжырлуу чөл кабыгын же керегесин узунунан, кийгачынан жана туурасынан кеткен булчундар пайда кылат. Алар карын тамакка толгондо түзөлөт. Тамак эрибеген учурда карын бош жатат. Ошол тынч

абалда 45-90 мүнөттүн аралыгында карындын мезгил-мезгили менен жыйрылуусу болуп турат, ал 20-50 мүнөткө созулат. Чон кишинин карынынын көлөмү 1,5 литрден 4 литр ге чейин болот (63-сүрөт). Карын күнүнө 1,5 л ге жакын карын зилин бөлүп чыгарат.

Карын зили – тунук өңсүз суюктук, карында кычкыл чейрө туз кислотасынын эсебинен пайда болот. Ал зилде белокторду ажыратыш үчүн ферменттер (протеазалар) бөлүнүп чыгат. Негизги протеаза ферменти – бул пепсин, ал адегендө пепсиноген түрүндө болот. Пепсиноген туз кислотасынын таасири астында пепсинге айланат, ал болсо белокторду ар кандай татаалдыктагы полипептииддерге чейин ажыратат. Азык заттардын бардык түрүнөн бир гана сүттө эмульгаштырылган май болот (майдын ири томолокчолору же шариктери майдаларга бөлүнөт, алар жакши өздөштурулөт. Тамак эритүү процессинде майларды эмульгаштыруу функциясын ёт аткарат, ошондуктан ал гана карында ажырайт. Ооздо шилекейдин таасири астында жүрүп турган крахмалдын ажырашы карында да уланат. Адамда шилекейдеги *птиалиндин* таасири астында крахмалдын көпчүлүк бөлүгү карында ажырайт. Ошондой эле, карында гана туз кислотасынын таасиринен сүт ирип *казеиндин* пайда болушуна чейин жетет. Сутка ичинде 2-2,5 л карын зили бөлү-



63-сүрөт. Жөнөкөй карындын түзүлүшү.

абалда 45-90 мүнөттүн аралыгында карындын мезгил-мезгили менен жыйрылуусу болуп турат, ал 20-50 мүнөткө созулат. Чон кишинин карынынын көлөмү 1,5 литрден 4 литр ге чейин болот (63-сүрөт). Карын күнүнө 1,5 л ге жакын карын зилин бөлүп чыгарат.

Карын зили – тунук өңсүз суюктук, карында кычкыл чейрө туз кислотасынын эсебинен пайда болот. Ал зилде белокторду ажыратыш үчүн ферменттер (протеазалар) бөлүнүп чыгат. Негизги протеаза ферменти – бул пепсин, ал адегендө пепсиноген түрүндө болот. Пепсиноген туз кислотасынын таасири астында пепсинге айланат, ал болсо белокторду ар кандай татаалдыктагы полипептииддерге чейин ажыратат. Азык заттардын бардык түрүнөн бир гана сүттө эмульгаштырылган май болот (майдын ири томолокчолору же шариктери майдаларга бөлүнөт, алар жакши өздөштурулөт. Тамак эритүү процессинде майларды эмульгаштыруу функциясын ёт аткарат, ошондуктан ал гана карында ажырайт. Ооздо шилекейдин таасири астында жүрүп турган крахмалдын ажырашы карында да уланат. Адамда шилекейдеги *птиалиндин* таасири астында крахмалдын көпчүлүк бөлүгү карында ажырайт. Ошондой эле, карында гана туз кислотасынын таасиринен сүт ирип *казеиндин* пайда болушуна чейин жетет. Сутка ичинде 2-2,5 л карын зили бөлү-

нүп чыгат. Ал эми ачкарын убакта анын көлөмү абдан эле аз, негизинен ал былжырдан турат. Карын зилинин курамы менен саны тамактын санына жараша болот. Карын зилинин көп чыгышы белоктон турган тамакка карата көп бөлүнөт, азы – углеводдон, мындан да азы – майлуу тамакка карата болот.

Жогоруда айтылгандай карында ошол зилдин таасиринен кычкыл чөйре түзүлөт. Карындын кычкыл зилинин «кучтуулугу» абдан жогору болгондуктан алар мыкты да эритүүгө жөндөмдүү. Карындын өзүнүн керегесинен же бетинен атайын коргоочу былжыр бөлүнөт, ал анын бетин жаап тургандыктан бети желбейт же оюлбайт. Эгерде кокусунан же кандаидыр бир себептен карындын бети бузулса, анда жаралар пайда боло баштайт.

Баса, карында тамак эритүүдө аба ыйлакчасы чон ролду ойнойт. Карынга тамак кирсе да ал таптакыр толбойт, вакуум болбогондуктан сөзсүз бош орун калат да, аны ошол аба исиркеги (ыйлакчасы) ээлейт. Ошондуктан, тамак ичкендөн кийин ошол карындағы аба өйдө көздөй көтөрүлүп, тамакты төмөн карай ныкташ үчүн жатпай тигинен 1,5–2 saat ичинде туруп жүрүү сунуш кылынат. Эгерде тамакка нык тооп алып жата калса, анда карындағы аба анын ортосуна жылып тамакты кыскандан ал күлгүп чыга берет. Ошентип, карындағы тамак жакшы аралаштырылат жана ширелерге каныгат. Андан кийин ал он эки эли ичегиге өтөт. Тамак ичкендөн кийин карын толугу менен 2–3 saatта гана бошойт. Андан кийин азық массасы он эки эли ичегиге келгенде жегич чөйрөнүн таасири астында иштелип чыгат.

Карындын аткарған функциясы:

- 1) тамакты (азыкты) сактоо;
- 2) секретордук – тамакты эритиш үчүн карын зилин иштетип чыгуусу;
- 3) кыймылдоо – тамакты аралаштыруу жана жылдыруу;
- 4) кээ бир заттардын (сүү, алкоголь) канга сицирилиши;
- 5) экскретордук – кээ бир метаболиттердин карындын ичине карын зили менен биргө же кошо чыгарылышы;
- 6) инкретордук – тамак синириүүчү бездердин (мисалы, гастриндин) иш аракетин жөнгө салуучу гормондордун пайда болушу;
- 7) коргоочу – бактерицидлик (карындын кычкыл чөйрөсүндө көптөгөн микробдор өлүп жоголот);

Карын зилинин курамы жасана касиеттери:

Карын зили карындын бездеринен пайда болуп, анын түбүндө жана денесинде жайгашкан . Алар 3 тип клеткалардан турат:

1) Негиздүүлөр, алар протеолитикалык ферменттер комплексин (А пепсинин, гастрексинди, В пепсинин) бөлүп чыгарышат. **Пепсин** белокторду аминокислоталар, полипептиддер жана олигопептиддерге чейин ажыратат. Булардан башка бир жашка чейинки балдарда **ренин** болот, ал сүт продуктуларын өздөштүрүүгө жардам берет. Бир жаштан өткөндөн кийин химозин жоголот да, анын кызматын туз кислотасы аткарып калат;

2) Карында туз кислотасы бөлүнүп чыгат;

3) Кошумчалар, анда былжырлар (муцин, же мукоид) бөлүнүп чыгат. Ошол былжырдын эсебинен карындын бети же керегеси пепсиндин таасиринен сакталат;

Тынч абалда («ачкарын») адамдын карынынан болжолу РН 5,0 20–50 мл карын зилин алса болот. Кадимки же нормалдуу тамактануудан кийин адамдын карынынан сутка ичинде 1,5–2,5 литр карын зили алынат. Анын РН активдүүлүгү 0,8–1,5 түзөт, себеби анда болжолу менен 0,5 % HCl болот.

Туз кислотасынын (HCl) ролу. Негизги клеткалардан пепсиногендердин бөлүнүп чыгуусун жогорулатат, пепсиногендердин пепсинге айланышына көмөк берет, протеаздардын (пепсиндер) иш аракетине оптимальдык чейрөнү (РН) түзөт, тамактын белогунун денатурациясын жана көөп чыгышын чакырат, ошондой эле микробдордун өлүп жолушун камсыз кылат.

Костла фактору. Азыкта же тамакта эритроциттердин пайда болушун камсыздоочу B_{12} витамини болот, ал Костланын сырткы фактору деп аталац. Бирок, карында Костланын ички фактору гана болмайунча ал канга синирилбейт. Бул гастромукопротеин, анын курамына пепсиндин пепсиногенден ажыроосунда пайда болгон пептид жана карындын кошумча клеткаларынан бөлүнүп чыккан мукоид кирет. Качан гана карындын секретордук иш аракети төмөндөсө Костла факторунун продукциясы да төмөндөйт, ошого жараша B_{12} витаминдин синирилиши да азайат. Мунун натыйжасында карын зилинин секрециясынын төмөндөшүнөн гастриттер эреже катары анемия менен коштолот.

Карын секрециясынын фазалары:

1) Татаал рефлектордук же мээлик, анын узактыгы 1,5–2 саатка созулат. Мында карын зилинин иштелип чыгышы тамак жегенде бардык факторлордун таасири астында жүрөт. Жытка, тамактын көрүнүшүнө болгон шарттуу рефлекстердин пайда болушу чайноодо жана жутууда

пайда болгон шартсыз рефлекстер менен коштолот. Тамактын көрүнүшүнө жана жытына, чайноодо жана жутууда карата пайда болгон зилди «аппетиттик» деп аташат. Ал карынды (ашказанды) тамак жегенге даярдайт.

2) Карындык же нейрогуморалдык – бул фазада карындын өзүндө секреция стимулу пайда болот: карынды чойгондо секрециясы күчөйт (механикалык стимулдаштыруу) жана белоктун гидродизинде чыккан продуктулардын жана тамактын экстрактивдик заттардын карындын былжыр челине таасирин тийгизгенде күчөйт (химиялык стимулдаштыруу). Экинчи фазада карындын секрециясын стимулдаштырууда негизги гормон болуп *гастрин* эсептелинет. Метасимпатикалык нерв системасынын өзүнүн рефлекстеринин таасири астында гастрин менен гистаминдин иштелип чыгышы жүрөт. Мээ фазасынын башталышынан 40-50 мунөт өткөндөн кийин гуморалдык жөнгө салуусу кошулат. Гастрин жана гистамин гормондорунун таасиринен кийин химиялык компоненттердин (тамактын өзүнүн экстративдик заттары, биринчиден эт, балык, жер-жемиштер) таасиринен карын зилинин бөлүнүп чыгышы күчөйт.

Аларды (тамакты) кайнатканда керектүү заттар шорпого, кайнатмасына чыгып канга тез сицирилип кетет да тамак сицирүү системасынын иш аракетин активдештиреет. Мындан заттарга биринчиден эркин аминокислоталар, витаминдер, биостимуляторлор, минералдык жана органикалык туздардын кошуулмалары кирет. Адегенде май карындан он эки эли ичегиге түшүүдө химусту жайлантат, андан кийин тамак сицирүүчү бездердин иш аракетин стимулдаштырат. Ошондуктан, карындын жогорку секрециясы болуп жатканда шорпону, кайнатмаларды, капустанын согун ичүүгө сунуш кылышынбайт.

Белоктон турган азык-заттын таасири астында карындын секрециясы абдан күчөйт жана ал 6–8 saatка чейин созулушу мүмкүн, ал нандын таасири менен аз өзгөрүлөт (1 saatтан кем эмес). Эгерде адам углевод-дук тамактанууда көп убакытка чейин болсо анда кычкылдуулуктугу жана карын зилинин сицирүүлүчү күчү төмөндөйт.

1) Ичеги фазасы. Бул фазада карын зилинин секрециясы жабыркайт. Ал химустун карындан он эки эли ичегиге өткөндө башталат. Качан гана кычкыл тамак массасы он эки эли ичегиге түшкөндө карын секрециясын (секретин, холецистокинин ж.б.) токтотуучу гормондор иштелип чыгат. Мында карын ширесинин саны 90% га азайат.

Ооздо тамактын даамын татуучу анализ жүрүп турат, тамак өткөрүүчү каналды сапатсыз тамактан жана экзогендик микроорганизмден (шилекейде бактериалдык таасири бар лизоцим жана вируска каршы таасир этүүчү эндонуклеаза болот) коргойт, ооздо тамактын майдала-нышы, шилекей менен нымдалышы, углеводдун баштапкы гидролизи, тамактын массасынын калыптанышы, ооздогу бездерди гана эмес карындын бездерин, уйку безин, боорду жана он эки ичегини иш аракет-терине таасир этүүчү рецепторлор дүүлүктүрөт.

Ичке ичеги – тамак өтүүчү каналдын эң узун бөлүгү. Ичке ичеги карындын капкаласынан тартып башталып, ал он эки эли, көк ичеги, сигма сымал жана түз ичеги деп бөлүнөт. Чоң кишинин ичке ичегиси-ниң узундугу 5–6 м ге чейин жетет. Эң кыскасы жана жазысы – бул он эки эли ичеги (25,5–30 см), кыл ичеги – 2–2,5 м, кара ичеги – 2,5–3,5 м түзөт. Ичке ичеги чычыркайга илинип бир нече **илмекчелери** пайда кылат. Ичке ичегинин керегеси же бети үч катмарлуу – сероздук чөл ка-быгы, анын астынкы катмарында бездер, нервдер, кан жана лимфати-калык тамырлар жатат; булчундуу жана сероздук катмары. Булчундуу чөл кабыгы эки катмардан турат – ички шакектей жана сырткы узата кеткен булчундардан, алардын ортосунда нервдердин чырмалышы, кан менен лимфатикалык тамырларга бай келген тутамдыргыч тканы жай-лашкан. Ошол булчундуу катмарлардын эсебинен тамактын массасы аралашат жана төмөн карай жылат. Ичке ичегинин нымдуу, жылмакай келген сероздук чөл кабыгы тамактын оной сыйдырылып жылышын камсыз кылат.

Керектүү заттардын ажыроосунан чыккан продукцияларынын си-нирилиши ичке ичегиде жүрөт. Ошол ичке ичегинин былжырлуу чөли көптөгөн бүктөмөлөрдү пайда кылат, алардын былжырлуу бетинен же керегесинен көп сандагы өсүндүлөр пайда болот, мындан башка ичегинин бетинде жайнаган крипталар (чункурлар) болот. Түкчөлөрүнүн саны 4–5 млн. жетет, узундугу 0,5–1,5 мм, алар ичегинин синириүүчү бетин чоңойтот, ошондой эле керегеге жакын тамак эритүүнү жана сици-руусүн камсыз кылат. Ар бир түкчөлөргө артериолалар жана лимфати-калык капиллярлар (синус) кирип турат, андан кайра венулалар чыгат. Ошол түкчөлөрдө артериолалар капиллярларга бөлүнөт, алар биригип венулаларды пайда кылат. Түкчөлөрдө артериолалар, капиллярлар жана венулалар синустун айланасында жайгашышкан. Былжырлуу чөлдин катмарында ичеги бездер жайгашып ичеги зилин чыгарып ту-


рат. Ичке ичегинин былжырлуу чөл кабыгында коргоочу функцияны аткаруучу көп сандагы топтошкон жана жалгыздаган лимфатикалык түйүндөр жайгашкан.

Ичегелүү фаза – бул керектүү заттарды эритүүчү эң активдүү фазалардан болот. Ичке ичегиде карындан түшкөн кычкыл заттар уйку бездин жегич заттары, ичегинин бездери жана боордун зили кошуулуп азык заттардын ақыркы заттарга чейин ажырашы жүрөт, андан кийин алар канга синет да жоон ичегиге жылат жана метаболиттердин бөлүнүшү байкалат.

Тамак өткөрүүчү түтүктүн керегеси же бети бездүү клеткалар менен толтурулган былжырлуу чөл менен капиталып ар кандай компоненттеги тамак синириүүчү зилдерди бөлүп чыгарат. Тамак синириүүчү зилдер суудан, органикалык жана органикалык эмес заттардан турат. Органикалык заттар – бул негизинен белоктор (ферменттер) – ири молекулаларды майда молекулаларга ажыратуучу гидролазалар: углеводдорду моносахаридаларга чейин ажыратуучу гликолитикалык ферменттер, протеолитикалык ферменттер – бул олигопептиддерди аминокислоталарга чейин, липолитикалык ферменттер – майларды глицерин менен май кислоталарга чейин ажыратат. Бул ферменттердин активдүүлүлүгү чөйрөнүн PH жана температурасына, ошондой эле алардын ингибиторлорунун бардыгына же жоктугуна абдан көз каранды. Тамак эритүүчү бездердин секретордук активдүүлүлүгү, секреттин курамы менен анын касиети тамак рационуна жана тамактануунун режимине көз каранды.

Керегенин бети менен же контакттык тамак синириүү – химус менен ичегинин керегеси тийишкендөн (контактан) келип чыккан тамак синириүү бир гана ичке ичегиде жүрөт. Энтероциттер былжыр капитап турган түкчөлөрдөн турат, алардын аралары гликопротеиддердин жипчелеринен турган кою зат (гликоаликс) менен толтурулган. Алар ошол былжырлар менен бирге уйку бездин ширесиндеги тамак эритүүчү ферменттерди жана ичегинин бездерин адсорбцияланганга (синириүүгө) жөндөмдүү. Мындаи учурда алардын концентрациясы жогорку денгээлге жетет, ошондуктан татаал органикалык молекулдардын жөnekейлөргө чейин ажырашы бир топ эффектүү жүрөт (64-сүрөт).

Тамак эритүүчү бездер чыгаруучу бардык зилдердин саны суткасына 6–8 литрди түзөт. Алардын көпчүлүк бөлүгү ичегиде кайрадан синирилет. **Синириүү** – бул тамак өткөрүүчү каналдын бетинен заттардын канга жана лимфага етүүчү физиологиялык процесс. Тамак сини-



64-сүрөт. Ичегинин туурасынан кесилиши жана анын керегесинин түзүлүшү
(микроскоптун астынан көрүнүшү).

Рүү системасында күнүне сицирилип туроочу суюктуктун жалпы саны 8–9 литрди түзөт (анын болжолу менен 1,5 л тамактан түшөт, калган саны – тамак синириүү системасынан келип түшкөн суюктук). Ооздо анча-мынча суу, глюкоза жана кәэ бир дарылар сицирилет. Карайнда болсо суу, алкоголь, анча-мынча туз жана моносахариддер сицирилет. Туздар, витаминдер жана керектүү азық заттар синириүүлүчү ичеги-карындын негизги бөлүгү – бул ичке ичеги. Бул жерде синириүү жогорку денгээлде өтөт, себеби анын керегеси бирыштуу, ошондуктан анын сицириүүчү бети үч эсэ жогорулайт, ошондой эле эпителиясында түкчөлөр жайгашкан, мына анын соруучу же синириүүчү жөндөмдүүлүгү 600 эсэ көбөйт. Ар бир түкчөлөрдүн ичи капиллярларга жыш толгон, алардын бети же керегеси аркылуу или молекулалар өтүп кетүүчү или тешикчелерден (45–60 нм) турат.

Ичке ичегинин керегесинин жыйрылуусунан химусу (грек сөзүнөн келип чыккан – бул шире же зил, эриген тамактан, карын жана ичеги зилинен турган суюктук, карындагы же ичегидеги суюктук) тамак эритүүчү зилдер менен кошуулуп дисталдык тарапка жыла баштайт. Мын-

дай жыйрылуулар жылмакай булчундардын узунунан кеткен сырткы жана ички циркулярдык катмарлардын координацияланган жыйрылуусунун натыйжасынан келип чыккан. Ичке ичегинин төмөнкү моторикалары бар: ритмикалык сегментация, маятник сымал жылыштар, перистальтикалык жана тоникалык жыйрылуулар. Мындай жыйрылуулардын жөңгө салусу ичегинин керегесинде нервдердин жайланышынан жана алардын рефлектордук механизминен келип чыккан, бирок бардыгы БНС нын көзөмөлүндө (мисалы, катуу терс эмоцияларда ичегинин моторикасы күчөгөндөн «нервден ичи өтүп кетүү» болушу мүмкүн) турат. Тентиме нервдин парасимпатикалык талчаларынын дүүлүгүсүнөн ичегинин моторикасы күчсө, ал эми симпатикалык нервдердин дүүлүгүсүнөн – токтойт же тормоздолот.

Жеген тамак ичке ичегиден **жоон** ичегиге өтөт, ал өз алдынча бир нече бөлүктөн (сокур ичеги, сары жумур же көк ичеги, сигма сымал ичеги жана түз ичеги) турат. Ичке ичегидеги суюлган тамак жоон ичегиге ичке жылчык аркылуу кирет. Ошол ичке ичеги жоон ичегиге кирген жеrinde анатомикалык татаал түзүлүштөгү **капкакча** жатат. Ал капкакча булчундуу шакек сфинктери жана «эриндер» менен жабдылган. Тешикти бүтөп турган капкакча куйгуч сымал болуп, анын кууш жагы сокур ичегиге карап турат. Ал капкакча мезгил-мезгили менен ачылып тургандыктан ичке ичегидеги тамак суюктугун аз-аздан жоон ичегиге өткөрүп турат. Сокур ичегиде басым көтөрүлсө (тамак аралашканда жана жылганда) капкакчанын «эриндери» жабылат да, ичке ичегиден жоон ичегиге тамак өтпөй калат. Ошентип, ал капкакчанын таасиринен жоон ичегиде тамак кайрадан ичке ичегиге өтпөйт. Сокур ичегинин узуну менен туурасы болжолу менен бирдей болот (7–8 см). Сокур ичегинин бутүн учунан адамда курт сымал юсунду кетет, аны **аппендиц** деп аташат. Анын лимфоиддик тканы иммундук системаны түзөт.

Жоон ичеги курсак көндөйүндө жана учада жайгашкан. Анын узундугу 1,5 мден 2 м ге чейин жетет. Бул ичегинин ичи же керегеси былжыр чөл кабык менен капиталган, ошондуктан ал зандын жылышын жеңилдетет жана ар түрдүү ферменттердин зыяндыгынан сактайт. Жоон ичегинин булчундары адамдын эркинен көз карандысыз иштейт. Башка ичегилерге караганда жоон ичегиде тамактын жылышы жай журөт. Зан түз ичеги аркылуу сыртка дефекация учурунда чыгат. Жоон ичегиде глюкоза, витамиандар, аминокислоталар, ошондой 95 % чейин суу менен электролиттер сицирилет.

Жоон ичегинин жыйрылуусу жыйрылуунун бир нече типтери менен ишке ашырылат, алар кичи жана ири маятник сымал, перистальтикалык жана антиперистальтикалык жыйрылуулар. Бир сутка ичинде күчтүү бүлкүлдөк жыйрылуулар пайда болуп ичегидеги тамакты сигма сымал бөлүгүнө түрттөт. Сигма сымал ичегинин толкун сымал жыйрылуусунан заң массасы түз ичегиге жылат, ал болсо жүлүндө жаткан дефекация борборуна нерв аркылуу берилгендиктен түз ичеги керилет, андан импульстар анусты кармап туруучу сфинктерге келип түштөт. Бул учурда сфинктер (кысқыч) бошоп эркин жыйрылат. Кичине ымыркай балдардын дефекация борборо мээ кыртыши менен көзөмөлгө алынбагандыктан алар заара болгонун билишпейт, б.а. контроллодой ала албайт.

Адамдын жоон ичегисинде жашоочу микроорганизмдер тамактын кээ бир компоненттерин синириүүгө атайдын тамак эритүүчү ферменттерди бөлүп чыгарат, алар *ичегидеги тамакчалар* – лактозаны синириүүгө катышат, *лактобактериялар* – лактозаны жана башка углеводдорду сүт кислотасына айландырат.

Жоон ичегинин диаметри кичирейип билинбестен *түз ичегиге* өтөт. Анын узундугу 14,5–18,7 см түзөт. Эркектерде түз ичеги алдынан урук ыйлакчаларга, урук өткөрүүчү каналга, табарсыкка жабышкансып турса, ал эми аялдарда ал алдынан кийиндин (жыныс конгулу) арткы бети менен чектелет. Сокур ичегинин дайыма жылып турушу анын жыйрылуусунун натыйжасында болуп турат.

Дени сак адамда тамак ичкендөн тартып 3–3,5 saatтан кийин тамак массасы жоон ичегиге келип түштөт, ал 24 саатын ичинде толот да, 48–72 сааттын аралыгында толугу менен сыртка чыгарылат.

Ошентип, тамак синириүүде да ар кандай гормондор да катышат, алар *гастрин*, *секретин* жана *холецистокinin*. Булар ичеги карындын кан системасына бөлүнүп чыгышып, тамак эритүүчү зилдердин бөлүнүп чыгышын тездетет жана тамактын жылышын камсыз кылышат.

Тамак синириүү системасына ооз көндөйү, карын ичегилерден башка эң маанилүү ролду аткарған – *боор* болуп саналат. *Боор* – бул тамак эритүүүде эң маанилүү органдардын бири, себеби ал эң керектүү тамак эритүүчү зилдерден – өттү же өт суюктугун иштеп бөлүп чыгарат. *Боор* – организмде эң ири бездерден болот, ал адамдын салмагына жараша суткасына 500 дөн 1400 мл ге чейин өттү бөлүп чыгарат. Дегеле, тамак синириүү каналдан канга түшкөн заттардын бардыгы адегенде

боорго келип түшөт. Алардын бир бөлүгү жана татаал заттарды түзгөнгө боор аркылуу пайдаланылат, калган бөлүгү андан кийин ажырайт. Мисалы, кан менен боорго түшкөн аминокислоталардан альбуминдер, глобулиндер жана кандын плазмасынын башка белоктору синтездинет. Боордо глюкоза менен фруктозанын жөнөкөй углеводдорунан жаныбарлардын баалуу энергетикалык крахмалы – **гликоген** пайда болот. Ал боордун клеткасында дайыма «запас» катары топтолот, ал эми организмге энергия керек болсо, мисалы, жумуш кылганда, анда ферменттердин таасири астында гликоген кайрадан глюкозага айланат, ал канга түшөт. Мына ушинтип, кандагы канттын туруктуу денгээлин кармоодо боор катышат. Ошондой эле, боордо липоиддер пайда болот, алар зат алмашуунун ар кандай процесстерине катышуучу май сыйкуу заттар. Жалпылап айтканда, организм боорго болгон талабына жараша анда белоктордун, майлардын жана углеводдордун бир-бирине болгон айлануусу жүрүп турат.

Боор ушул эле функциялары менен чектелбейт. Тамак синириүүчү органдардан боорго түшкөн заттардын арасынан организм үчүн зыяндуу жана уулуу заттар, ошондой эле башка керексиз заттар болуп калышы мүмкүн. Мына ошол заттарды зыянсыз кылыш жана организмден чыгарууда ёт менен боор чон ролду аткарышат.

Организмде белоктун ажырашынан пайда болгон аммиак менен сийдик кислотасы боордо зыянсыз заттарга айланышат жана суда жакши эрүүчү мочевинага айланып организмден сыртка бөйрөк аркылуу чыгарылат. Ошентип, боор организмдин негизги биохимиялык лабораториясы болуп саналат. Аныз жаныбарлар да, адам да жашай алышпайт.

Эми боордо пайда болуучу **өткө** токтололук. Өт суюктугу боордун бардык жеринде пайда болуп, анан тамырланган өткөөлдөрү (каналдары, түтүктөрү) менен бир жерге – **өт баштыкчасына** чогулуп, качан гана керек болгонда сарпалынат. Өт баштыкчасы өттү сактоочу кап сымал резервуары болуп саналат, анын формасы сүйрү келип, бир учу жоон, экинчиси – ичке болот. Ал баштыкчанын узундугу 8–14 см, туурасы – 3–5 см ди түзөт, ал эми көлөмү 40–70 см³ жетет. Ал боордун ички бетинен орун алган. Өттүн түтүгү боордун кире бериш жеринде анын түтүгү менен биригип жалпы өт түтүгүн же каналын пайда кылат. Өт болсо тамак ичкендөн кийин 5–10 мүнөт аралыгында чыгат. Өт ичегинин кыймылдоосун тездөтет, тамактын аралашына жана сыйрылып жылышына катышат.

Өт баштыкчасының керегеси жука, түсү андагы пигменттерге жараша болот. Негизги пигменттер экөөт: кызыл жана жашыл, ар турдуу жаныбарларда алардын санынын катышуусу ар кандай, ошондуктан өттүн түсү ар башкача болушу мүмкүн. Адамдын өту башынан бери эле сары-кызыл түстө, бирок ичегиде өт пигменттери ар андай химиялык өзгөрүүлөргө дуушар болгондуктан ақырында алардын түсү кара-кочкул жашыл болуп калат. Мына ошондуктан зандын түсүн да аныктайт. Өт өткөрүүчү канал бүтөлүп калса жана боордун кээ бир башка функциялары бузулса, анда өт пигменттери канда жана ткандарда топтолгондуктан адамдын териси сарғыч болуп калат. Мындай абалды же оорууну **сарык** деп аташат.

Өт баштыкчасынан суу менен туздар чыгарылат, ошондуктан анын концентрациясы абдан жогору болот. Боор клеткалары өттү тынымсыз иштеп чыгарат, бирок өт баштыкчасынан өт суюктугу (өтү) он эки эли ичегиге тамак жегенде гана түшөт. Өттүн өзүндө болсо өз алдынча тамак синириүүчү ферменттер болбойт, бирок ал эмульгаторлордун ролун аткаруучудай өт туздарын алыш келет, ошондуктан майлар майда тамчыларга бөлүнөт да, майды ажыратуучу липаза ферменти таасир этиш үчүн чоң аянтты пайда кылат. Ошентип, өт кислоталардын туздарынын таасиринен майлардын эриши тездейт. Качан гана өт кислоталардын туздары ичегиге жок болуп калса, мисалы өт өткөөлү же түтүгү бүтөлүп калса, анда майдын эриши жана анын сицирилиши бузулат жана майдын көп бөлүгү экспрессенттер менен кошо чыгып жоголот.

Өттүн реакциясы жегичтерден болгондуктан, ал карын чейрөсүнүн кычкылдыгын он эки эли ичегиге келгенде нейтралдаштырат, ошентип ал туз кислотасынын терс таасиринен ичке ичегинин былжырлуу чөл кабыгын сактайт. Өттүн башка компоненттеринен болуп **холестерин** саналат. 1815-жылы Мишель Шеврель аттуу окумуштуу холестерин деп ат койгон («холе» – өт, «стерол» – майлуу), ал эми 1859-жылы Пьер Берто холестерин спирттер класына кирет деп далилдеген. Ошондуктан, 1900-жылы холестерол деген аталышты беришкен. Бирок, Россияда мурунку эле аталышы – «холестерин» деп кала берген. Химиялык заттардын аталыштары адаттагыдай өзгөрүлө берет, ошондуктан холестерин менен холестерол деген аталыштардын мааниси бирдей. Ошентип, боордо өт кислоталары өзү менен өзү болуп холестеринден пайда болушат. Бирок, адамдарда бул процесс өтө эффективдүү эмес болгондуктан, холестериндик бир бөлүгү өт кислоталарына айланбас-

тан өт катары таза түрүндө бөлүнүп чыгат. Ошол гана холестерин өт таштарынын пайда болушунун негизги булагы болушу мүмкүн. Проблеманын негизги маңзызы 37° температурада холестерин сууда такыр эрибегендиктен, ошол эле замат ал таза түрүндө кристаллдарды пайда кыла баштайт (б.а. майда өт таштарын, алар өт өткөөлүн бүтөп калат да өттүн өтушүн же жылышиң токтотот). Холестеринди кристаллизациясына жеткирбеш үчүн өттө дагы бир компонент – **лецитин** болот.

Уйку бези – негизги тамак синириүүчү бездерден экинчиси болуп саналат. Ал карын менен он эки эли ичегинин ортосунан орун алып, ички жана тышкы секрециялардын курамына кирет. Уйку бези эки типтүү ткандан турат, алардын аткарган максаттары такыр башкача.

Бул бездин сырткы секретордук функциясы – белокторду, майларды жана углеводдорду синириүүчү тамак эритүүчү ферменттери менен камсыз болгон панкреатикалык зилди (латынча *pancreas* – уйку бези) чыгарууну камсыз кылат. Зилдин таасири астында негизинен трипсин менен химотрипсин, пакреатикалык липаза менен амилаза ажырайт. Ошондой эле, бул зилде кычкыл келген карын химусун нейтралдаштырууга катышуучу бикарбонат – аниондору болот. Уйку бездин аралчалык аппараты эндокриндик орган болуп эсептелинет, себеби инсулин менен глюкагон гормондору углеводдук зат алмашууга катышат. Уйку бездин майда үлүштөрүнүн арасында көптөгөн клеткалар жайгашкан, аларды Лангерганс аралчалары деп аташат. Алар болсо углеводдордун метаболизмин (зат алмаштыруусун) жөнгө салуучу **инсулин** жана **глюкагон** гормондорун бөлүп чыгарат. Бул гормондор кан системасына түздөн-түз түшөт жана карама-каршы таасирин тийгизишет: глюкагон кандалык кантты жогорлатса, инсулин, тескерисинче, канттын денгээлин төмөндөтөт. Мына ошого жараша, инсулин аз бөлүнүп чыкса, анда клеткалардын углеводдорун өздөштурүүсүнүн жөндөмдүүлүгү төмөндөп, адам кант диабет оорусуна чалдыгат.

Ошол бездин түтүгү бүтөлүп калса, андагы ферменттер ичегиги түшпестөн чогула берет. Анын натыйжасында адамдын аппетити (тамакка болгон талабы, табити) абдан жогорулайт жана ал тамакты абдан көп жей баштайт. Бирок, ага карабастан адам өзүнүн салмагын жогото баштайт, себеби тамактагы керектүү заттар ажырабайт, алар канга түшпөгөндүктөн организм ачка бойдон кала берет. Сутка ичинде мүнөтүнө 4,7 мл ылдамдыкта 1,5–2 л уйку бездин зили чыгып турат.

Ошентип, жогоруда көрсөткөндөй, тамак эритүү системасына төмөнкүлөр кирет:

- ооз көндөйү жана андагы органдар менен ири шилекей бездері;
- кулкун;
- кызыл өнгөч;
- карын же ашказан;
- ичке жана жоон ичегилер;
- боор;
- уйку без;
- туз ичеги.

Булардан ооз көндөйү, кулкун жана кызыл өнгөч адамдын башында, мойнунда жана көөдөнүндө жайгашкан. Ал эми курсак көндөйүнде калган органдар орун алган.

4.5. Тамак эритүүнүн физиологиясы

Иштин максаты: негизги физиологиялык функцияларды, изилдөөлөрдүн методдорун жана тамак синириүү системанын жөнгө салуу принцибин, ичеги-карындагы тамак эритүү, азыктануунун функционалдык системасынын борбордук жана перифериалдык компоненттерин окуп үйрөнүү.

Тамак эритүү – бул тамакты механикалык түрдө иштеп чыгуу, анын компоненттеринин мономерлерге чейин гидролиздештириүү, керектүү заттарды синириүү жана иштелбей калган компоненттерди эвакуациялоо процесстеринин жыйындысы. Тамак синириүү системасынын функциялары тамак эритүү (тамакты майдалоо, гидролиз, синирилиши жана депого салуу же чогултуу) жана тамак эритүүчү эмес (коргоочу, экскретордук, метаболитикалык, эндокриник) деп бөлүнөт.

Секретордук функциясы – бездүү клеткалардын пайда болушун камсыз кылуучу процесстердин жыйындысы. Клеткаларга келип түшкөн заттардан секреттин пайда болушу жана анын клеткадан сыртка чыгышын бир нече процесстер камсыз кылат. Тамак синириүүчү системанын органдары тамак эритүүчү ферменттерди бөлүп чыгарат жана тамактын компоненттерин ажыратат.

Ферменттерге кыскача мүнөздөмө берелик. *Протеазалар* – бул ферменттердин бир тобу (эндопептидазалар – пепсин, трипсин, химотрепсин ж.б. жана экзопептидазалар – аминопептидаза, карбоксипептидаза, три – жана дипептидаза ж.б.) белокту аминокислоталарга чейин ажы-

ратат. Липазалар – дагы ферменттердин бир тобу, майларды жана липиддерди моноглицериддерге жана май кислоталарга (эстеразалар аркандай эфирилерди гидролиздештириет, мисалы, липаза майларды глицерин жана май кислоталарга чейин ажыратат; жегич фосфатаза фосфор эфирилерин гидролиздештириет). Карбоангидразалар – бул ферменттердин тобу, алар углеводдорду моносахариддерге (крахмал менен гликогенди амилазалар ажыратат жана гликозидазалар олиго- жана дисахариддерди моносахариддер пайда болгонго чейин гидролиздештириет) чейин ажыратат. Химус – бул тамактын компоненттеринин аралашмасы, гидролиздин продуктусу, тамак эритүүчү секреттер, энтероциттер менен микроорганизмдер чыгаруучу былжырдын кошулмасы.

Мотордук (кыймылдоо) функциясы – тамактын майдалашын, анын секрет менен кошулушун жана химустун төмөн карай жылышын камсыз кылуучу ичеги-карындын жылмакай жана таргыл булчундардын координаштырылган жыйрылуучу активдүүлүгү. Ичеги-карындын кыймылдоо активдүүлүгүнүн бир нече тиби бар. Алар – ичеги карындын булчун катмарларынын толкун сымал тараалган циркулятордук жыйрылуусу (ал тамак түймөкчөсүн жылышын камсыздайт), ичеги-карындын кыска участкосунда термелбечүү (термелбеген) жылыш же жыйрылуу жүрөт; сегментация – циркулятордук булчундуу катмарлардын бир убакта мезгилдүү жыйрылуусу; маятник сымал кыймылдоо – ичеги-карындын анча чоң эмес жеринин узата кеткен булчундарынын жыйрылып, сыйдырылып алдыдан артка карай кыймылдаши) – ичеги карындын керегесинин толкун сымал жыйрылуусу, ал тамактын алдыдан төмөн карай кыймылдашина жардам берет, мында узата жана туурасынан кеткен булчундардын координациялангандын натыйжасында жетилет. Синириүүчү функциясы – тамак өткөрүүчү каналдан анын былжырлуу чел кабыгы аркылуу гидролиздин продуктусун, сууну, иондорду жана витаминдерди организмдин ички чөйрөсүнө транспорттоо, алар аркандай активдүү жана пассивдүү транспорттоонун механизминен ишке ашырылат.

Тамак синириүүчү ферменттердин булактарына жараша төмөнкү тамак эритүүнүн типтерин белсө болот, алар жекечелик (жекече, өздүк) (ферменттин булагы катары организм өзү болуп калат, адам үчүн бул тип негизги болуп саналат), симбионттук (ферменттин булагы – ичеги карындын микрофлорасы, адамда да кездешет, бирок кепшөөчүлөрдө

жакшы өнүккөн), аутолитикалык (ферменттін сыртқы булагы – бул азыктын өзү болот). Азық заттардың гидролизи жайгашына жараша клетка ичи, дистанттык (ферменттердин таасири клеткадан сыртқары чөйрөдө) жана мембрандык (же керегеге жакын) (бул ферменттердин таасири тұздөн-тұз клетканың үстүнкү бетине тийет).

4.6. Мембрандык (керегеге жакын) тамак эриттүгө тажрыйбаны жүргүзүү

Мембрандык тамак эриттүү – бул былжырлуу чөл кабык катмарында, гликокаликсте жана энтероциттердин апикалдык мембраналарында азық заттардың ферментативдик ажыраши.

Жабдықтар: кайнатылган крахмалдың 0,1 % эритмеси, Рингердин эритмеси, бака, инструменттер, пробиркалар, айнек таякчалары, термостат.

Иштин жүрүшү

Эки пробиркага ар бирине 2 мл дең Рингер эритмесин жана 1 мл 0,1% кайнатылган крахмалдың эритмесин күят. Баканы кыймылсызга алып келет, ичин жарып ичке ичегинин проксималдык учунан 3-5 см алып чыгат. Айнек таякчалардың же учу жоон темир таякчаның жардамы менен ичегини антарат, анда ичегинин үстүнкү бөлүгү жип менен таякчага бекитиш керек. Ошол, антарылган ичегинин бетинен жана түкчөлөрдүн арасынан ферменттерди кетириш үчүн физиологиялык эритмеси менен 30 секунддай жууп чыгат. Кесилип алынган ичегини бир пробиркага салат жана эки пробирканы төң 30 мүнөткө термостатка көйт. Инкубация бүтөрү менен ичегини пробиркадан алып чыгат. Эки пробиркага төң Люголь эритмесинен 1-2 тамчы кошот. Аナン эки пробирканын түскө айланышын же өзгөрүлүүсүн салыштырат.

№ 2 иш. Шилекейдин эриттүүчү таасирин текшерүү.

Иштин максаты: шилекейдин ферментативдик таасири үчүн оптимальдык шарттарды аныктоо.

Ишке керектүү жабдықтар: крахмал клейстердин эритмеси, чийки крахмалдың эритмеси, уксус кислотасының 10% эритмеси, Филингдин I жана II реактивдері, суу банясы, термометр, спиртовка. Йод (Люголдин эритмеси), 4 пробирка, градуировкаланган пипеткалар, көз пипеткалары.

Ишти жүргүзүү:

Изилдөө жүргүзүүгө адамдын кошулма шилекейи керек. Оозду жөнөкөй суу менен чайкан, ага 20 мл ге жакын дисцилирленген сууну алат. Ушунтип оозду 2 мүнөттүн ичинде чайкан андан кийин чыккан шилекейди 4 номерлүү пробиркага куят.

№ 1 пробирка. Эритилген шилекейге 2 мл кайнатылган крахмал кошулат анан аны 1 saatka 38°C температурадагы суу баяссына коёт.

№ 2 пробирка. Шилекейдин эритмесин (алдын ала аны спиртовкага кайнатат) 2 мл кайнатылган крахмалга кошуп 1 saatka 38°C температурадагы суу баяссына коёт.

№ 3 пробирка. Шилекейдин эритмесине 2 мл чишки крахмалды кошуп аны 1 saatka 38°C температурадагы суу баяссына коёт.

№ 4 пробирка. Шилекейдин эритмесине 10 % уксус кислотасынан бир нече тамчы кошулат. Бир saat өткөндөн кийин № 1, 2 жана № 3 пробиркадагыларды эки бөлүкке бөлөт. Пробирканын бир бөлүгү менен крахмалдын болушун текшериш үчүн реакция жасаш керек. Аны үчүн йод эритмесинен же Люголь эритмесинен 1–2 тамчы кошуш керек, экинчиси менен канттын болушун текшериш үчүн реакция жасалат. Аны үчүн пробиркадагыларды кайноого чейин жеткириш керек. Ар бир пробиркага эки мл ден Фелинг суюктугун кошот (Фелинг I – NaOH тын 10 % эритмеси \times Фелинг PCuSO_4 0,3% эритмеси бирдей санда). Ошол эритмеде жөнөкөй сахарлар (канттар) болсо анда кочкул-кызыл жездин закиси пайда болот.

№ 4 пробирканы баалоо.

Эгерде шилекейге уксус кислотасынын 10 % эритмесин кошсо, анда шилекейде муцин бар болсо чөкмө пайда болот.

Люголдун эритмеси: 1 г йод, 2 г йоддук калий, 300 мл дисцилирленген суу.

4.7. Баканын кызыл өнгөчүнүн былжырлуу челиндеги кирпикчелердин кыймылдоосуна байкоо жүргүзүү.

Иштин максаты: баканын кызыл өнгөчүндөгү кирпикчелердин ритмикалык кыймылдоосуна байкоо жүргүзүү.

Ишке керектүү жабдыктар: бака, жабдыктар, төөнөгүчтөр, тактайча. Секундомер, сызгыч, апийимдин уруктары, Рингер эритмеси, ацетилхолин эритмелери – 1:10000, адреналин – 1: 1000.

Ишти жүргүзүү

1. Баканы кыймылсыз кылуу. Анын көкүрөгүн жарып, кайчы менен астыңы жаагы менен карынга киргенге чейин кызыл өңгөчүн кесип салуу. Баканы тактайчага төөнөгүчтөр менен бекитет жана анын кызыл өңгөчүн да керет.

2. Кызыл өңгөчтүн башкы бөлүгүнө апийимдин уруктарын салып, кызыл өңгөчтүн ченеп, анан уруктар карынга түшкөнгө чейин жылыш убактысын ченеш керек.

3. Кызыл өңгөчтүн үстүнө ацетилхолиндин эритмесин тамчылатып мурунку тажрыйбаны кайталаш керек. Рингердин эритмези менен кызыл өңгөчтүн жууш керек. Андан кийин адреналиндик эритмези менен жасалган тажрыйбага байкоо (көз салыш) жүргүзүш керек.

4. Адреналин менен ацетилхолиндин таасиринен кийин кызыл өңгөчтүн кирпикчелеринин кыймыл активдүүлүлгүнүн өзгөрүлүшүн белгилеш керек. Тажрыйбанын жүрүү схемасын тартып алуу. Тажрыйбаларды жасап бүткөндөн кийин корутундууга келүү.

4.8. Майларга өттүн тийгизген таасири.

Иштин максаты: ичеги карында майлардын иштелип чыгуу процесстериндеги өттүн маанисин тактоо.

Ишке керектүү жабдыктар: штатив, пробиркалар, куйгуч, пипетка, өт суюктугу, өсүмдүк майы, кагаз чыпкалар, суу.

Ишти жүргүзүү

1. Эки пробиркадагы куйгучка кагаз чыпкаларды (фильтрлерди) салып, биреесүн сууга, экинчисин – өт суюктугуна малыш керек. Пробиркалар штативке орнотулат, ар бирине 10 мл ден өсүмдүк майын куюш керек. 45 мунөт өткөндө эки пробиркада чыпкаланган майдын санын аныктайт.

2. Протоколго иштин жүрүшү жазылат, ага алынган маалыматтар түшүрүлөт жана анын негизинде өттүн тамак эриттүү функциясына түшүндүрмө берилет.

3. Майдын чыпкаланышын май эмульсиясы пайда болгондон кийин деле байкаса болот. Аны үчүн пробиркаларды, куйгучтарды жана кагаз фильтрлерди алыш керек.

4. Тажрыйбаларды төмөнкү схема менен өткөрүү керек.

Суу менен май:

1 мл май \times 1 мл суу (силкиш керек)

№ 1 пробирка (сууга малынган фильтр)

№ 2 пробирка (өт суюктугуна малынган фильтр)

өт менен май:

1 мл май \times 2 мл өт \times 1 мл суу (силкиш керек)

№ 3 пробирка (сууга малынган фильтр)

№ 4 пробирка (өт суюктугуна малынган фильтр)

Андан кийин майды чыпкалоо керек, чыпкалоонун убактысы жана пайда болгон фильтраттын саны белгиленет.

Ошентип, өт суюктугуунун майга тийгизген таасириң билүүгө болот.

КОЗГОЛУУЧУ ТКАНДАРДЫН ФИЗИОЛОГИЯСЫ

5.1. Козгуулучу ткандарда биоэлектрикалык кубулуштар

Козгуулучу ткандардын физиологиясы организмдин, аны түзүүчү жана сырткы айланы-чөйрөнүн таасирлетеүүчү факторлордун орто-сунда болгон негизги өз ара аракеттешүүнүн законченемдүүлүктөрдү изилдейт. Дүүлүгүү-сырткы жана ички факторлордун таасириinin негизинде келтирилген клетканын абалынын структуралык-функционалдык өзгөрүүсү менен бирге болгон активдүү физиологиялык процесси.

Дүүлүгүүнүн спецификалык жана спецификалык эмес белгилерин айырмалат.

Өзүнө таандык болгон атайын ткандарга тийиштүү болгон дүүлүгүүлөр биринчилерге тийиштүү болот. Мисалы: булчундардын жыйрылышы, секреттин бөлүп чыгышуу. Спецификалык эмес болсо – мембраннык потенциалдын, тоолугу зат алмашуунун, жылуулукту пайда кылуу, молекулалардын, иондордун концентрациясынын өзгөрүүсү, булар дүүлүгүүнүн анык болгон критерии. Козгуулучу ткандар – активдүү физиологиялык реакция менен дүүлүктүргүчтүн таасирине жөндөмдүү жооп берген ткандар. Дүүлүгүү негизинен нерв, булчундуу, бездүү ткандарга тийиштүү болот.

Дүүлүгүү – бул тири клеткалардын, ткандардын же бүткүл организмдин сырткы чөйрөнүн таасирлерине өзүнүн түзүлүшүн, тиричилгинин күчөшү же начарлашы менен жооп берүү жөндөмдүүлүгү. Мындай сырткы чөйрөнүн таасирлери – дүүлүктүргүчтөр деп аталат.

Нерв, булчун, без ткандары жана рецептордук клеткалар дүүлүктүргүчтөрдүн таасирине өздөрүнүн физиологиялык касиеттеринин өзгөрүшү менен тез жооп берүүгө жөндөмдүү. Ошондуктан, жогоруда белгиленген ткандар – козголгуч ткандар деп аталат. Натыйжада, козгуулунун пайда болушу козголгучтук болуп саналат. Козгуулуу – толкун сымал процесс, ал ткандарда спецификалуу жана спецификалуу эмес белгилер менен мүнөздөлөт. Спецификалуу эмес белгилерге зат жана энергия алмашуунун күчөшү, аракет этүү потенциалынын пайда болушу кирет. Козгуулунун спецификалуу белгилерине белгилүү гана ткандардын иш – аракети кирет. Мисалы, булчун тканин үчүн – жыйрылуу,

без ткандары үчүн – секреттерди пайда кылуу жана бөлүп чыгаруу, нерв ткандары үчүн – тараалган импульсту генерациялоо.

Дүүлүктүргүчтөрдүн классификациясы:

1. Энергетикалык жаратылышы боюнча:

- физикалык (механикалык, температура, электрик, жарык, үн, радиоактивлик нурлануу, осмостук басым);
- химиялык (иондор, гормондор, нейромедиаторлор, пептидер, кислоталар, жегичтер, туздар, уулар ж.б.);
- биологиялык (бактериялар, микробдор, вирустар);
- маалыматтык (ун буйрутмалар, шарттуу белгилер жана стимулдар).

2. Биологиялык мааниси боюнча:

- адекваттык (көзгө тийген жарык, кулакка угулган үн, бардык дүүлүгүүчү ткандар үчүн аракет этүү потенциалы);
- адекваттык эмес (сокку, булчунга ийне сайуу ж.б.).

Дүүлүгүүнүн төмөнкүдөй түрлөрү белгилүү: түз дүүлүгүү

– козголуучу түзүлүшкө (булчун, бездер) дүүлүктүргүчтөрдүн түздөн-түз таасир этиши жана кыйыр дүүлүгүү – дүүлүктүргүчтөрдүн нерв аркылуу таасир этиши.

Козголуунун өлчөө ықмалары. Козголуу – дайым өзгөрүп туруучу чондук жана ар түрдүү ткандарда айырмаланып турат.

Мисалы, булчун, өзгөчө без ткандарына караганда нерв ткандарында козголгучтук бир кыйла жогору. Чарчаганда ткандардын козголуусу төмөндөйт, эс алгандан кийин кайрадан жогорулайт, ал эми козголууда фазаларга жараша өзгөрүп турат.

Ткандардын козголуусу дүүлүгүү босогосу, пайдалуу убакыт жана лабилдүүлүк менен өлчөнөт.

Дүүлүгүү босогосу – билүү минималдык жоопту пайда кылуучу дүүлүктүргүчтөрдүн минималдык күчү. Дүүлүктүргүчтөрдүн күчү босогодон кичине же босогодон жогору болот, ошого ылайык атальышы дагы босогого чейинки жана босогодон жогору дүүлүктүргүчтөр деп аталат.

Пайдалуу убакыт – билүү минималдык жооптун пайда болушу үчүн тканга дүүлүктүргүчтөрдүн (босогого чейинки же босогодон жогорку күчтүн) таасир этүүдөгү минималдык убактысы.

Ткандардын козголуусу, дүүлүгүүнүн босогосу жана пайдалуу убакыттын ортосунда кайталануучу көз карандылык бар. Мисалы, эгерде тканьдын козголгучтугу жогору болсо, анда дүүлүгүү босогосу төмөн,

ал эми пайдалуу убакыт кыска болот. Тескерисинче, ткандын козголгучтугу төмөндөгөндө дүүлүгүүнүн босогосу жана пайдалуу убакытын узактыгы жогорулайт.

Лабилдүүлүк (функционалдык кыймылдуулук) – бул убакыт бирдигинде ткандардын белгилүү бир санда козголуу жөндөмдүүлүгү. Козголгучтук менен лабилдүүлүк бири-бирине түздөн – түз көз каранды, б.а. козголгучтук канчалык жогору болсо лабилдүүлүк дагы ошончолук жогору болот. Тескерисинче, козголгучтуктун төмөндөшү лабилдүүлүктүн төмөндөшү менен коштолот. Нерв талчаларынын лабилдүүлүгү 500–1000 имп/с, скелет булчундарында 180–250 имп/с, ал эми синапстар учун 40–100 имп/с барабар.

Козголуунун пайда болушу учун дүүлүктүргүч белгилүү бир убакыт бирдигинде жана есүү күчүндө таасир этиши зарыл.

Эгерде дүүлүктүргүчтүн есүү ылдамдыгы босоголук чоңдукка чейин эле төмөндөсө, анда козголуу пайда болбойт. Натыйжада, аккомодация келип чыгат, б.а. ткандардын дүүлүктүргүчкө көнүп калуусу пайда болот.

Биопотенциалдар. Жандуу организмдерде электр тогунун болушу тууралуу маалыматтар, 1786-жылы Л. Гальванинин «Жаныбарлардын электр тогу» деген эмгегинин жарыяланышына чейин эле балыктардын мисалында (кеөкөрчөктөр ж.б.) белгилүү болгон. Л. Гальвани тажрыйбасында баканын арткы бутунан жасаган нерв-булчун препараты электрофизиологиянын өрчүшүнө негиз салган, андан ары эмгекти А. Вольт, К. Маттеучи, Э. Дюбуа-Реймон, Л. Герман, И. Мюллер, Г. Гельмгольц ж.б. улантышкан.

Козголгуч ткандар эки негизги абалда болушат: тынч жана дүүлүккөн абалда (учүнчү абалы – тормоздолуу). Мындай абалдар мембраннылык тынч абалдагы потенциал (МТаП) жана аракет этүү потенциал (АэП) түрүндө болушу мүмкүн.

Мембраннылык тынч абалдагы потенциал (МТаП) – бул тынч абалдагы мембраннын сырткы жана ички бетинин потенциалдарынын түрүктуу айырмасы. Ал мембраннын баштапкы уюлдуулугун билгизет.

МТаП так каттоо учүн микрозлектроддор, сезгич гальванометрлер же осциллографтар пайдаланылат. Тынч абалда МП чоңдугу -60-90 милливольтту түзөт (клетканын ички бети сырткы бетине салыштырмалуу терс заряддалган). Аракет этүү потенциалы (АэП) – бул клеткалык мембраннын козголуу учурунда мембраннылык потенциалдын тез термелүүсү.

Клеткага начар электр тогунун импульстары (босогоч чейинки) таасир эткенде электротоникалык потенциал өнүгөт.

Электротоникалык потенциал (ЭП) – бул туруктуу электр тогунун таасири астында клетканын мембраналык потенциалынын өзгөрүшү. Ошондой эле, ЭП электрдик дүүлүктүргүчке клетканын пассивдүү реакциясы болуп саналат. Мында иондук каналдардын абалы жана иондордун ташылыши өзгөрбөйт. Ошол себептен ЭП козголуу болуп саналбайт.

Күчтүү босогоч чейинки электр тогунун таасири астында мембраналык потенциал өзгөрөт, б.а. локалдык жооп пайда болот. Локалдык жооп (ЛЖ) – бул электрдик дүүлүктүргүчке клетканын активдүү реакциясы, бирок иондук каналдардын абалы жана иондордун ташылыши бир аз гана өзгөрөт.

Локалдык жооп жергиликтүү жооп деп да аталат, анткени козголуу башка козголгуч клеткалардын мембраналарына таралбайт.

Козголуучу тканадарды изилдөө методдору

Сабактын максаты: козготуучу тканадарда биоэлектрикалык кубулуштардын пайда болушунун механизмин билүү.

5.2. Булчундарды түз жана кыйыр дүүлүктүрүү

Иштин максаты: булчундардын түз жана кыйыр дүүлүгүүсүн аныктоо.

Иштин жабдылыши: препараттык аспаптардын жыйындысы, электроддору бар стимулятор, кимограф, миокармагыч, физиологиялык эритме (NaCl нин 0,65 % эритмеси), салфетка, тактай.

Изилдөө объектиси: бака.

Иштин жүрүшү

Даярдалган нерв-булчун препаратын штативге бекитеңиз. Электростимуляторду иштетип, электроддордун жардамы менен биринчи отургуч нервти, андан кийин булчунду дүүлүктүрөбүз.

Ишти жабдуу үчүн сунуштар: булчундардын түз жана кыйыр дүүлүгүүсүн журналга иреттүү түрдө тарткыла.

5.3. Дүүлүгүү босогосун аныктоо

Иштин максаты:

1. Булчундардын түз жана кыйыр дүүлүгүүсүндө босогонун чондугун аныктоо;

2. Булчундун жана нервдин козголгучтугун салыштыруу.

Иштин жабдылыши: стимулятор, миограф, штативдер, препараттык аспаптардын жыйындысы, тактай, Рингер эритмеси, тамызгыч, кебез.

Изилдөө объектиси: бака.

Иштин жүрүшү

Даярдалган нерв-булчун препаратын штативге бекитеңиз. Булчундардын жыйылуусун миографка каттоону жүргүзөбүз. Отургуч нервди дүүлүктүргөндө аябай аз өлчөмдөгү токту (нөлден баштап) беребиз. Акырындык менен булчундун минималдык жыйылуусу пайда болгонго чейин токтун күчүн көбөйтө беребиз. Аныкталган эн аз дүүлүктүрүүчү күч нервдин дүүлүгүү босогосу деп аталат.

Андан кийин түз дүүлүктүргүчтү таасир этүү менен булчундардын дүүлүгүү босогосунун чондугун аныктайбыз.

Электродду балтыр булчунга байланыштырып, булчундун минималдык жыйылуусун пайда кылуучу (булчундардын дүүлүгүүсүнүн босогосу) эн аз дүүлүгүү күчүн табабыз. Токту минималдык жыйылуу пайда болгонго чейин күчтөбүз.

Ишти жабдуу үчүн сунуштар: нерв жана булчундар үчүн дүүлүгүү босогосунун чондугун журналга жазгыла.

Миограмманы тарткыла жана анда босогочо чейинки, босоголук жана босогодон жогорку дүүлүгүүлөрдү белгилегиле.

5.4. Баканын нерв – булчун препаратын даярдоо

Нерв-булчун препараты болуп баканын отургуч нерви жана тиземүүнү менен балтыр булчуну эсептелет. Ал болсо козгогуч тканьдардын физиологиясында ар кандай ыктарды аткаруу үчүн арналат.


Жабдыктар: препаралдык аспаптардын жыйнагы (чоң жана кичинекей кайчы, анатомиялык пинцети, кыпчыгычтар), ичке тоголок зонд, ийилген препаралдык ийне, нервдерди препаровка үчүн айнектүү илгичтер, препаралдык тактайча, Рингердин эритмеси.

Изилдөө объектиси: бака

Иштин жүрүшү

Жұлұнду жана баш мәзени зондун жардамы менен бузу керек, чоң кайчы менен баканын денесин туурасынан кесип, пинцет жана кайчы менен дененин арткы бөлүктүн жарымынан ички органдардын калдыктарын алып жана салфетка арқылуу терисин алып коюу керек (65-сүрөт 1, 2). Чоң кайчы менен абылап (куймұлчак нерв чатышын бузуп албаш учун) узунунан омуртка түркүгүн кесип, баканын арткы ченгелчесинин эки препаратын чыгарып алуу керек (65-сүрөт 3,4).

Андан кийин, кичинекей кайчы жана пинцеттин жардамы менен балтыр булчунун бөлүп чыгарат. Андан соң, абылап, айнектүү илгичтердин жардамы менен отургуч нервин бөлүп чыгарат (төмөн жағында – тизе муунуна чейин, жорору жағында – жамбаш муунуна чейин), жамбаш муунун жанында нервиди кесип, чоң кайчы менен тизе муунун балтыр булчунун чогуу жана отургуч нервин калган арткы ченгелчесинин элементтеринен ажыратып, кесип алып ташташ керек (65-сүрөт 5,6).



65-сүрөт. Нерв – булчун препаратын даярдоо этаптары:

1-омуртка тутумун кесип жана баканы кыймысыз абалга келтириүү

2-арткы буттарынан терини сыйрып таштоо

3-ортонку сыйзыгы боюнча буттарын экиге бөлүү

4-куймұлчактын учун (чычан) алып таштоо

5-6-отургуч нервидин препаратын даярдоо

7-согончик тарамышы менен балтыр булчунун бөлүү жана балтыр менен санды кесип таштоо

8-нерв-булчун препаратынын көрүнүшү


5.5. Гальваниниң I– жана II– тажрыйбалары

Гальванини I– тажрыйбасынын мааниси төмөнкүде: гальваникалык пинцеттин браншасы менен нерв-булчун препаратынын нервине тийдириүү. Ар башка эркин электрондордун саны менен эки металлдын бири-бири менен байланышы токту жаратат, анын негизинде булчундуу жыйрылышы пайда болот. Ал эми Гальваниниң II – тажрыйбасынын мааниси болсо төмөнкүде: айнектүү илгичи менен нерв-булчун препаратынын нервин башка жаңы даярдалган препараттын булчунуна бу-


зулган жана бузулбаган (интакттык) болуктөрүнүн ортосунда жамына коюу керек. Ички айланыч-чейрөнүн жана клетканын мембраннынын ортосунда болгон айырма заряддардын негизинде булчундуу жыйрылышы пайдаланып болот.

Жабдыктар: препаравалдык аспаптардын жыйнагы (чоң жана кичи-некең кайчы, анатомиялык пинцети, кыпчыгычтар), ичке тоголок зонд, ийилген препаравалдык ийне, нервдерди препаратовка үчүн айнектүү илгичтер, препаравалдык тактайча, Рингердин эритмеси, гальваникалык (Fe/Cu) пинцет.

Изилдөө объектиси: бака



66-сүрөт. Гальванинин I – тажрыйбасы



67-сүрөт. Гальванинин II – тажрыйбасы

Иштин жүрүшү

Нерв-булчун препаратын жогорку сабакта көрсөтүлгөндөй даярдоо керек. Гальванинин I-тажрыйбасын аткаруу үчүн гальваникалык пинцеттин браншасын нерв-булчун препаратынын нервине тийдирүү керек (66-сүрөт). Экинчи тажрыйбаны аткаруу үчүн биринчи нерв-булчун препаратынын нервин айнектүү илгич менен экинчи даярдалган препаратынын булчунуна жамына коюу керек (тажрыйба ийгиликтүү өттүү үчүн нерв-булчун препараты жаңыдан жасалган болуш керек) (67-сүрөт а,б).

БОРБОРДУК НЕРВ СИСТЕМАСЫНЫН ФИЗИОЛОГИЯСЫ

6.1. Рефлекс – нерв иш аракетинин негизги формасы.

Нерв борборлорунун касиеттери.

Сабактын максаты: борбордук нерв системасынын (БНС) негизги функцияларын билүү; экспериментте БНС рефлектордук иш аракетинин изилдөө методдорун өздөштүрүү.

Борбордук нерв системасынын физиологиясы жүлүндүн жана баш мээнин структуралык-функционалдык түзүлүшүнүн жалпы принциптерин таанытат. Нерв системасынын функциялары: афференттик импульстарды кабыл алуу (ар кандай рецепторлордон келген), аларды нерв борборлоруна өткөрүү, рефлектордук реакция түрүндө козгогучка эфференттик жоопторду пайда кылуу, ошол сигналдарды анализдөө жана синтездетүү.

Рефлекс – БНС катышуусу менен ар турдүү дүүлүктүргүчтөрөгө организмдин жооп кайтаруу реакциясын турмушка ашыруусу. Рефлекс догосу-рефлекс жолунун борбордук нерв системасындагы бир бөлүгү, афференттик, эфференттик жана борбордук бөлүктөрдөн түзүлгөн, бири-бiri менен синапс аркылуу байланышкан. Эгерде рефлекс догосу эки нейрондон түзүлсө (афференттик жана эфференттик) анда ал моносинаптикалык (жөнөкөй) деп аталат, эгерде ал экиден көбүрөк нейрондордон түзүлсө, анда ал полисинаптикалык (татаал) деп аталат.

Нерв борбору – БНС структураларынын жыйындысы, алардын бирге мамилеси организмдин белгилүү функциясын жөнгө салуусун камсыз кылат. Теренирээк айтса (И.П. Павловдун түшүнүгү боюнча) нерв борбору – БНС ар кандай бөлүмдөрүндө жайгашкан жана ар түрдүү функцияларды жөнгө салуусуна катышуучу бүткүл нейрондордун жыйындысы (рецептордук, аралык жана эфференттик).

6.2. Жүлүн рефлексинин рецептивдик талаасы

Рецептивдик талаа – рецепторлордун жыйындысы, аларды дүүлүктүрүүдө ылайык рефлекс пайда болот. Жоопту реакциянын мүнөзү рецептивдик талаанын жайгашкан жеринен, дүүлүгүүнүн кубаттуулугу-

нан жана узагынан, нерв борборлордун функционалдык абалынан көз каранды болот.

Жабдықтар: препаралданың жыйнагы, илгичи менен штатив, лоток (үкөкчө), фильтровалдык кагаздың бөлүгү, пахта, күкүрт кычкылтектин 0,5 % эритмеси, Рингердин эритмеси, суу.

Изилдөө объектиси: бака

Иштин жүрүшү

Баш мәнни бөлүп чыгарып баканын препаратын даярдайбыз. Кесиғин көз дәмпектөрүнүн артынан кесүү керек. Экспериментти жүлүн шогунун көрүнүштөрү жок болуп кетүүсүнөн 2–3 мүнөт өткөндөн кийин баштайт. Баканы астыңы жаагынан штативдин илгичине бекитет. Дүүлүктүргүчтү, 0,5% күкүрт кычкылтекке нымдалган фильтровалдык кагаз түрүндө, арткы ченгелчесинин балтырынын терисине пинцет менен орундаштырат. Коргой турган бүктүргүчтүү рефлексин көзөмөлдөйт. Дүүлүктүргүчтүү баканын курсак жана арка жагына чаптап экспериментти кайталайт. Жооптуу реакциянын мунөзүн белгилеп кеткиле (коргоо рефлекси – дүүлүктүргүчтүү түшүрүү же козголгон жерди сүргүлөө, тырмоо). Ар бир эксперименттен кийин кычкылтектин калдыктарын терилен суу менен жууп тазалоо керек.

6.3. Рефлекс убакытын аныктоо (Тюрк усулу боюнча)


Рефлекстин убакыты – козгогучтуу келтирүү учурдан баштап жооптуу реакциясы пайда болушуна чейин убакытты түзөт. Рефлекстин убакыты дүүлүктүргүчтүн кубаттуулугунан, рецептивдик талаанын

өлчөмүнөн, нерв борборлорунун дүүлүгүүсүнөн, изилдөө рефлекс догосунда синапстардын санынан көз каранды болот.

Жабдықтар: препаралданың жыйнагы, илгичи менен штатив, секундомер, лоток, пахта, күкүрт кычкылтектин 0,1%, 0,3%, 0,5% эритмелери, суу, бака.

Иштин жүрүшү

Баканын препаратын даярдап штативдин илгичине бекемдөө керек. Сера



68-сүрөт. Рефлекс убакытынын аныктоо

кычкылтектин 0,1 % эритмеси менен идишке баканын арткы ченгелчесин салуу керек. Коргоо кыймыл рефлексин байкоо керек – ченгелченин бүгүүсү. Секундомердин жардамы менен рефлекс убакытын аныктайт. Күкүрт кычкылтектин 0,5 % эритмеси менен тажрыйбаны кайталоо керек (68-сүрөт). Ар бир эксперименттен кийин кычкылтектин калдыктарын териден суу менен жууп тазалоо керек.

Тұтук кислотасынын концентрациясы (% боюнча)	Кайталаган аныктоолордо рефлекстин убактысы (с)			Рефлекстин орточо убактысы (с)
	1	2	3	
0,1				
0,3				
0,5				

Дүүлүктүргүчтүн кубаттуулугу жана рефлекс убакыттын ортосунда болгон көз карандылыгын аныктагыла. Таблицага аныкталған маалыматтарды киризип жазғыла.

6.4. Рефлекс догосунун анализи

Рефлекс догосу – бул дүүлүктүрүүгө реакцияны камсыз қылуу ирети менен бириккен нейрондордун тизмеги. Рефлекс догосу беш тогоодон түзүлөт:

1) рецептор; 2) афференттик нейрон; 3) борбордук тогоо (аралык нейрондор); 4) эфференттик нейрон; 5) иштөөчү орган (эффектор). Рефлекс ишке ашыруу үчүн рефлекс догосунун баардык тогоолорунун бирдиктүүлүгү зарылдык.

Жабдықтар: препаралданың аспаптардын жыйнагы, илгичи менен штатив, лоток, пахта, новокаиндин 1 % эритмеси, күкүрт кычкылтеги-нин 0,5 % эритмеси, Рингенрдин эритмеси, суу.


Иштин жүрүшү

Баш мәнни бөлүп чыгарып баканын препаратын даярдагыла. Штативтин илгичине баканы астынкы жаагынан бекиткиле. Экспериментти жүлүн шогунун көрүнүштөрү жоюлуп кеткендөн кийин башташ керек. Рецептордук тогоосун өчүрүү үчүн баканын арткы ченгелчесинини терисин тегеректик кесик менен кесип андан кийин терини абылап пинциет менен алыш таштоо керек. Сера кычкылтеги-нин 0,5 % эритмесине ченгелчесин батырып – коргой турган кыймылдаатуучу рефлекстин жок болушу байкалат.

Эфференттик жана афференттик тогоосун өчүрүү үчүн баканын башка ченгелчесинде көчүк нервин жылаңачтоо керек. Новокайн эритмеси менен нымдалган пахтанын үстүнө бир аз көтөрүлгөн нервти орундаштырып, анын астына лигатураны орнотуу керек. 1–2 мүнөт өткөндөн кийин баканын ченгелчесин кычкылтеке салуу керек. Корго бүктүргүчтүү рефлексинин жоюолуп кетүүсүн белгилеп кетүү керек. Пахтаны алып таштап, нервди Рингердин эритмеси менен жууп таштагыла. Борбордук тогоосун өчүрүү үчүн жүлүндү препараувалдык ийне аркылуу бузуш керек. Рефлекстердин толугу менен жок болушун белгилеп кеткиле.

6.5. Жүлүн мээ рефлекстеринин борбордук тизгиндөө (И.М.Сеченовдун тажрыйбасы)

Борбордук нерв системасында тизгиндөө көрүнүштөрүн 1862-жылы И.М.Сеченов ачкан. Жүлүн мээ рефлекстеринде тизгиндөөнүн пайда болушун ал бакада жүргүзүлгөн тажрыйбасында көзөмөлдөгөн. Баканын баш мәэнин көрүү дөмпөктөрүн ашкана түстүн кристалиги менен дүүлүктүрүүдө арткы ченгелчесинин бүктүргүчтүү рефлекстин убактысынын узартуусу аныкталат. Кечирек учурда, бул тизгиндөөнүн түрү мотонейрондор менен катышкан жүлүндө Реншоу клеткалардын дүүлүгүүсү менен байланышканын аныкталды (69-сүрөт). Ошол клет-



69-сүрөт. Сеченовдук тизгиндөөсүнүн схемасы

калардын синаптикалык байланыштарда бөлүнүп чыккан гамма-аминомай кислота медиатору мотонейрондордун гиперполяризациясын, алардын жээлигүүлүктүн төмөндөшүн жана дүүлүгүүнү кыйынчылыкта өткөрүүсүн пайда кылат. Түстү алып таштаганда рефлекстин алгачкы убактысы калыбына келет.

Жабдыктар: препараувалдык аспаптардын

жыйнагы, көз қайчы жана скальпель, илгичи менен штатив, NaCl кристалдары, пахта, Рингер эритмеси, секундомер, күкүрт кислотасынын 0,5 % эритмеси, суу, 2 медициналык стакан, эфир.

Изилдөө объектиси: бака

Иштин жүрүшү

Наркоздолгон баканын баш мээсин ачып көрүү керек. Ал учун аны бинт менен ороп сол колго альп, сөөмөйүңөр менен башын алдын кармат тургуда. Мурун тешигинин арт жагынан терисин туурасынан кесип алтыла. Баш сөөктүн эки капталынан туурасынан кесилген кесиктиң учтарынан узата кескиле. Трапеция сымалдуу теринин кесиндисин ылдый карай кайыруу керек.


Таноолордун арт жагынан баш сөөктүн мээ жаткан көндөйүн туурасынан кесип алтыла. Баш мээгэ зыян келтирбей этияттык менен мээ кутусун ачыла (70-сүрөт, А).

Мээ кутусун ачкандан кийин баш мээни карап чыкыла. Мындан кийин көрүү дөмпөктөрүнэ зыян келтирбей чон жарым шарларынын арткы четинен баш мээни кесип таштагыла (Сеченовдун кесиги) (70-сүрөт, Б)

Баканы штативдин илгичине илип, 5–7 мүнөттөн кийин арткы ченгелчесинин шадысын күкүрт кислотасынын 0,5 % эритмесине салып Тюрк боюнча рефлекстин орточо убактысын аныктағыла. Фильтровалдык кагаз же кичине пахта шариги менен мээнин кесилген үстүнүң бетин этияттап, абдан кылдаттык менен кургаткыла. Мындан кийин көрүү дөмпөктөрүнүн кесигине туздун кристаллигин койгула.

Тузду койгондон кийин (1–2 мүнөт өткөндөн кийин) бир нече жолу рефлекстин убактысын өлчөп жазып алтыла.

Рефлекстин убактысынын өтө көп узарганын каттагандан кийин мээнин үстүнүң бетинен тузду алып салғыла жана анын калдыктарын физиологиялык эритме менен жууп койгула. Бул учурда баканы башын төмөн каратып кармат тургула. Рефлекстин убактысын кайрадан бир нече жолу өлчөгүлө. Рефлекс убактысынын биринчилик өз калыбына жай келүүсүн белгилеп кеткиле.



70-сүрөт. Сеченовдук тизгиндөө

А – баканын баш сөөгүн ачып көрүү

Б – баканын баш мээси:

1-чон жарым шарлары; 2-көрүү дөмпөктөрү; 3-ортонку мээ; 4-кара күш мээ; 5-сүйрү мээ.

ЭНЕРГИЯ ЖАНА ЗАТ АЛМАШУУСУ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ

7.1. Энергия жана зат алмашуусу.

Түз жана түз эмес калориметрия методу менен негизги зат алмашуусун аныктоо принциптери

Тириүү жандардын касиеттеринин бири болуп айлана-чөйрө менен зат жана энергия алмашуу процесси болуп эсептелет.

Энергияга мол тамак болуучу заттар (белоктор, майлар жана углеводдор) организмге сырткы чөйредөн кирип, организм менен өздөштүрүлүштөн жана бир нече химиялык айлануусун өткөрүштөт.

Тамак болуучу заттардын пластикалык функциясы төмөнкүдө – алар организмдин клеткаларын жана клеткалык структураларды жаңыртуу жана түзүү материалдар катары пайдаланылуу.

Энергетикалык функциясы болсо – тамак болуучу заттар химиялык энергиянын булагы катары болуп саналат.

Анаболизм (ассимиляция) – берилген организмге таандык тамак болуучу заттарды синириүүдө белокторду, майларды жана углеводдорду синтезштүү.

Катаболизм (диссимиляция) – энергия бошотуу менен синирилген тамак болуучу заттардын бөлүнүүсү бирге болуу.

Тамак болуучу заттардын калорикалык кымбаттуулугу – бир грамм зат күйүдө жылуулук көлөмүнүн бөлүп чыгуусу.

Дем алуу коэффициенти – убакыттын бирдигинде организмден бөлүнүп чыккан көмүр кычкылтектин керектөө кычкылтекке катышуусу.

Температура – бул тириүү жандардын негизги константтарынын бири. Бүткүл биохимиялык процесстер белгилүү температурада өтүштөт. Бул реакциялардын тездиги Вант-Гофф-Аррениустун мыйзамына багынуу болот, ага карата температура 10° С өзгөргөндө биохимиялык реакциялардын тездиги эки-үч эссе өзгөрүүгө мүмкүн.

Температура менен байланыштуу баардык жаныбарлар эки чоң топко бөлүнүштөт: пойкилотермдик жана гомойотермдик.

Пойкилотермдик жсаныбарлар – булардын дененин температурасы сырткы айлана-чөйрөнүн температурасынан көз каранды болот (балыктар, жерде-сууда жашоочулар, сойлоп жүрүүчүлөр).

Гомойотермдик жсаныбарлар – дененин температурасын туруктуу денгээлде сактоого жөндөмдүүлүгү бар, ошондуктан алардын денесинин температурасы сырткы айлана-чөйрөнүн температурасынан көз карандысыз болот.

Гомойотермдик жаныбарлардын температурасынын туруктуулугу татаал нейрогормоналдик механизмдери менен колдонууда, анын негизги регулятору катары сүйрү мээнин бөлүгү – гипоталамус болуп эсептелет.

7.2. Таблицалар аркылуу негизги алмашууну эсептөө

Иштин максаты: салмагы, дененин узундугу, курак жана жыныстыгы боюнча негизги алмашууну эсептөө.

Керектүү жабдыктар: сыналуучу, негизги алмашууну эсептөө үчүн таблицалар, тараза, бой өлчөгүч.

Иштин жүрүшү

1. Тараза жана бой өлчөгүчтүн жардамы менен сыналуучунун салмагын жана дененин узундугун өлчөгүлө.
2. Берилген А, Б жана В таблицалардын негизинде аныктоону жүргүзүлө.
3. Таблицалар менен төмөнкүдөй колдонгула.

Мисалы: эгерде сыналуучу эркек адам жашы 25, бою 168 см, салмагы 60 кг болсо, анда А таблицадан сыналуучунун салмагынын белгилеөсүнүн жанынан 892 деген санды тапкыла. Таблица Вден турасынан жашын (25 жаш), узунунан боюн (168 см) тапкыла. Эки белгилөөнүн кесилишинде 672 деген сан табылат. Аныкталган эки санды кошкондо ($892 \times 672 \times 1564$) негизги алмашуунун орточо статистикалык көлөмүн чыгарса болот.

Таблица А

Салмагы боюнча негизги алмашууну аныктоо учун маалыматтар

Аял киши				Эркек адам			
массасы	ккал	массасы	ккал	массасы	ккал	массасы	ккал
45	1085	68	1305	46	699	72	1057
46	1095	70	1325	48	727	74	1084
47	1105	72	1344	50	754	76	1112
48	1114	74	1363	52	782	78	1139
50	1133	76	1382	54	809	80	1167
52	1152	78	1401	56	837	82	1194
54	1172	80	1420	58	864	84	1222
56	1191	82	1439	60	892	86	1249
58	1210	84	1458	62	919	88	1277
60	1229	86	1478	64	947	90	1304
62	1248			66	974		
64	1267			68	1002		
66	1286			70	1029		

Таблица Б

Бою жана курагына карата эркек адамдардын негизги алмашууну аныктоо учун маалыматтар

Бою	Курагы											
	17	19	21	23	25	27	29	33	41	51	63	
144	593	568										
148	633	608						1				
152	673	648	619	605	592	578	Г 565	538	484	416	335	
156	713	678	634	625	621	598	585	558	504	436	355	
160	743	708	659	645	632	618	605	578	524	456	375	
164	773	738	679	665	652	638	625	568	544	476	395	
168	803	768	699	685	672	658	645	618	564	496	415	
172	823	788	719	705	692	678	665	638	584	516	435	
176	843	808	739	725	712	698	685	658	604	536	455	
180	863	828	759	745	732	718	705	678	624	556	475	
184	883	848	779	865	752	738	725	698	644	576	495	

Бою жана курагына карата аял кишинин негизги алмашууну аныктоо үчүн маалыматтар

Бою	Курагы										
	17	19	21	23	25	27	29	33	41	51	63
144	171	162									
148	187	178									
152	201	192	183	174	164	155	146	127	89	43	13
156	215	206	190	181	172	162	153	134	97	50	6
160	229	220	198	188	179	170	160	142	104	57	1
164	243	234	205	196	186	177	168	149	112	65	9
168	255	246	213	203	194	184	175	156	119	72	17
172	267	258	220	211	201	192	183	164	126	80	24
176	279	270	227	218	209	199	190	171	134	87	31
180	291	282	235	225	216						

7.3. Риддин формуласы боюнча негизги алмашууну аныктоо

Иштин максаты: Риддин формуласы боюнча негизги алмашууну аныктоо үйрөнүү жана нормадан негизги алмашуунун санынын четтеп кетүү процентин эсептөө.

Керектүү жабдыктар: сыналуучу, фонендоскоп, сфигмоманометр, секундомер.

Иштин жүрүшү

Риддин формуласы артериалдык басымы, жүрөк жыйрылуусунун тездиги жана организмдин жылуулук жаратуусунун арасында болгон өз ара байланышында негизделген. Негизги алмашууну формула боюнча аныктоо ар дайым болжолдуу натыйжаны берет.

Негизги алмашуусу нормадан 10 % чейин четтеп кетсе норма деп эсептелсө болот.

Сыналуучунун жүрөк жыйрылуусунун тездигин жана артериалдык кан басымын Коротковдун методду боюнча үч жолу ар бир эки мүнөттө аныктағыла.

Негизги алмашуунун четтөп кетүү процентин Риддин формуласы боюнча эсептегиле:

Четтөп кетүү проценти $x0,75$ (ЖЖТхтамыр басым $x0,74$)-72, бул жерде ЖЖТ – жүрек жыйрылуусунун тездиги, тамыр басым – системалык жана диасталык басымынын айырмасы.

7.4. Чоң адамга суткадагы тамак-аш рационун түзүү

Суткадагы тамак-аш рационуна талап болгон тизмеси.

Эң биринчиден, энергия чыгымын калория аркылуу камсыз кылуу. Бул жерде тамак-аштын толук эмес сицируүсүн эсепке алуу керек (90%). Тамак-ашта белоктордун, майлардын жана углеводдордун бир далай көлөмү бар болуш керек (катышы боюнча 1:1:4). Чоң адам суткада тамак-аш менен 100–120 г белокторду, 100 г – майларды жана 400–500 г углеводдорду пайдаланыш керек. Ушундай шарттарда энергия чыгымы 50–60 ккал 1 кг масса/ суткада болуш керек. Тамактануу процессин бир күндүн аралыгында туура белүштүрүү керек. Бир күндүн ичинде үч жолу тамактануу керек. Эртең мененки тамак суткадагы калориялардын 30% түзөт, түшкү тамак – 50%, кечки тамак – 20%.

Тамак-аш рационунда белок, май жана углеводдордон тышкary минералдык заттар, миркоэлементтер жана витаминдер болуш керек.

Тамак-аш рационун түзүү ирети.

Суткада калория, белок, май жана углеводдордун керектөөсүн алып, алардын көлөмдөрүн эртең мененки, түшкү жана кечки тамактанууга ылайык болгон бөлүктөргө бөлгүле. Андан кийин алынган маалыматтарды таблицага киргизгиле. Тамак-аш рационун түзүүдө негизги тамак-аштардын калориялык жана химиялык курамынын таблицасын колдонгула.

Таблица 1

Тамак	Жемиштер	Көлөмү (г)	өлчөмү		
			белоктор	майлар	углеводдор
Эртең мененки тамак					
1.					
2.					
3.			бардыгы:		

Түшкү тамак					
1.					
2.					
3.			бардыгы:		
Кечки тамак					
1.					
2.					
3.			бардыгы:		
суткада бардыгы:					

Негизги азық-тұлұктөрдүн калориясы жана химиялық куррамы

1. Крупа, нан жана нан азықтары

Азық-тұлұктөр	Белоктор, г	Майлар, г	Углеводдор, г	ккал
Манка крупасы	10,3	1,0	67,7	328
Гречка крупасы	12,6	3,3	62,1	335
Күрүч	7,0	1,0	71,4	330
Сулу крупасы	11,0	6,1	49,7	303
Арпа крупасы	10,0	1,3	66,3	324
Буудай крупасы	11,5	1,3	63,1	316
Жүгөрү крупасы	8,3	1,2	71,6	337
Геркулес	11,0	6,2	50,1	305
Жогорку сорттогу макарондор	10,4	1,1	69,7	337
Кара буудайдан нан	4,9	1,0	46	220
Үндүн жогорку сортунан жазалған нан	7,6	0,8	48,6	238
Батон	7,7	3,0	49,8	262
Булочка	8,0	5,3	53,7	299
Кургатылган нан (сухари)	8,5	10,8	66,0	398

2. Сүт жана сүт азыктары

Азык-тұлұктар	Белоктор, г	Майлар, г	Углеводдор, г	ккал
Сүт	2,8	3,2	4,7	58
10% майлуу каймак	3,0	10,0	4,0	118
20% майлуу каймак	2,8	20,0	3,2	206
майлуу быштак	14,0	18,0	2,8	232
майлуу кефир	2,8	3,2	4,1	56
майлуу эмес кефир	3,0	0,05	3,8	30
айран	2,8	3,2	4,1	58
1,5% майлуу татту йогурт	5,0	1,5	8,5	70
6% майлуу ряженка	3,0	6,0	4,1	84
коюлантылган сүт	7,0	8,3	9,5	140
Сыр	23,0	29,0	—	360
эчки сүтүнөн брынза	14,6	25,5	—	298
30% майлуу эритилинген сыр	24,0	13,5	—	226
Бал мууздак	3,3	10,0	19,8	

3. Эт жана эт азыктары

Азык-тұлұктар	Белоктор, г	Майлар, г	Углеводдор, г	ккал
1 категориядагы уй эти	18,6	16,0	—	218
коен эти	21,1	11,0	—	183
майлуу чочко эти	11,7	49,3	—	491
1 категориядагы торпок эти	19,7	2,0	—	97
уйдуң боор эти	17,9	3,7	—	105
уйдуң бейрек эти	15,2	2,8	—	86
сүт сосискалар	11,0	23,9	1,6	266
бышырылған колбаса	11,7	22,8	—	252
ышталған колбаса	16,5	34,4	—	376
1 категориядагы тоок эти	18,2	18,4	0,7	241

4. Балық жана балық азықтары

Азық-тұлұктөр	Белоктор, г	Майлар, г	Углеводдор, г	ккал
Деніз камбаласы	15,7	3,0	----	90
Таманбалық	17,7	1,8	----	87
Каңылтыр	16,0	5,3	----	112
Тыран	17,1	4,1	----	105
Минтай	15,9	0,9	----	72
Мойва	13,1	7,1	----	116
Дарыя алабугасы	18,5	0,9	----	82
Сайра	19,5	14,1	----	205
Сардина	19,0	10,0	----	166
Айнакөз	14,0	15,0	----	191
Скомбер	18,0	13,2	----	191
Ставрида	18,5	4,5	----	114
Көксерке	18,4	1,1	----	84
Күмүшхек	16,6	2,2	----	86
Деніз капустасы	0,9	0,2	3,0	16
Туздалған айнакөз	17,0	8,5	----	145
Ышталған скомбер	23,4	6,4	----	150
Минтай икрасы	28,4	1,9	----	131
Килька (консер.)	15,1	8,9	----	141
Шілпоры (консер.)	17,4	32,4	0,4	363

5. Майлар жана май азықтары

Азық-тұлұктөр	Белоктор, г	Майлар, г	Углеводдор, г	ккал
Суу майлар (жүгөрү, пахта, күн карама)	0	99,9	0	899
Сары май	0,8	72,5	1,3	661
Чочконун майы	0	99,7	0	897
Маргарин	0,3	82,9	1,0	743
Майонез	2,8	67,0	2,6	627

6. Жашылча-жемиштер

Азық-тұлұктөр	Белоктор, г	Майлар, г	Углеводдор, г	ккал
Баклажан	1,2	0,1	5,1	24
Капуста	1,8	0,1	4,7	27
Туздалған капуста	1,8	—	2,2	19
Түстүү капуста	2,5	0,3	4,5	30

Картофель	2,0	0,4	16,3	80
Пияз	1,4	—	9,1	41
Сабиз	1,3	0,1	7,2	30
Бадыран	0,8	0,1	2,6	14
Калемпир	1,3	—	5,3	26
Петрушка	3,7	0,4	8,0	49
Шалгам	1,5	—	5,3	27
Кызылчча	1,5	0,1	9,1	42
Томат	1,1	0,2	3,8	23
Козу карын	3,7	1,7	1,1	23

7. Мәмө-жемиштер, ширелер, бакча жемиштер

Азық-тұлұктар	Белоктор, г	Майлар, г	Углеводдор, г	ккал
Дарбыз	0,7	0,2	8,8	38
Коон	0,6	—	9,1	38
Апельсин	0,9	0,2	8,1	40
Чие	0,8	0,5	10,3	52
Анар	0,9	—	11,2	52
Алмурут	0,4	0,3	9,5	42
Лимон	0,9	0,1	3,0	33
Мандарин	0,8	0,3	8,1	40
Шабдалы	0,9	0,1	9,5	43
Кара өрүк	0,08	—	9,6	43
Гилас (черешня)	1,1	0,4	10,6	50
Алма	0,4	0,4	9,8	45
Жұзұм	0,6	0,2	15,0	65
Кулпунай	0,8	0,4	6,3	34
Малина	0,8	0,3	8,3	42
Карагат	1,0	0,2	7,3	38
Курғатылған жұзұм	1,8	0	66,0	262
Шабдалы ширеси	0,5	0	13,7	56
Жұзұм ширеси	0,3	0	13,8	54
Томат ширеси	1,0	0	3,5	19
Кара өрүк ширеси	0,3	0	16,1	66
Алма ширеси	0,5	0	9,1	38
Кара өрүк вареньеси	0,4	0	73,2	281
Алма повидлосу	0,4	0	65,3	250

БЫШЫКТОО УЧУН ТЕСТЕР ЖАНА СУРООЛОР

I. Кандын физиологиясы

- 1. Дененин салмагына кандын проценттік катышы канча?**
а) дененин салмагынан 1/5 бөлүгү;
б) дененин салмагынан 4–5 %;
в) дененин салмагынан 13–14 %;
г) дененин салмагынан 6–8%.

- 2. Осмостук басымдын көрсөткүчү:**
а) 3,8 атм.;
б) 20–30 атм.;
в) 760 мм.с.м;
г) 10,3 атм.

- 3. Кандын нормада РН – көрсөткүчү кандай болот?**
а) 4,5–5,5;
б) 5,5–6,5
в) 7,36–7,4;
г) 0,9–1,5.

- 4. Плазманын курамы кандай болот?**
а) 8–10% суу жана 90–92% кургак заттар;
б) 90–92% суу жана 4–5% кургак заттар;
в) 70–80% суу жана 30–40% кургак заттар;
г) 90–92% суу жана 8–10% кургак заттар.

- 5. Кандын плазмасындагы онкотикалық басымдын өлчөмү канча?**
а) 7,6 атм.,
б) 100 мм.с.м.,
в) 0,1 атм.,
г) 25–30 мм.с.м.,
д) 8,6 атм.

- 6. Гипотоникалық эритмелердин таасиринен гемолиздин кандай түрлөрү байкалат?**
а) осмостук;
б) химиялык;

в) биологиялык;

г) баары туура.

7. Реципиентке канды күярда төмөнкү көрсөткүчтөрдүн ичинен кайсынысы коркунучтуу?

- а) Rh^o реципиентке Rh^oкуюуда;
- б) Rh^o реципиентке Rh⁺канды куюуда;
- в) Rh⁺реципиентке Rh^oканды куюуда;
- г) аталган көрүнүштүн бирөөндө да болбойт.

8. Кандын уюсуну каршы системасына төмөнкү аталган заттардан кайсылары кирет?

- а) лимон кычкыл натрийи;
- б) гирудин;
- в) гепарин;
- г) дикумарин жана пелентан;
- д) навелкычкыл натрийи;
- е) антитромбин III.

9. Гематокриттин кайсы көрсөткүчү нормалдуу болуп саналат?

- а) 30–40% ;
- б) 50–60 % ;
- в) 40–45% ;
- г) 70–80% .

10. Эритроциттердин чөгүү ылдамдыгына кайсы факторлор көмөк берет?

- а) кандын плазмасынын туздары жана белоктору;
- б) кандын плазмасынын жогорку молекулярдын белоктору;
- в) кандын плазмасынын төмөнкү молекулярдык белоктору;
- г) плазманын туздары жана эритроциттери;
- е) фибриноген жана γ-глобулин.

11. Кандагы эритроциттердин циркуляциясынын узактыгы канчага созулат?

- а) 100–120 күн;
- б) 2–3 ай;

- в) 5–6 ай;
- г) бир жыл;
- е) 40–50 жыл.

12. Гемоглобиндин функциясын көрсөткүлө?

- а) кандын РН, осмостук басымын жөнгө салуу;
- б) кандын РН жөнгө салуу, көмүр кычкыл газын ташуу;
- в) экскретордук, азыктануу;
- г) онкотикалык басымды жөнгө салуу, газдарды ташуу;
- д) РН жөнгө салуу, кычкылтекти ташуу.

13. Кандын түстүү көрсөткүчүнүн нормалык өлчөмү канча?

- а) 1,0–1,5;
- б) 0,8–1,0;
- в) 0,5–1,0;
- г) 0,4–0,8;
- д) 1,5–2,0.

14. Төмөнкү аталган функциялардын кайсынысын лейкоциттер аткарышпайт?

- а) аутоиммундук жана аллергиялык реакцияларын;
- б) клеткалык жана гуморалдык иммуналык реакцияларды;
- в) трансплантанты бөлүп чыгаруу реакциясы;
- г) шишикке карши коргону;
- д) осмостук басымды, РН жөнгө салууну.

15. Төмөнкү аталган функциялардын кайсынысын нейтрофилдер аткарышпайт?

- а) спецификалык гуморалдык реакцияларды;
- б) фагоцитозду;
- в) канды уюлуштуруу факторлорунун пайда болушу;
- г) көмүр кычкыл газын ташуусун;
- д) кандын РН жөнгө салуусун.

16. Аталган заттардан алгачкы антикоагуланттарга кайсылары кирет?

- а) фибрин, тромбин;
- б) антитромбин III, антитромбин I;

- в) гепарин, тромбин;
- г) гепарин, антитромбин III;
- д) антитромбин I, гепарин.

17. Эритроциттин мембранасында АВО-системасынын канча антигендері бар?

- а) 1;
- б) 2;
- в) 3;
- г) 10

18. Кандын кайсы группасында АВО-системасынын агглютининде-ри болбойт?

- а) I;
- б) II;
- в) III;
- г) IV.

19. Лейкоциттердин кайсы формалары ткандарда дифференциациясын уланта берет?

- а) нейтрофилдер;
- б) базофилдер;
- в) лимфоциттер;
- г) эозинофилдер;
- д) моноциттер.

20. Гипотоникалык эритмеде эритроциттер кандай абалда болушат?

- а) тырышат жана өлчөмү азайат;
- б) бузулат (гемолиз) жана кәбейет;
- в) өлчөмү азайат жана бузулат;
- г) тырышат жана кәбейет.

21. Кычкыл чейрөгө кан реакциясынын жылышуусу эмне деп атала?

- а) алкалоз;
- б) ацидоз;
- в) гипоксия;
- г) гиперкампия

22. Кычкылтекти кошуп алган гемоглобин эмне деп аталаат?

- а) метгемоглобин;
- б) карбоксигемоглобин;
- в) оксигемоглобин;
- г) миоглобин

23. Канда плазманын проценттик өлчөмү канча?

- а) 40–45 %;
- б) 55–60 %;
- в) 45–50 %;
- г) 65–70 %

24. Кандын плазмасында төмөнкү белоктордон (г/л) кайсынысы бар?

- а) альбуминдер 20–30; глобулиндер 10–20; фибриноген 0–2
- б) альбуминдер 30–40; глобулиндер 30–40; фибриноген 4–6
- в) альбуминдер 40–45; глобулиндер 20–30; фибриноген 2–4

25. Канда формалык элементтеринин проценттик көлөмү канча?

- а) 40–45 %;
- б) 55–60 %;
- в) 50–60 %;
- г) 90%

26. 1 мкл канда эритроциттердин, тромбоциттердин жана лейкоциттердин саны канча болот?

- а) 4,5–5,0 млн; 4–10 мин; 200–400 мин;
- б) 3–3,5 млн; 3,5–4,0 мин; 12–16 мин;
- в) 1–4 млн; 8–12 мин; 200–400 мин;
- г) 100–200 мин; 400–500 мин; 0–100 мин.

27. Лейкоциттердин негизги түрлөрүн аныктагыла:

- а) эритроциттер, тромбоциттер, нейтрофилдер;
- б) базафилдер, нейтрофилдер, лейкоциттер;
- в) нейтрофилдер, эозинофилдер, базофилдер, лимфоциттер, моноциттер;
- г) лимфоциттер, нейтрофилдер, тромбоциттер

28. Кан уюсунда плазмалык факторлордун саны канчага жетет?

- а) 13;
- б) 7;
- в) 9;
- г) 11

29. Перифериялык канда кандын кайсы клеткалары болбошу керек?

- а) эритроциттер;
- б) тромбоциттер;
- в) эозинофилдер;
- г) промиелоциттер

30. Кан уюсунда катышуучу белоктор?

- а) альбуминдер;
- б) глобулиндер;
- в) фибриноген;
- г) протромбин

31. Кандын кайсы клеткалары дандуу лейкоциттерди билдирет?

- а) лимфоциттер;
- б) нейтрофилдер;
- в) моноциттер;
- г) эозинофилдер

32. Кандын кайсы клеткаларында ядросу жок болот:

- а) нейтрофилдерде;
- б) лимфоциттерде;
- в) тромбоциттерде;
- г) эритроциттерде

II. Кан айлануусунун физиологиясы

1. Кардиомиоциттерге кирген кальциялык ток төмөнкү функциялардын кайсынысын аткарат (туура эмес жоопту көрсөткүлө):

- а) мемраналардын үстүнкү бетинин деполяризациясы;
- б) мемраналардын үстүнкү бетинин реполяризациясы;
- в) кардиомиоциттин аракет патенциалынын узактыгын жогорулатуу;

г) саркоплазмада кальцийдин жогорку концентрациясын кармап туруу;

д) клетканын ичиндеги бош кальцийдин запастарын толуктоо.

2. Хронотроптук эффект деп эмнени айтабыз?

а) жүрөк жыйрылуусунун ылдамдыгын өзгөртүү;

б) жүрөк жыйрылуусунун күчүн өзгөртүү;

в) жүрөктүн жыйрылуу дүүлүктүүрүсүн өзгөртүү;

г) жүрөк булчунун тонусун өзгөртүү.

3. Чоң кишиде кандын толук айланып чыгуу убактысы канча?

а) 2 с;

б) 22 с;

в) 0,2 с;

г) 10 с;

д) 5 с.

4. Канда кальций иондорунун концентрациясы азайса эмне болот?

а) миокарддын дүүлүгүүсү төмөндөйт;

б) миокарддын дүүлүгүүсү жогорулайт;

в) миокарддын жыйрылуусу төмөндөйт;

г) миокарддын жыйрылуусу күчөйт.

5. Жүрөктүн булчунун абсолюттук рефрактордук убактынын жогору уланышып узактыктыгы төмөнкүлөрдүн ичинен эмнени камсыз кылат:

а) жылма-тетаникалык жыйрылуунун мүмкүнчүлүгүнүн жогу;

б) «баары же жогу» деген закон боюнча жыйрылууга жөндөмдүүлүгү;

в) Франк-Старлингдин закону боюнча жыйрылууга жөндөмдүүлүгү;

г) туура жооптор жок.

6. Жүрөктүн карынчаларынын изомерикалык шалдауу мезгилиnde атриовентрикулярдык жана жарым айча капкакчалары кандай абалда болушат?

а) атриовентрикулярдык капкакчалары жабык, жарым айчалары – жабык;

б) жарым айча капкакчалары жабык, атриовентрикулярдык – ачык;

- в) атриовентрикулярдык жана жарым айча капқакчалары ачык;
- г) атриовентрикулярдык жана жарым айча капқакчалары жабык.

7. Кандын жылышына кан тамырлардын кайсы бөлүгү жогорку каршылыкты көрсөтө алат?

- а) аорта;
- б) артериялар;
- в) капиллярлар;
- г) веналар;
- д) артериолдор.

8. Кайсы фазасынын жана цикл убактысынын ортосунда жүрөктүн жарым ай сымал клапандары жабылып калышат:

- а) асинхрондук жана изометрикалык жыйрылууда;
- б) изометрикалык жыйрылууда жана канды тез чыгарууда;
- в) протодиастола менен жана изометрикалык талдоодо;
- г) изометрикалык талдоодо жана карынчактын кан менен тез толушунан.

9. Ден соолугу чың адамдын тынч абалында жүрөгүнүн сол карынчасынын басымы жүрөктүн жалпы циклесин төмөнкү чегинде кандай езгөрөт?

- а) 0–70 мм.с/м;
- б) 40–120 мм.с/м;
- в) 70–120 мм.с/м;
- г) 0–140мм. с/м;
- д) 10–70 мм.с/м.

10. Жүрөктүн карынчаларынын көндөйүндө максималдык басым төмөнкү фазалардын кайсынысында өрчүйт:

- а) асинхрондук жыйрылууда;
- б) изометриялых жыйрылууда;
- в) карынчалардан канды тез арада чыгарганды;
- г) карынчалардан канды жай чыгарганды;
- д) карынчалар кан менен тез арада толтурулганда.

11. Франк-Старлингдин мыйзамы эмнени камсыз кылат?

- а) организмдин адекваттык талаптыгынан, КМК-нун (МОК) дөңгөлүн;
- б) жүрөктүн жыйрылуу жыйынтыгы ЖЖЫ жогорулаганда систалык көлөмүн кармап туруу;

- в) кандын келүү көлөмү өзгөргөндө жүрөктүн иш аракети өзгөрөт;
- г) кандын чыгыш көлөмү өзгөрүлгөндө жүрөктүн ыңгайлануусу байкалат;

д) миокарддын жыйрылуусунун күчтүүлүгү анын узуна жараша болгон өзгөрүлүүсү.

12. Атриовентрикулярдык түйүндүн клеткалары автоматикалык дүүлүгүү толкундарына генерация жасай алабы?

- а) жасай алат, эгерде синатриалдык түйүн иштебесе;
- б) жасай алышпайт;
- в) жасай алышат эгерде Гис- тутамынын бутчаларынын функциялары бузулса.

13. Кан айлануу системасында веналар төмөнкү ролун аткарат:

- а) көлөмдүү тамырлар;
- б) резистивдүү тамырлар;
- в) кандын депосу катары;
- г) компрессиондук камеранын тамырлары катары.

14. Кан айлануу системасында артериолдор резистивдик тамырлардын ролун аткарышат, себеби....

- а) тамырлардын чоюлуусу жогорууда;
- б) анын булчундуу катмары жеткиликтүү өрчүгөндүктөн;
- в) керегесинин жогорку чоюлчаактыктыгынан;
- г) капкачалардын болушунан

15. Төмөнкү атальштардан капиллярларда кан айлануу өзгөчөлүктөрүнөн катаны тапкыла:

- а) капиллярлар – резистивдик тамырлар;
- б) капиллярларда кандын жылышынын ылдамдыгы 0,5 мм/с;
- в) капиллярдын узундугу 0,3–0,7 мм.;
- г) кан басымынын көлөмү 50–60 мм.с. түзөт;
- д) капиллярлардын керегеси эндотелий клеткалардын бир катмарынан турат.

16. Эң туура жоопту тандап алгыла. Автоматия бул.....

- а) Аракет потенциалды (АП) генерация кылуусуна жөндөмдүүлүгү;
- б) амплитуданы өзгөртпей туруп АП өткөрүүгө жөндөмдүүлүгү;
- в) сырткы дүүлүктүргүчсүз АП генерация кылуусуна жөндөмдүүлүгү;
- г) дүүлүгүүлөрдүн таасири астында АП генерациялагоо жөндөмдүүлүгү.

17. Электрокардиограмма төмөнкүнү баалоого мүмкүнчүлүк берет:

- а) жүрөк булчунун жыйрылуусун;
- б) жүрөктүн насостук функциясын;
- в) жүрөктүн иштешин;
- г) жүрөктүн дүүлүгүү структурасынын динамикасын аныктоо.

18. Кан тамырлардын тонусун эмне көтөрөт?

- а) аденоzin;
- б) адреналин;
- в) ангиотензин;
- г) гистамин;
- д) сүт кислотасы.

19. Жүрөктүн клапан аппаратын изилдөө методдору кайсы?

- а) жүрөктүн кагышын аускультациялоо;
- б) фонокардиография;
- в) эхокардиография;
- г) сфигмография.

20. Жүрөктүн өткөрүү системасына кайсы структуралар кирет:

- а) синус түйүндүгү;
- б) Пуркинье тутамчалары;
- в) тентиме нерви

21. Тахикардия деген эмне?

- а) систолик кан басымынын төмөндөшү;
- б) жүрөк жыйрылышынын ылдамдыгынын төмөндөшү;
- в) диастолик кан басымынын төмөндөшү;
- г) жүрөк жыйрылышынын ылдамдыгынын жогорулаши

III. Дем алуунун физиологиясы

1. Эгерде дем алган абада көмүр кычыл газынын деңгээли жорууласа, изилдөөчүнүн дем алуусу кантип көтөрүлөт?

- а) дем алуусу жайлайт;
- б) өпкөнүн вентиляциясы көтөрүлөт, дем алуусу тездейт;
- в) дем алуусу үстүргөдөн болот.

2. Таза кычылтек менен дем алуусу көмүр кычылтектин кандан чыгуу процессине кандай таасир тийгизет?

- а) кандан CO_2 бөлүнүп чыгуусу төмөндөйт;
- б) кандан CO_2 бөлүнүп чыгуусу тезделет;
- в) кандан CO_2 бөлүнүп чыгуусу өзгөрбөйт.

3. Артериалдык кандын pH деңгээли веноздук кандын pH деңгээлине салыштырмалууда кандай болот?

- а) кандагы CO_2 көп болгондуктан жоруу;
- б) кандагы CO_2 көп болгондуктан төмөн;
- в) организмден O_2 бөлүнүп чыгып тургандыктан жоруу;
- г) организмден O_2 бөлүнүп чыгып тургандыктан төмөн.

4. Тынч дем алууда кайсы булчундар катышышат?

- а) диафрагма (боор эти);
- б) ички кабырга аралыктар;
- в) ичин булчуну;
- г) сырткы кабырга аралыктар.

5. Жөнөкөй спирометрдин жардамы менен төмөнкү өпкөнүн көлөмдөрүнүн кайсынысын ченөөгө болбойт?

- а) өпкөнүн тиричиллик көлөмүн (ΘTK);
- б) функционалдык калдык көлөмү (ΦKK);
- в) калдык көлөмү (KK);
- г) дем алуу көлөмү;
- д) дем чыгаруунун резервдик көлөмү.

6. Жай дем алганда адам абанын канчалык көлөмүн демине алат?

- а) 350–500 мл;

- б) 1300–1500 мл;
- в) 800–1000 мл

7. Дем чыгуунун резервдик көлөмү канчага тенделет?

- а) 400–700 мл;
- б) 1000–13000 мл;
- в) 2000–2500 мл

9. Максималдык дем чыгуудан кийин өпкөдө болгон абанын көлөмү кандай аталаат?

- а) калдык;
- б) резервдик;
- в) минималдык

10. Тынч абалда чон адамда дем алуу кыймылдарынын саны канча болот:

- а) мин.20–28 жолу;
- б) мин.16–20 жолу;
- в) мин.8–10 жолу;
- г) мин.30–35 жолу

11. Газ алмашуу процесси дем алуу системанын кайсы бөлүмүндө жүрөт:

- а) кокодо;
- б) өпкөнүн паренхимасында;
- в) колкодо;
- г) колкочолордо

12. Өпкөнүн структуралык жана функционалдык бирдиги эмне деп аталаат?

- а) респиратордук бронхиола;
- б) ацинус;
- в) сегмент

13. Дем алуу абада кычкылтектин проценттик өлчөмү канча?

- а) 14,4%;
- б) 20,94 %;
- в) 5,6 %;
- г) 0,03 %

IV. Тамак сиңи्रүү системасынын физиологиясы

1. Жаныбарлар дүйнөсүндө тамак сиңи्रүүнүн кандай типтери кездешет?
 - а) клетка ичинде;
 - б) клеткадан тышкary же дистанттык;
 - в) мембрандык;
 - г) бардыгы кездешет;
2. Клеткадан тышкary тамак сиңи्रүүдө кандай функция кездешет же аткарылат?
 - а) гидролиз болот;
 - б) коргоочу функция (фагоцитоз);
 - в) сиңириүчүү;
 - г) бардыгы
3. Клеткадан сырткары тамак сиңириүүнүн тиби кайсы жаныбарларда кездешет?
 - а) муунак буттуулар жана моллюскалар;
 - б) рак сымалдуулар;
 - в) хордалуулар, адамдарда;
 - г) бардыгында
4. Адамда жана жогорку түзүлүштөгү омурткалууларда тамак сиңириүү системасы эмнеден пайда болот?
 - а) эктодермадан;
 - б) энтодермадан;
 - в) мезодермадан;
 - г) ез алдынча.
5. Тамак сиңириүү системасынын экскретордук функциясы кандайча болот?
 - а) акыркы заттарды сыртка чыгаруу;
 - б) гормондорду сыртка чыгаруу;
 - в) тамак сиңириүү ферменттердин жана антигендердин гидролизи;
 - г) бардыгы

6. Мембрандык тамак сини्रүүнүн тиби кандайча жүрет?

- а) ичке ичегиде тамактын сицирилиши;
- б) жоон ичегиде тамактын сицирилиши;
- в) ичеги көндөйүндө ферменттердин таасири астында тамактын сицирилиши;
- г) ферменттер ичегинин ички бетине тийгизет.

7. Аутикалык тамак синириүү кандайча жүрет?

- а) тамактагы ферменттердин эсебинен;
- б) башка организмдердин катышуусунда тамактын синириүүсү;
- в) ферменттердин таасиринен ичке ичегиде сицирилет;
- г) жоон ичегиде сицириүүлөр жүрет.

8. Симбиотикалык тамак синириүү деп эмнени айтабыз?

- а) башка организмдердин катышуусунда сицирилет;
- б) тамактагы ферменттердин эсебинен;
- в) көп организмдердин жана ички ферменттердин эсебинен;
- г) бардыгы туура.

9. Карындын керегеси же бети канча катмардан турат жана алар кайсы?

- а) 2 – сероздук жана былжырлуу чөл кабыгы;
- б) 3 – сероздук, булчундуу жана былжырлуу;
- в) 2 – булчундуу жана былжырлуу;
- г) 4 – кутикула, сероздук, булчундуу жана былжырлуу.

10. Пепсин тамак синириүү системасынын кайсы бөлүгүнөн бөлүнүп чыгат жана аткарган функциясы?

- а) карында – белокторду аминокислоталарга чейин ажыратат;
- б) ооз көндөйдө – амилазаны малтазага чейин ажыратат;
- в) ичке ичегиде – пепсинди ажыратат;
- г) карында – углеводдорду ажыратат.

11. Реннин ферменти кимде кездешет жана аткарган функциясы?

- а) жаш балдарда – сүт продуктусун синириүүгө жардам берет;
- б) чоң кишиде – углеводду ажыратат;

- в) чоң кишиде – белокторду аминокислоталарга чейин ажыратат жана синтездейт;
- г) балдарда жана чоң кишилерде – майларды эмульгаштырат.

12. Ооз көндөйүнүн функциялары?

- а) тамакты кабыл алат, анын майдалоосу жүрөт, дем алууга катышат;
- б) ооздо аш сицирилет;
- в) ооз көндөйүндө заттар толук ажырайт;
- г) бардыгы туура.

13. Кызыл өнгөчтүн орточо узундугу канча?

- а) 25–30 см;
- б) 12–15 см;
- в) 11–12 см;
- г) 30—40 см.

14. Жоон ичегиде кандай процесстер жүрөт?

- а) тамак майдаланат жана аралашат;
- б) негизинен суу сицирилет жана тамак массасы (химусу) калыпталынат;
- в) химусу аралашат;
- г) баары болот

15. Кайсы шилекей бездер аралашма бездер деп аталат жана алар бөлүп чыгарган шилекейи кандайча болот?

- а) тил жана жаак астыңкы бездер – илешчек же былжырлуу жана суюк (суулу) шилекейлерди бөлүп чыгарат;
- б) тил астыңкы жана кулак түпкү – суюк шилекейди;
- в) кулак түпкү жана жаак астыңкы – былжырлуу шилекейди;
- г) бардык бездер – бир өңчөй шилекейлерди бөлүп чыгарат.

16. Кайсы шилекей бези былжырлуу шилекейди гана бөлүп чыгарат?

- а) кулак түпкү – былжырлуу шилекейди;
- б) тил астыңкы бездер – былжырлуу шилекейди;

- в) жаак астынкы – суюк (суулу) шилекейди;
г) бардык бездер бирдей шилекейди чыгарат.
17. Шилекейлерде кайсы ферменттер болот?
- а) амилаза жана мальтаза;
 - б) амилаза гана;
 - в) мальтаза гана;
 - г) птиалин гана
18. Шилекейдин реакциясы кандай болот?
- а) нейтралдык;
 - б) нейтралдык жана азмас жегичтик;
 - в) кычкыл;
 - г) нейтралдык жана азмас кычкыл.
19. Кызыл өнгөчтүн керегеси кандай булчундардан турат?
- а) таргыл жана жылмакай булчундан;
 - б) бир гана таргыл;
 - в) жылмакай булчундан;
 - г) шакек сымал булчундан.
20. Карындын кайсы бездеринин клеткалары туз кислотасын бе-
лүп чыгарат?
- а) туруктуу клеткалары;
 - б) кошумча клеткалары;
 - в) негизги клеткалары;
 - г) бардыгы.
21. Карын зилинин кайсы ферменти белокторду ажыратат?
- а) пепсиноген;
 - б) протеаза жана пепсин;
 - в) пепсин;
 - г) бардыгы.
22. Глицерин менен май кислотасы кайсы ферменттин таасиринен
пайда болот?
- а) протеаза;

- б) липаза;
- в) амилаза;
- г) бардыгы.

23. Тамактын кайсы курамына карын зили көп чыгат?

- а) белокторго бай болгондорго;
- б) углеводдорго;
- в) майларга;
- г) белоктор менен майларга.

24. Ичке ичегинин ички бети эмне менен капталган?

- а) жылмакай булчун менен;
- б) сероздук чөл кабык менен;
- в) узата кеткен булчун менен;
- г) туурасынан кеткен булчундуу кабык менен.

25. Ичке ичегинин бети же керегеси эмнелер менен толтурулган жана алардын аткарған функциясы?

- а) түкчөлөр жана крипталар менен – ичегинин синириүүчү бетин көнөйтет;
- б) түкчөлөр менен – тамактын кармалышын камсыздайт;
- в) крипталар менен – тамактын жылышын камсыздайт;
- г) бети жылмакай – эч ролду аткарбайт.

26. Гликолиптикалык ферменттердин аткарған функциясы?

- а) белокторду аминокислоталарга чейин ажыратат;
- б) углеводдорду моносахаридаларга чейин ажыратат;
- в) майларды глицеринге чейин;
- г) майларды жана углеводдорду май кислоталарга чейин ажыратат.

27. Боордо кандай аминокислоталар синтезделинет?

- а) глобулин, альбумин;
- б) бир гана глобулин;
- в) бир гана альбумин;
- г) синтез жүрбөйт.

28. Жаныбарлардын боорунда кандай энергетикалык зат топтолот?

- а) глюкоза;
- б) альбумин;
- в) гликоген;
- г) глобулин

29. Уйку безде кайсы гормондор бөлүнүп чыгат?

- а) глюкоза;
- б) инсулин жана глюагон;
- в) бикарбонат;
- г) аниондор

НЕГИЗГИ ФИЗИОЛОГИЯЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨР

(Гремяцкий боюнча, 1950)

КАН АЙЛАНУУ СИСТЕМАСЫ

№	Физиологиялык көрсөткүчтөр же параметрлер	Ченөөнүн бирдиги
Кан айлануу (жүгүрүүсү)		
1.	Жүрөктүн жыйрылуусунун саны (тынч абалда)	Мүнөтүнө 60–80 жолу
2.	Систоликалык көлөмү (тынч абалда)	65–70 мл
3.	Тынч абалында мүнөттүк көлөмү	4,5 – 5 л
4.	Жумуш абалында мүнөттүк көлөмү	30 л ге чейин
5.	Электрокардиограммасы: бардык циклдин узактыгы	0,75 – 1 сек.
6.	Кандын артериалдык басымы (16–45 курактагы) максималдыгы минималдыгы	110–126 мм с/м 1–85 с/м
7.	Капиллярлардагы басым	10–30 мм с/м
8.	Кандын жылышинын орточо ылдамдыгы: ири артерияларда орточо көлөмдөгү веналарда ири көндөй веналарда капиллярларда	0,5 м/сек. 60–140 мм/сек. 200 мм/сек. 0,5 мм/сек.
9.	Артериялarda согуу толкунун таралышынын ылдамдыгы	9 м/сек.
10.	Кандын толук айланып чыгышынын минималдык мөөнөтү	20–23 секунда
Кан		
1.	Плазманын көлөмү	55–60 %
2.	Плазмадагы белоктун саны	7,2 % жакын
3.	Сары суунун альбумини	4 %
4.	Сары суунун глобулини	2,8 %
5.	Фибриноген	0,4 %
6.	Кандагы глюкозанын саны	90–150 мг %
7.	Плазманын осмостук басымы	7,5 жакын атм.
8.	Кандын салыштырмалуу салмагы	1050–1060
9.	1 мм ³ кандагы эритроциттердин саны: эркектерде аялдарда	4,5–5,0 млн 4,0–4,5 млн
10.	Гемоглобиндин саны: эркектерде (Сали боюнча 78–82) аялдарда (Сали боюнча 70–75)	13,5–14% 12,5–13%
11.	1 мм ³ канда кан пластинкаларынын саны	300000
12.	Эритроциттердин чөгүүсүнүн ылдамдыгы (ЭЧЫ): эркектерде аялдарда (кош бойлуулардык 45 мм/с чейин)	3–9 мм/саат 7–12 мм/саат
13.	Кандын 1 мм ³ де лейкоциттердин саны	6–8 млн.
14.	Организмде кандын жалпы саны	Дене салмагынан 6,5–7 %

ДЕМ АЛУУ СИСТЕМАСЫ

№	Физиологиялык көрсөткүчтөр же параметрлер	Ченөөнүн бирдиги
		Дем алуу
1.	Өпкөнүн тиричиллик көлемү (өТК)	3000 – 4000 мл
2.	Дем алуу абанын көлемү	300-600 мл
3.	Кошумча абанын көлемү	1500 мл
4.	Резервдик абанын көлемү	1500 мл жакын
5.	Абанын калдыгы	800–1700 мл
6.	Дем алуунун саны (чоң кишинин тынч абалдагысы)	Мүнөтүнө 16–20 жолу
7.	Чоң кишинин өпкесүнүн вентиляциясы: тынч абалда жумуш жасаганда	6–10 л/мүн. 50–100 л/мүн.
8.	Кычкылтек жана көмүр кычкыл газынын саны: атмосфералык абадагы кычкылтек көмүр кычкыл газы	20,94 % 0,03 %
9.	Кычкылтек жана көмүр кычкыл газынын саны: демди чыгарган абада –кычкылтек көмүр кычкыл газы	16,3 % 4 %
	Кычкылтек жана көмүр кычкыл газынын саны: альвеолярдык абадагы – кычкылтек көмүр кычкыл газы	14,2 – 14,6 % 5,2 – 5,7 %
10.	Альвеолярдык абадагы кычкылтектин парциалдык басымы	110 мм ге жакын
11.	Альвеолярдык абадагы көмүр кычкыл газынын парциалдык басымы	40 мм
12.	Кычкылтектин саны: артериялдык канда веноздук канда	18–20 % 12–13 %
13.	Көмүр кычкыл газынын саны: артериялдык канда веноздук канда	52 % 56 % жакын
14.	Кычкылтектин утилизация коэффициенти: тынч абалда жумуш жасаганда	40 % 50–60 %

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР

1. Алдашев А.А. Биологиялык терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү. Фрунзе, 1990. – 328 б.
2. Алдашев А.А. Биология терминдеринин жана айбанат аттарынын орусча сөздүгү. Бишкек, 1998.– 294 б.
3. Тремяцкий Н.С. Анатомия человека. М.. 1950. – 460 с.
4. Зилов Г.Н., Магницкий А.Н., Макарычев А.И. ж.б. Руководство к практическим занятиям по физиологии (для студентов медвузов). М.. Изд-во «Медгиз», 1952. – 279 с.
5. Косицкий Г.И., Полянцев В.А. Руководство к практическим занятиям по физиологии. Москва, «Медицина», 1988г.– 288 с
6. Сапин М.Р. Анатомия человека. Учебник в 3-х томах. М., ГЭОТАР-Медиа, 2008. – т.2. – 496 с.
7. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А., Котовский Е.Ф. и др. Гистология. Учебник под ред. Ю.И. Афанасьева и Н.А. Юриной. 5-е изд. перераб. и доп. М., Медицина, 2002. – 744 с.
8. Пищеварительные органы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. – СПб, 1890. – 1907.
9. Иржак Л.И. Гемоглобины и их свойства. М.: Наука, 1975.
10. Физиология человека: Пер. с англ. / Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса. М.: Мир, 1986. Т. 3.
11. Практикум по нормальной физиологии: учебное пособие в 2-х ч. / В.В. Зинчук [и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2011. – Ч. 2. – 264 с.
12. Физиология человека / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротко.– М.: Медицина, 2007.
13. Физиология человека / Под ред. В.М. Смирнова. – М.: Медицина, 2001.
14. Нормальная физиология: учеб. пособие. Часть I // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик / под ред. В.В. Зинчука. – Гродно: ГрГМУ, 2007.
15. Основы физиологии человека / Под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. – СПб.: Международный фонд истории науки, 1994.
16. Чеснокова С.А., Шастун С.А., Агаджанян Н.А. Атлас по нормальной физиологии / Под ред. Н.А. Агаджаняна. – М.: Медицинское информационное агентство, 2007.

МАЗМУНУ

КИРИШҮҮ	3
I БӨЛҮМ	
КАН	5
1.1. Кан, анын курамы, түзүлүшү, функциялары	6
1.2. Кандын плазмасы	10
1.3. Кандын функциялары	15
Кандын негизги көрсөткүчтерүн аныктоо.	21
1.4. Лабораториялык иштердин максаты жана милдети.	21
1.5. Иштөөде коопсуздук техникасынын эрежелерин сактоо	21
1.6. Лабораториялык иштердин жабдуулары жана алар менен таанышуу	23
1.7. Кан алуунун жолдору жана аны алуу техникасы.	
Кандын морфологиялык курамын изилдөө	24
1.8. Гемоглобиндин санын аныктоо	26
1.9. Эритроциттердин санын эсептеп чыгуу	28
1.10. Лейкоциттердин санын эсептеп чыгуу	30
1.11. Кандын группасын аныктоо	32
1.12. Кандын уюшун аныктоо	35
1.13. Кандын агуу узактыгынын мөөнөтүн аныктоо	36
1.14. Эритроциттердин чөгүүсү жана анын ылдамдыгын аныктоо (Панченковдун методу менен)	36
II БӨЛҮМ	
КАН АЙЛАНУУСУ	40
2.1. Жүрөктүн көлөмү, түзүлүшү жана абалы	41
2.2. Жүрөктүн керегесинин түзүлүшү	45
2.3. Жүрек кабы же перикарды	46
2.4. Кан жүгүрүүнүн төгеректери	47
2.5. Кан тамырлардын түзүлүшү	49
2.6. Капиллярлардагы кан айланууга байкоо жүргүзүү	54
2.7. Коротковдун методу менен адамдын кан басымын чөнөө. Артериалдык согууну аныктоо	56
2.8. Жүрөктүн автоматизми. Лигатура тануу методун колдонууда жүрөктүн еткөрүүчү системасына анализ жүргүзүү (Станиустун тажрыйбасы)	61
III БӨЛҮМ	
АДАМДЫН ЖАНА ЖОГОРКУ ТҮЗҮЛҮШТӨГҮ ОМУРТКАЛУУ ЖАНЫБАРЛАРДЫН ДЕМ АЛУУСУНУН ФИЗИОЛОГИЯСЫ	65
3.1. Дем алуу органдарынын түзүлүшү жана аткарған функциясы	65
3.2. Дем алууда, дем чыгарууда жана альвеолардык абанын курамы	72
3.3. Дем алуу циклы	72
3.4. Өпкөнүн көлөмү. Өпкө вентиляциясы	73
3.5. Кандын газдарды ташуусу	78
3.6. Өпкөнүн жалпы көлөмүн жана анын курамындагы белүктөрдү аныктоо	84
3.7. Сырткы дем алуу механизминин демонстрациясы. Дондерстин модели	86
IV БӨЛҮМ	
АДАМДЫН ЖАНА ЖОГОРКУ ТҮЗҮЛҮШТӨГҮ ОМУРТКАЛУУ ЖАНЫБАРЛАРДЫН ТАМАК СИЦИРИҮҮ СИСТЕМАСЫ ЖАНА АНЫН ФИЗИОЛОГИЯСЫ	88
4.1. Тамак сицириүү системанын түзүлүшү жана аткарған функциясы. Тамак сицириүүнүн типтери	93

4.2. Тамак синириүүнүн негизги типтери	96
4.3. Тиштер жана алардын бүйлөсү. Тил жана анын түзүлүшү, аткарган функциясы	98
4.4. Карын, анын түзүлүшү жана аткарган функциясы. Ичегилер жана тамак синириүүчү бездер (боор, уйку бези)	105
4.5. Тамак эритүүнүн физиологиясы.....	118
4.6. Мембрандык (керегеге жакын) тамак эритүүгө тажрыйбаны жүргүзүү	120
4.7. Баканын кызыл өнгөчүүнүн балжырлуу челиндеги кирпикчелердин кыймылдоосуна байкоо жүргүзүү.	121
4.8. Майларга өттүн тийгизген таасири.	122
V БӨЛҮМ	
КОЗГОЛУУЧУ ТКАНДАРДЫН ФИЗИОЛОГИЯСЫ	124
5.1. Козголуучу ткандарада биоэлектрикалык кубулуштар	124
Козголуучу ткандарады изилдөө методдору	127
5.2. Булчундарды түз жана кыйыр дүүлүктүрүү	127
5.3. Дүүлүттүү босогосун аныктоо.....	128
5.4. Баканын нерв – булчун препаратын даярдо	128
5.5. Гальванинин I – жана II – тажрыйбалары	129
VI БӨЛҮМ	
БОРБОРДУК НЕРВ СИСТЕМАСЫНЫН ФИЗИОЛОГИЯСЫ	131
6.1. Рефлекс – нерв иш аракетинин негизги формасы. Нерв борборлорунун касиеттери.	131
6.2. Жүлүн рефлексинин рецептивдик талаасы	131
6.3. Рефлекс убакытын аныктоо (Тюрк усулу боюнча)	132
6.4. Рефлекс догосунун анализи	133
6.5. Жүлүн мээ рефлекстеринин борбордук тизгиндөө (И.М.Сеченовдун тажрыйбасы).....	134
VII БӨЛҮМ	
ЭНЕРГИЯ ЖАНА ЗАТ АЛМАШУУСУ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ	136
7.1. Энергия жана зат алмашуусу. Түз жана түз эмес калориметрия методу менен негизги зат алмашуусун аныктоо принциптери	136
7.2. Таблицалар аркылуу негизги алмашууну эсептөө.....	137
7.3. Риддин формуласы боюнча негизги алмашууну аныктоо	139
7.4. Чон адамга суткадагы тамак-аш рационун түзүү	140
Негизги азық-тулуктөрдүн калориясы жана химиялык куралы	141
1. Крупа, нан жана нан азыктары	141
2. Сүт жана сүт азыктары	142
3. Эт жана эт азыктары	142
4. Балык жана балык азыктары	143
5. Майлар жана май азыктары.....	143
6. Жашылча-жемиштер	143
7. Мөмө-жемиштер, ширелер, бакча жемиштер	144
БЫШЫКТОО УЧУН ТЕСТЕР ЖАНА СУРООЛОР	145
НЕГИЗГИ ФИЗИОЛОГИЯЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨР	163
КАН АЙЛАНУУ СИСТЕМАСЫ.....	163
ДЕМ АЛУУ СИСТЕМАСЫ.....	164
Колдонулган адабияттар.....	165

